

Абдурашит Низамиев



КЫЗЫКТУУ
ЖАНЫБАРЛАР

УДК 59
ББК 28.6
Н 61

И л и м и й р е д а к т о р : биология илимдеринин кандидаты,
доцент *Алтыбаев К.И.*
Р е ц е н з е н т т е р : Кыргыз билим берүү академиясынын
табигый-математикалык предметтер
лабораториясынын башкы илимий
кызметкери, биология илимдеринин
кандидаты, доцент *Субанова М.;*
Ноокат районуна караштуу Ломоносов
атындағы орто мектептин биология
мугалими *Эшбаева Н.А.*

Низамиев А. Г.
Н 61 Кызықтуу жаныбарлар: Орто мектептердин окуучулары
учун. – Б., 2015. – 148 б.

ISBN 978-9967-33-089-4

Китеpte биздин планетабызда таркалган жаныбарлардын сырткы түзүлүштерү, ички мүмкүнчүлүктөрү жана жашоо образдары боюнча өзгөчөлүктөрү, адам менен жаныбарлардын ортосундагы өз ара карым-катнаштар жана адам тарабынан жаныбарларды пайдалануу жолдору карапат. Китең мазмуну бойонча көп жактуу: биологиялык жана экологиялык маанилери менен катар географиялык, экономикалык, социалдык, филологиялык ж.б. аспектлерди да камтыйт. Ошону менен бирге автор мектеп окуучуларын жана жалпы окутурмандарды жаратылышка, анын ажырагыс бир бөлүгү болгон жаныбарлар дүйнөсүнө болгон сүйүнү жана ар тарааптуу кызыгууну күчтөүгө чакырат.

Н 1907000000-15

ISBN 978-9967-33-089-4

УДК 59
ББК 28.6

© Низамиев А.Г., 2015

Жаныбар бар – жаным бар

КИРИШҮҮ

Жаныбарлар дүйнөсүнүн түрдүк курамы көп түрдүү: жалпысынан 2 миллиондон ашык түрү бар. Алардын ичинен курт-кумурскалардын 1 миллиондон ашык түрү белгилүү. Ал эми бир клеткаулардын эле 263 минден ашык түрү бар экендиги далилденген.

Жаныбарлар негизинен омурткасыздар жана омурткалуулар болуп эки чоң типке бөлүнөт. Азыркы илим менен техниканын дүркүрөп өнүккөн мезгилинде, тилекке каршы, биринчи тип али толук изилденбей келет. Башкача айтканда, жөнөкөйлөр, курттар, курт-кумурскалар ж.б. сырткы жана ички түзүлүштөрү, жашоо образы, түрдүк курамы, таркалдуу чөйрөлөрү, башка касиеттери боюнча толук кандуу маалыматтар али да жетишсиз.

Адам – жандуу жаратылыштын өзгөчө бир түрү. Анын сырткы көрүнүшүндө жана организминин функцияларында жаныбарлар менен окошоттук жактары арбын. Ошондой эле адамдардын күнүмдүк жашоо чөйрөсүндө жаныбарлардын катышуусу, болуусу алардын туура психологиялык-физиологиялык өнүп-өрчүүсүнө оң таасирин тийгизип турат. Бирок азыркы мезгилде мындай зарыл шарттардан ири шаарлардын жашоочулары кур калууда жана анын кедергисин ар кандай оорулардын (негизинен психикалык, жүрөк-кан тамыр дартта-

ры) көбөйүүсүнөн, гумандуулук жана боорукердик сезимдердин төмөндөшүнөн, агрессивдүүлүктүн өсүшүнөн көрүүгө болот. Мына ушуга байланыштуу жаратылышта эс алууга, уй шартында жаныбарларды (айрыкча сайроочу күштарды, аквариум балыктарын) кармоого, зоопарктарга барууга жана парктарды аралоого көнүл буруу абдан зарыл.

Адамдардын жашоо турмушунда жаныбарлардын мааниси азыркы күндө да зор. Башкача айтканда, алар тамак-ашка жана башка чийки заттарга болгон суроо-талаатарыбызды канаттандырып келет. Бүгүнкү илимий-техникалык доордун мезгилинде да көпчүлүк жасалма жана алмаштыруучу заттардын пайдалону менен жаныбарлардын мааниси жоголбой келет.

Материалдык керектөөбүздүн булагы катары болуу менен жаныбарлар руханий суроо-талаатарыбыздын да ажырагыс бир бөлүгү экендиги талашсыз. Анткени, жаш муундардын билим деңгээлин көтөрүү, аларды максаттуу тарбиялоо процесстери учун жаныбарлар дүйнөсүнүн тааның-билүүчүлүк мааниси жылдан жылга күчөп отурат.

Жаныбарлар дүйнөсүнө болгон менин кызыгуум бала чагымдан эле башталып, ага атам Низамиев Гумардын таасири түздөн-түз болду деп айта алам. Атамдын кесиби ветеринар болгондугуна байланыштуу анын китең текчесинде зоология багытындагы китеңтер көп болгон. Мына ушундан улам мен эртөлөп эле жаныбарлардын географиясы, биологиясы жана экологиясы боюнча бир топ окуу жана илимий адабияттар менен тааныша алдым. Айрыкча О.Богданов, Б.Кузьменко, Ю.Тарбинский, К.Узакбаев, Ю.Чичикин, Э.Шукuros, А.Янушевич сыйктуу авторлордун илимий-популярдуу формада жазылган кызыктуу чыгармалары жаныбарлар жөнүндө биринчилик билимимди жараттуу менен аларга болгон сүйүмдү күчөттү. Жаныбарлар дүйнөсүнүн бай түрдүк курамына, ары сырдуу, ары кызыктуу жашоо образына уй шартында да, талаа шартында да ынтызарлык менен байкоо жүргүзүп келдим. Канаттуулардын бир

канча түрүн (ала чыйырчык, бөдөнө, кичи бактек, узун күй-рук борбаш ж.б.) колдо бактым.

Мына ушуга байланыштуу бул китептин жаралышына буга чейинки мектепте, университете жана өз алдынча алган билимим, кино- жана видеоматериалдардан алган маалыматтарым, табигый жана жасалма (террариум, зоопарк, океанариум ж.б.) шарттарда топтогон байкоолорум жана тажрыйбаларым өбөлгө түзүү десем болот.

Китең киришүүдөн, негизги 5 бөлүмдөн, суроо-жооптор-дон, сөздүктөн, адабияттардын жана булактардын тизмесинен турат.

Киришүүдө сунушталып жаткан китептин келип чыгуу се-бептери, маани-максаты жана кыскача түшүндүрмөсү берилди.

«Жаныбарлардын морфологиялык кызықтуу жактары» аттуу бөлүмдө айрым жаныбарлардын сырткы көрүнүшү жана түзүлүшү боюнча айырмачылыктары, өзгөчөлүктөрү каралып, кээ бирлеринин башка жаныбарларга салыштырмалуу ээлеген орду көрсөтүлдү.

«Жаныбарлардын физиологиялык кызықтуу жактары» аттуу бөлүмдө жаныбарлардын ички жашоо иш-аракеттеринин жана процесстеринин айырмачылыктары жана өзгөчөлүктөрү баяндалды.

«Жаныбарлардын этологиялык кызықтуу жактары» аттуу бөлүмдө айрым жаныбарлардын инстинктивтеги аракеттери, жашоо образы жана жүрүм-туруму боюнча өзгөчөлүктөрү жана кызықтуу жактары каралды.

«Адам жана жаныбарлар» аттуу бөлүмдө адамдар менен жаныбарлардын табигый байланышуусу (окшоштугу), адам менен жаныбарлардын ар кандай багыттагы өз ара карым-катнашы (колдо багылышы, жакындыгы, коркунуч жаратуусу ж.б.) айтылды.

«Жаныбарларды пайдалануу» аттуу бөлүмдө жаныбарларды адам тарабынан ар тараптуу пайдалануу жолдору каралды.

Мында айрым жаныбарларды мүнөздөөдө аларга байланышкан автордун жекече байкоолору жана ал күбө болгон окуялар курсив менен белгилендиди.

Жаныбарлар дүйнөсүнүн айрым өзгөчөлүктөрүн билүү максатында кызыктырууучу суроолор жана алардын жооптору өзүнчө берилди.

Сөздүктө китеpte баяндалган түрлөрдүн кыргызча жана орусча аталыштары киргизилди.

Жалпысынан алганда сунушталып жаткан китеpte биздин жалпы жашыл үйүбүздө – Жер планетасында кандай кызыктуу жана таң калыштуу жаныбарлар бар экендиги, алар кандай касиеттери менен айырмалангандыгы жана кандай максаттарда пайдалангандыгы жөнүндө баяндалат. Албетте, мында илимдеги топтолгон бай маалыматтардын кээ бир гана мисалдарын келтириүү менен мындай чоң маселени толук чагылдыруудан алыспыз. Болгону бул өндүү кызыктуу темага окуучулардын жана окурмандардын көңүлүн бурууга аракет жасадык жана мындай аз маалымат да кимдир бирөөнүн жаратылыш카, анын ажырагыс бир бөлүгү болгон жаныбарлар дүйнөсүнө болгон кызыгуусун жана сүйүүсүн ойгото алат деген үмүттөбүз.

Бул китеپ боюнча ой-пикирициздерди төмөнкү даректер боюнча жөнөтүүгө болот: 723500 Ош ш., Ленин к., 331. Ош мамлекеттик университети, табият таануу жана география факультети; rashit-eco@mail.ru.

ЖАНЫБАРЛАРДЫН МОРФОЛОГИЯЛЫК КЫЗЫКТУУ ЖАКТАРЫ

*Алла таала кудурет,
Ар түрдүң жан жаратты
(Молдо Кылыш)*

Алп жаныбарлар



Дүйнөдөгү эң ири жана эң салмактуу жаныбарлар наамы сууда да, кургактыкта да жашоочулардын ичинен сут эмүүчүгө таандык.

Ал – көк кит. Көлөмү буюн-

ча ага жакын келе турган эч бир жаныбар жок. Орточо салмагы 150 м га барабар болуп, узундугу 35 м ге жетет. Чоңдугуу буюнча 2-орунда турган пилден 20 эсे чондук кылат.

Киттин алп денеси кызыктай түзүлүштө: анын башы эбегейсиз чоң болуп, денесинин дээрлик үчүнчү бөлүгүн түзөт. Башынын алдында узунунан кеткен киттерге мүнөздүү тамак катталыштары бар.


Кит сууда жашоочу сут эмүүчү жаныбарларга кирет (алардын байыркы өкүлдөрү кургактыкта жашагандыктан денеси-нен манжалардын «калдыктарын» табууга болот). Ошондуктан кан айлануу түзүмү, сөөктөрү жана ички органдары балыктарга салыштырмалуу кескин айырмалуу. Жүрөгү етө чоң өлчөмдө болгондуктан минутасына 9 гана жолу согот. Бакалоору жок,

өпкөсү менен дем алат. Жетилген кит 2 секундада 2400 лабаны жутканга үлгүрөт. Горизонталдык абалда болгон куйрук канаттары аба менен дем алуу үчүн терендиктен суу бетине тез чыгууга жардам берет.

Кит мындай чоң өлчөмүнө карабай өтө майда деңиз жандыктары менен азыктанат. Жетилген түрү бир күндө 1 т га жакын азық кабыл алат.

Киттердин балдары 10–12 айдан кийин туулат. Чоңдугу энесинин денесинин учтөн бир бөлүгүн түзүшү мүмкүн (узундугу 10 м ге жакын). Энеси сүтүн баласынын оозуна булчуңдарынын жардамы менен «бүркүп» эмизет. Сүтүнүн майлуулугу 50% га жеткендиктен баласы тез торолот (күнүнө 90 кг га чейин салмак көшот).

Жылуу кандуу болгондуктан киттин денесинин температурасы ар дайым белгилүү бир өлчөмдө кармалып туруш керек. Мына ушуга байланыштуу анын терисинин алдында май катмары болуп, ал жылуулукту сактап турат. Андай май катмарынын калыңдыгы 40–50 см ге жетет. Түндүк Муз океанынын муздак сууларында киттердин бейгам сүзүп жүрүшу ошондон. Алардын санынын азайып кетиши да майы үчүн аңчылык кылуудан болуп жатат.



Кургактыктын эң чоң жаныбары – африкалык пилдин бийиктиги 3,5 м, узундугу 7 м ден ашып, орточо салмагы 7 т га жетет. 1974-жылы Анголада салмагы 12 т болгон пилдердин эң чоңу атылган. Азуу тиш сөөктөрү эркектеринде да, ургаачыларында да болот. Кээ бирлеринде алар өтө чоң көлөмгө ээ болушат: узундугу 4,1 м, салмагы 225 кг келген жуп тиш сөөгү катталган.

Африкалык пилдер азиялык «туугандарынан» кулагынын чонду-

гу менен да өзгөчөлөнүп турат. Африка материгине окшошуп кеткен далдаң қулактары аптаптуу ысыктан сактайды. Сезүү органдарынан жыт билүү жана угуу күчтүү өрчүгөн.

Азық жана суу табуу учун алыссы жайларга көчүп журушт. Негизинен чөп өсүмдүктөрү, дагы дарактардын жалбырактары, бутактары жана кабыктары менен азыктанышат.

Үйүрдөгү мүчөлөрдүн саны 8–10го барат. Бир үйүрдөгүлөр бирин-бири жакшы таанышат, биргеликте балдарын душмандардан коргошот, жарадарларына жардам беришет. Ургаачысы көбүнчө төрт жылда бир бала туйт. Ичинде 22 айга жакын көтөрөт. Баласы беш жашка чейин энесинин кол алдында болот. Пилдер 60–70 жыл жашашат.

Пилдердин адамдардан башка дээрлик душманы жок. Алардын тиш сөөктөрү илгертерен жогору бааланып келген. XIX кылымдын аяк чендеринде жылына 60–70 миң пил атылып турган. Азыркы мезгилде пилдерди улуттук парктарда гана кезиктируүгө болот. Коргоо иштери жакшы жолго коюлгандыктан алардын саны жылдан жылга өсүүдө.

Дүйнөдөгү эң чоң канаттуу – африкалык төө күштүн бийиктиги 2,7 м ге, салмагы 170 кг га барабар. Мунездүү белгилери: узун жана күчтүү буттары, узун жана жылаач мойну, кыска куйругу. Башы кичинекей келип, түмшүгү жалпак. Көздөрү чоң, алар өлчөмү боюнча өзүнүн мээсинен да чондук кылат. Дагы бир өзгөчөлүгү – көөдөн чору. Ал күш жерге жатканда таяныч катары кызмат кылышп, дагы ысык кумдан сактап турат.

Төө күштар – уча албаган канаттуулар. Ошондуктан канаттарына караганда алардын буттары



жакшы өрчүгөн. Манжаларынын бир тырмагы ашыкча өсүү менен түякка окшоп, чуркоого ылайыкташкан. Саатына 70 км ылдамдыкта чуркай алат. Мында ал 3–4 м секирик кадамдарды таштайт.

Негизги азыгы – өсүмдүк тектүүлөр. Бирок курткумурскалар, майда сойлоочулар, кемириүүчүлөр, кээде тарптар менен азыктануудан да кайра тартпайт.

Жумурткасынын салмагы 1,5 кг га барат (аны толук бишьруу учун 40 минутадан ашык кайнатуу керек). Бул 30-35 тоок жумурткасына барабар дегенди билдириет. Кабыгынын калыңдыгы 3 мм дей. Ошондуктан аны чөөлөр менен жорулар ойо менен жара албайт (африкалык жорулар таш менен уруп жарышат).

Мурунку мезгилдерде Түндүк жана Борбордук Африканын саванналары учун кадимки канаттуу катары эсептелип келсе, азыр төө күштар аёосуз жүргүзүлгөн аңчылыктын натыйжасында сейрек кездешип, көбүнчө коруктарда гана сакталып калды. Адамдар кооз перилери учун аңчылык кылышкан.

Коркунуч келгенде төө күштар башын күмга тыгып алат деген жөн эле уламыш болуп эсептелет. Алар эч качан башын жашырышпайт. Кайра алардан сак болуш керек. Эволюциялык өнүгүү процессинде буттарынын арткы жана бир алдыңкы манжалары жоголгон. Күчтүү буту коркунучтуу курал болуп эсептелет: бир тээп, адамды да оодара коет. Чоң эркеги адамды кыйналбай көтөрө алат.

Төө күштар колдо жакшы багылат. Эт, тери, пери жана жумуртка алуу учун аларды атайын фермаларда өстүрүшөт. Мындай фермалар 50ден ашык өлкөлөрдө бар. Кыргызстандын Чүй облусунда төө күш асыраган ферма жайгашкан.

Дүйнөдөгү эц чоң сойлоп жүрүүчү – *жалдуу крокодил*. Кадимки салмагы 400–500 кг ды түзүп, узундугу 4–5 м ге барабар келет. Ирилеринин узундугу 7 м ге барып, салмагы 1 т дан ашышы мүмкүн. «Жалдуу» деп аталып калышынын себебе


би: көзүнөн тартып мурдуна жакын жуп ири жалдары бар. Туздуу сууда да өздөрүн жакшы сезишип, кебүнчө жээкке жакын жерлерди байырлашат. Дениздин ички тарабына да сүзүп кириши мүмкүн.


Жумурткалары менен кебейшөт. Алардын кабыгы катуу келет. Ургаачылары – аябай камкор жана кызганчаак энелер. Ташталган (көмүлгөн) жумурткаларды өтө сактык менен коргошот. Эгер жумурткаларга коркунуч жаралса, алар «ойлонбой» азуулуу тиштери менен ыкчам кол салышат. Балдары жумурткадан чыкканда баарын азуулуу оозуна өтө этияттык менен салып, сууга жеткирет.

Крокодилдер өзүнүн курмандыгын жээктөрдөн же жээкке жакын сууларда жашынып, кармап жешет. Дегинкисин эч нерсени ылгашпайт. Негизинен суу ичүү учун келген айбандарга күтүүсүздөн кол салышат. Булчундуу жана өтө күчтүү куйругу менен да чаап жыгышы мүмкүн. Кармалган курмандыгын бышык тиштеп, сууга тартып, чөктүрүп өлтүрүшөт. Чайнай алышпайт, ошондуктан чоң-чоң бөлүктөр менен жутушат. Көлөмдүү курмандыкты (бегемот, жаныш, зебра, керик ж.б.) биргеликте «дангене» кылышат: айбандын кандаидыр бир бөлүгүн катуу тиштеп, буттарын денесин бойлой узун сунушат да, өз огунда тез айланып, үзүп жешет. Өтө ырайымсыз жырткыч келип, адамдарга да зор коркунуч жаратышат.

Негизги таркалган ареалы: Австралия, Индия, Индонезиянын деңиз жээктери.

Көпкө жашашат: 70–80 жылга чейин (100 жашка чыккандыгы боюнча маалыматтар бар).





Дүйнөдөгү эң
choң кескелдирик –
комодо ажыдаары
Индонезиянын Ко-
модо аралында тар-
калган. Бул сейрек
кездешүүчү жаны-
бар 1912-жылы ко-

кустан ачылган. Бир европалык учкуч Индонезиянын аралдарынын үстүндө аэроплан менен учуп жүрүп, аталган аралга авариялык конуу жасаган. Ал жерде жергиликтүү элдер менен бирге жашап жүрүп, бир күнү кезектеги жүрүшүндө белгисиз, мурунку өлүп жок болгон ажыдаарларга окшош жаныбарды жолуктурган. Учкуч Европага жаңы жаныбардын түрү жөнүндө аздыр-көптүр маалыматтарды алыш баргандан жомок катары кабыл алынган. Бирок кийин Ява аралындагы Богор шаарына кескелдириктин фотосүрөтү жана териси жеткирилгенде зоологдор тарабынан изилдөө башталган.

Денесинин орточо узундугу 1,5-2 м ге, салмагы 60 кг га барат. АКШнын Сент-Луиси зоопаркына (1937-жылы) коюлган экземплярынын узундугу 3,10 м, салмагы 166 кг болгон. Башы узун, мойну жоон, күйругу булчукдуу, буттары чоң-чоң тырмактуу. Тулку бою майда кабырчыктар менен капиталып турат. Алар башынын жогорку бөлүгүндө бир топ ирирээк. Чоңдорунун териси кара-күрөң, боз-сары темгилдүү. Жаактары күчтүү келип, курч тиштүү. Оозунан дайым узун ачакей тили соймоңдоп турат.

Көпчүлүк убагын кургактыкта өткөрүшөт. Дарактары сейрек тоо капиталдарына, дарыялардын жээгине өздөрү учун терең ийин казышып, аптаптан жашынышат, эс алышат. Сууда жакшы чөмүлүшөт жана сүзүшөт. Деңиздин күмдүү же таштуу жээктеринде басышып, ташкын менен келип калган ба-

лыктарды, крабдарды, моллюскаларды терип жешет. Бирок алардын негизги азыгын ири айбандар түзөт. Курмандыктын этин чоң-чоң бөлүктөрө үзүп, чайнабай жутууга жөндөмдүү.


Бул кескелдириктер аңчылык мезгилиндө ири жаныбарларды (адамды да) жыга чабууга жөндөмдүү күйруктарын курал катары пайдаланат. Анын экинчи коркунучтуу куралы – оозунан дайыма ағып жүргөн жугуштуу вирустары бар шилекейи. Бугунун же жапайы чочконун бутун тиштөп койсо, ал жуккан оорудан барып-барып өлөт да, кескелдирикке жем болот. Бирок кийинки мезгилдерде муну жокко чыгарган ой-пикирлер да пайда болду.

Жумурткалары менен көбөйүшөт. Ургаачысы 30га чейин жумуртка таштайт. Уя катары ийин же чуңкур кызмат кылат. Жумурткалар сырткы табигый жылуулуктун натыйжасында 240–250 күндө өрчүйт. Эркеги да, ургаачысы да тукумун чыгарууга катышпайт.

Комодо ажыдаары Индонезия өкмөтү тарабынан коргоого алынган.

Дүйнөдөгү эң чоң таш бака болгон *терилүү таш бака* – деңиз фаунасына кирген таш бакалардын калканы (чопкуту) мүйүз пластинкасы менен эмес, кадимки калың тери менен капиталган бирден бир түрү. Денесинин узундугу 2 м ге жетип, салмагы 600 кг га барат. Узунунан кеткен чынжырга окшош 7 катуу жалы бар.

Терилүү таш бакалар үйүр түзүп жашашпайт. Өмүрлөрү жалгыздап жашоо менен өтөт. Азык заттарын балыктар, крабдар, медузалар, моллюскалар, рактар жана деңиз өсүмдүктөрү түзөт.



Өздөрүнүн калдайган абалына жана оор салмагына карабай сууда абдан кыймылдуу жана тез, керек учурда оңой буйташат. Сак жана коркок жаныбарлар. Бирок кандайдыр бир жырткыч кол салган мезгилде алдыңкы алдуу буттары жана қычкач сыйктуу азуулуу жаактары менен коргонот.

Бул таш бакалар кадимки жашоосунда кургактыкка чыышпайт. Жээктөрден жүздөгөн километр алыстыкта сүзүп жүрө беришет. Ургаачылары бир жылда 3–4 жолу тукумдашат. Көбейүү мезгили келгенде гана жээктөргө келишет. Ургаачылары кургак тилкелерге арткы буттары менен терец (1 м ден ашык) чүнкур казышып, 30дан 100гө чейин жумуртка ташташат. Алар шар түрүндө болуп, диаметри 6 см ди түзөт. Жумурткалар күм менен көмүлүп, абдан тапталат. Ошондуктан аларды казып алуу – бир топ түйшүктүү иш. Жаңы чыккан балдары энесинин жардамысыз калың күмдан өздөрү суурулуп чыккандыгы таң калыштуу.

Атлантика, Тынч жана Инд океандарынын тропикалык алкактарында, ошондой эле Жер Ортолук деңизинде таркалган. Бирок өтө сейрек кездешет. Кээ бир адабияттардагы маалыматка караганда, 1558-жылдан 1958-жылга чейин же 400 жылдын ичинде болгону 40тай экземпляры кармалган.

Азыркы мезгилде океан сууларынын мунаї заттары жана ар кандай таштандылар менен булганышы деңиз таш бакаларынын сан жактан кескин азайышынын негизги себеби болууда. Ошондой эле алардын тукумдай турган ыңгайлуу жерлеринин (туризмдин өнүгүшү менен) кыскарышы да өз кедергисин тийгизип жатат.

Эң чоң жыландар наамын *анаконда* менен торчолуу питон талашып келет.

Анаконданын орточо узундугу 5–6 м, кээде 10 м ге жакындал барат. 11,5 м узундуктагы экземпляры кармалгандыгы жөнүндө маалыматтар бар (бирок өзү сакталып калган эмес). Түштүк Американын жетүүгө татаал болгон райондорунда кез-

дешип, жашоосун жерде-
сууда өткөрет. Түсү бо-
зумтук-жашыл, жонунда
кара-күрөң, кепталдарын-
да ачык түстөгү темгилде-
ри бар. Мындаи түстөрдүн
кошулмасы сууда жана
саздарда байкалбай аңчы-
лык кылууга жардам бе-
рет. Суу жаныбарларын
жана суу ичүүгө келген
кургактыктын майда
жандыктарын алдып, кармап жейт. Ягуарды да кармап жеген
окуялар жазылыш калтырылган. Адам үчүн анчалык корку-
нуч туудурбайт.

1912-жылы Индонезиянын Целебес аралында 10 м узун-
дуктагы торчолуу питон атылгандыгы тууралуу маалыматтар
бар. Бул жылан Түштүк-Чыгыш Азияда (Бирма, Вьетнам,
Индонезия, Лаос, Малайзия, Таиланд, Филиппиндер) кездешет.
Нымдуу токойлордо таркалып, даректарда да, сууда да жүре-
алышат. Негизинен майда сүт эмүүчүлөр (антилопа, жапайы
чочко ж.б.) менен азыктанат. Адамдарга да кол салышы мүм-
күн.

Орточо 50–60 сырты жумшак жумуртка тууйт. Аларды
жылан өзү ороп жатат. Жумуртка басуу 30–40 күнгө созулушу
мүмкүн. Уясында жаткан питонго жакын баруу өтө опурталдуу.
Денесинин алдыңкы бөлүгү (бул 2–3 м узундуктагы дене) менен
октой тездикте секирик жасап, узун өткүр тиштери менен
катуу сокку бере алат. Же тиштери менен кармап, моюнга
сыйыртмак болуп оролуп, муунтуп салышы мүмкүн.

Бул жыланга эти жана кооз келген териси үчүн аңчылык
кылышат. Жергиликтүү элдер аны үйдө да кармап, чычкан-
дарга жана келемиштерге каршы колдонушат.



Эң чоң жерде-сууда жашоочу – алп саламандранын узундугу 180 см ге барабар. Ал эми салмагы 60 кг дан ашыши мүмкүн. Тулку боянун үстү жагы кара-күрөң түстө, курсагы боз, темгилдери бар. Башы чоң, көздөрүнүн кабагы жок, мурун тешиктери түмшүгүнүн учунда, бири-бирине жакын жайгашкан. Узун күйругу капиталынан кысып койгондой жалпак. Буттары кыска, жоон. Териси сөөлдүү келип, капиталдары катталыштуу. Майда жана курч тиштери бар. Ошондуктан тиштеп алганы да коркунучтуу.

Кытайда жана Японияда кездешип, тунук муздак сууларды байырлайт. Жәэкке сейрек чыгат. Өзүнүн курмандыгын суунун түбү аркылуу акырын жылып издейт же суунун түбүнде кыймылсыз жатып алыш, аңдыйт. Бакалар, балыктар жана суудагы курт-кумурскалар азық болушат.


Денеси шилекей өндүү катмар менен капиталгандыктан кол менен кармоо абдан машакаттуу. Эти даамдуу тамак-аш катары карапат. Мына ушуга байланыштуу бул жаныбардын акыркы мезгилдерде саны өтө азайып кетти.



Дүйнөдөгү эң чоң бака – голиаф. Денесинин узундугу 30 см ге, салмагы 3 кг га жетет. Эң ири экземпляры 1989-жылы Камерундун Санага дарыясында кармалган. Анын салмагы 3,66 кг га жеткен. Курт-кумурскалар, жөргөмүштөр, майда бакалар жана рактар менен азыктанат. Башка бакалар сыйктуу эле курмандыгын тили менен кармайт.

Камерундун жана Экватордук Гвинеянын деңиз бойлорундагы калың токойлорду аралап өткөн дарыялардын күргүштөп аккан жерлери жана шаркыратмалары – сүйүктүү байырлаган жайлары. Өтө сейрек кездешет.

Дүйнөдөгү эң чоң балык – *кит сымал акуланын* денесинин узундугу 14 м ге (18-20 м ге жеткендер да бар деп айтыват) жетип, ал эми салмагы 12 т га барышы мүмкүн (кээ бир адабияттарда 30 т га барат деп айтыват). Акуланын оозу абдан чоң жана тиштеринин саны 15 миңге жетет. Бирок ал тиштер активдүү аңчылык кылууга багытталган эмес. Анткени, бул балык планктон, рак сымалдар жана майда балыктар менен азыктанат.



Аталган акулалар тириү туушпайт. Анча чоң эмес сандагы жумуртка ташташат. Жаңы чыккан балдары мүнөздүү ак тилкелүү түстөргө ээ болушат.

Атлантика, Тынч жана Инд океандарынын тропикалык зоналарында кездешет.

Эң чоң ичеги көндөйлүү – *арктика цианеясынын* чатырынын (же коңгуроосунун) диаметри 2 м, мурутунун узундугу 15 м келет. 1970-жылы АКШнын Массачусетс булуунун жәэгинен чатырынын диаметри 2,28 м, мурутунун узундугу 36,5 м чондуктагы экземпляры кармалган.

Көпчүлүк убагын суунун үстүңкү катмарларында жай сузуп өткөрөт. Медузалар жана балыктар менен азыктанат. Бирок жырткыч жандык болгондуктан муруттарын дайым кол салганга даяр кармайт. Алардагы күчтүү уунун жардамы менен майда жандыктарды дароо өлтүрө алат. Уусу адам учун коркунуч жарата албайт.

Негизинен Атлантика жана Тынч океандарынын түндүк аймактарында таркалган.

Эң чоң сөөлжан – *австралия сөөлжанынын* орточо узундугу 80 см, жоондугу 3 см ди түзөт. Бирок айрымдарынын узундугу 3 м ге жетет.

Аты айтып турғандай Австралияда (Виктория штатында) таркалган. Бирок таркалуу ареалы өтө чектелүү: суудан алыс әмес чополуу топурактар. Жер алдында өсүмдүктөрдүн тамырлары, башка органикалык заттар менен азыктанат.

Бул жандык сейрек кездешкендиктен биологиясы толук изилденген әмес.



Дүйнөдөгү әң өндөлөк – чатыр канат көпөлөк 1906-жылы ачылган. Канаттарынын жайылыши 28 см, салмагы 25 г ды түзөт. Гусеницасы да өнд – 12 см ге жетет. Канаттарынын түстөрү жана гүлдүү сүрөттөрү боюнча өтө айырмалуу. Буттары жакшы өрчүп, басууга жардам берет. Алдыңкы канаты үч бурчтуу, кең, арткысы – узартылган, кичирээк формада, куйрукчасы бар.

Папуа-Жаңы Гвинеяда таркалган. Күндүзгү жашоо образын өткөрөт. Жоголуу коркунучундагы түр.

Әң өнд коңуз – отунчу коңуз (*титан*) Түштүк Американын тропикалык токойлорунда таркалган. Анын денесинин узундугу 15-18 см ге жетет. Өнд болгон үчүн даракка чыгып, өзүн абада таштоо менен учат. Түсү кара-күрөң келет. Мүнөздүү узун муруту менен таанымал. Өтө катуу жаагы менен да белгилүү: калемдин жоондугундай жыгачты былчырата сындырууга жарайт. Буттары да күчтүү өрчүгөн, курч тырмактары бар. Түнкүсүн активдүү жашоо образын өткөрөт.

Отунчу коңуз табышмактуу да жандык болуп әсептелет. Анын биологиясы толук изилдене элек.



Әң өнд жөргөмүш – голиаф таранчычы. Аяктарынын узундугу 25 см, денесинин узундугу 9 см. Түсү кара-күрөң, буттары кызыл-күрөң түктөр менен капталган. Тулку бою жүндүү келип, коркунучтуу көрүнгөнү менен адам үчүн коопсуз (үусу да зыян алып келбейт).

Бул түр желе токубайт. Терең ийиндерде күн кечирет. Курмандыгын узундугу 2,5 см келген уулдуу тиштери менен кармайт. Курт-кумурскалардан тышкary бакаларга, кескелдириктерге, чычкандарга, анан майда жыландарга аңчылык кылат. Бирок аты айтып турса да, аталган түрдүн канаттууларды кармап жегени каттала элек.


Түштүк Американын ысык климаттуу Амазония аймагында кездешет.

Кидик жаныбарлар

Дегинкиси эң кичинекей жандыктарга бактериялар кирет. Алардын орточо чоңдугу 2 микронго чейин барат. Ал эми вирустар мындан да майда келишет. Алардын орточо диаметри 80-85 миллимикронду түзөт. Бир клеткалуу жөнөкөйлүүлөрдү да көз менен көрүүгө мүмкүн эмес. Бирок алар вирустарга салыштырмалуу «алп» келет. Мисалы, туфелка инфузориясы вирустардан 100 миң эсे чоңдук кылат.

Көп клеткалуулардан эң кичинесине коловраткалар кирет. Денесинин орточо өлчөмү 0,1 мм. Алар бүт Жер шары буюнча таркалып, көбүнчө түzsуз сууларда планктондун негизги бөлүгүн түзүп жашашат. Ичеги көндөйлүүлөрдүн ичинен да майда жандыктар көп кездешет. 3 мм ден ашпаган узундуктагы актиниялар бар. Курт-кумурскалар да майда жаныбарларга кирет. Алардын азыр көп түрлөрү белгилүү жана илимий жактан али толук изилденип бүтө элек. Ошондуктан алардын ичинен эң кичинекейлерин табуу өтө кыйын.

Эң кичинекей сүт эмүүчү – *ак тишицү кичи жер чукуур жер чукуурлар тукумундагы кемириүүчү айбанча болуп эсептелет*. Денесинин узундугу узун кыймылдуу түмшүгү менен кошо 35-45 мм, салмагы 1,5 г.



Жұнунұн түсү боз же күрөң келип, жалтырап жумшак келет. Тиштери аппак. Зыяндуу омурткасыздар менен азыктанат.

Дене өлчөмүнүн кичинелиги энергиянын жана жылуулуктун көп чыгымдалышы, өтө активдүү жашоо образы менен түшүндүрүлөт. Күнүнө өзүнүн салмагынан 2-4 эсे көп өлчөмдө азыктанат. Эки сааттай ачка калса өлүп калат. Ургаачысы башкача әнелик камкорлугу менен таанымал: балдарын чынжырча кылыш жетелеп жүрөт (биринчиси әнесинин күйругун кармайт, анан уланып кете берет).

Негизинен Орусиянын борбордук, Урал, Байкал, Приморье аймактарында, ошондой эле Түштүк Европада жана Түндүк Африкада таркалган.



Эң кичинекей канаттуу – аары колибринин дене өлчөмү 5-6 см ден ашпайт (ал эми алп колибри деген түрү чабалекей менен тең келет), салмагы 1,6 г ды түзөт. Жұмурткасынын салмагы болгону 0,5 г. Куба жана Пинос аралдарында кездешет.

Абада калкып турууга жөндөмдүү. Мында ал секундасына 200 жолу канатын кагууга үлгүрөт (чар карга ушундай эле убакытта болгону 3 жолу канатын кагат; әгер адам колдорун ушундай тез кыймылдатса, булчундары күйүп кетмек). Канаттарынын кыймылы өтө тез болгондуктан абада аарыга окшоп ызылдайт (аталышы да ушундан). Учуусунун ылдамдығы саатына 70 километрге барабар.

Анатомиялық өзгөчөлүгү болуп жүрөгүнүн чоңдугу әсептеслет: әнесинин ички бөлүгүнүн дәэрлик жарымын әзлэйт. Бул анын әнесинин ашыкча кыймылдуулугу жана андагы заттардын тез алмашуусу менен түшүндүрүлөт. Жүрөк кагуусу ми-нутасына 500гө чамалайт.

Бул кидик күш гүлдөрдүн нектары менен тамактанат. Аны гүлдүн жанында «асылып» туруп, ичке узун түмшүгү менен соруп алат. Өтө соргок келет. Денедеги заттардын тез алмашуусун жана туруктуу температураны кармап турлуу үчүн күнүнө өзүнүн салмагынан 2 эсे көп азық кабыл алат.

Колибрилер арты менен уча алган жападан жалгыз канаттуулар болуп эсептелет. Бирок жерде баса алышпайт.

Эң кичинекей жылан – *брамин сокур жыланы* (гүл эккен карапаларга кирип алган үчүн аны дагы «карапа жыланы» деп да аташат). Узундугу болгону 10 см ге барабар. Дайыма топуракта жашагандыктан бул жылан сокур болот. Бирок күн жарыгын сезет. Түштүк Азияда жана Мадагаскарда таркалган.

Эң кичинекей балык 2006-жылы Суматрада табылган. Көлчүктөрдү жана чым көндүү саздарды мекендейт. Жетилген түрүнүн узундугу 0,8 см ден ашпайт. Суу тубүндөгү планктондор менен азыктанат. Бул балык кичинекей болгону менен ири балыктар болуп саналган карптар түркүмүнө тиешелүү. Сейрек жаныбар, анын устүнө ал жашаган саздар адам тарабынан жыл сайын кургатылып, чарбалык жактан өздөштүрүлүүдө.

Бийик жаныбар

Дүйнөдөгү эң бийик жаныбар жираф экендигин баарыбыз билебиз. Эркектеринин бою 5,5 м ге жетип, салмагы 1-2 т га барат. Мында бийиктигинин жарымына жакыны узун мойнуна (салмагы 250 кг га жетет) туура келет. 1959-жылы Кенияда бийиктиги 6,1 м ге барабар болгон жираф кармалган.

Албетте, жирафтын мындай бийик түзүлүшү физиологиялык жактан таң калыштуу ыңгайлашууну жараткан. Алсак, анын мээси өзүнүн денесинен 5 м дей бийиктике турғандыктан кургактыкта жашоочу жаныбарлардын ичинен бул айбандын жүрөгү эң чоң (10 кг га чейин) келип, кан басымы да эң жогоруу болот. Жүрөгү, мисалы, уйга салыштырганда эки



эсе күчтүү. Веналык кан тамырлардын өзгөчө түзүлүшү жираф башын ылдыйга түшүргендө кандын кескин ағып келүүсүн жөнгө салат. Кандын төмөндө туруп калбашы үчүн буттарынын териси да өтө бышык тартылып турат.

Жираф олдоксон денеси менен акырын басат, бирок 4 м ге чейин кадам таштайт (ошондуктан адам аны менен тең басыш үчүн чуркаш керек). Эгер чуркаса ылдамдыгы саатына 50 километрге жетет. Анын жашоосу дарактардын бийик ярустарынын жалбырактары менен азыктанууга ыңгайлашкан. Тилинин узундугу 45 см ге жетип, капкара түстө болот.

Өзүнүн бүт өмүрүн дээрлик тике туруп өткөргөндүктөн тике туруп уктайт. Бир уктаган мезгили 5-10 минутаны түзөт.

Жирафтын жаңы туулган баласынын жашоосу 1,5-2 м бийиктиктен кулап түшүү менен башталганы да кызыктуу.

Узун жаныбарлар

Мындай морфологиялык өзгөчөлүктөгү жаныбарларга дenesinin узундугу анын туурасынан бир кыйла ашык жаныбарлар кирет. Албетте, бул көрсөткүч боюнча балыктардын, сойлоочулардын дээрлик бардык түрлөрү, ошондой эле кээ бир сүт эмүүчүлөр таандык болот. Мисалы, анаконда менен торчолуу питон 10-11 м ге жетсе, көк кит 35 м ге бара тургандыгы менен тааныштык.

Бирок жаратылышта андан да узун жаныбарлар бар. Алар айланы-чөйрөдө ачык кездешпесе да, айрым жаныбарлардын

иchinde мите катары жашашат. Мисалы, кашалоттордун ичегилеринде кездешкен жалпак мите курттардын узундугу 40 м ге чейин жетет. Мителик жашоо образын өткөргөндүгүнө байланыштуу алар тамак сицируү системасын дээрлик жоготушкан, нерв системасы жана сезүү органдары начар өнүккөн. Бирок жыныс органдары өтө жакшы өрчүгөндүктөн абдан тез көбөйүүгө жөндөмдүү.


Кыска жаныбар

Балыктар сырткы түзүлүшү боюнча негизинен узун денелүү жаныбарлар болгону менен алардын ичинен кыскалары же туурасы узунуна дал келген «кендери» да бар. Типтүү мисал болуп ай балык эсептелет. Ошондой эле ал - дүйнөдөгү эң чаң сөөктүү балык.

Көрүнүшү өтө таң калыштуу: денесинин бийиктиги анын узундугунан 2-3 эсе ашыктык кылат. Жон (бел) жана куйрук сүзгүч канаттары туташып калган. Ири балык - узундугу 2,5 м ге жетип, салмагы 1 т га барат. 1908-жылы Австралиянын жәэгинен узундугу 4,2 м, салмагы 2,2 т келген экземпляры кармалгандыгы жөнүндө маалыматтар бар.


Тулку боюн иие албагандыктан жай сүзөт. 500-600 м терендикке да карай сүзө алат. Көбүнчө суунун үстүнкү бетинде капталына жатып алат. Планктон, калмарлар жана медузалар менен азыктанат. Териси калың болгон үчүн жырткыч балыктар да ала албайт. Көп санда көбөйүүгө жөндөмдүү: бир ургаачысы 300 млн го чейин урук таштай алат.

Тропикалык жана мелүүн сууларда кездешет.



«Буюм» жаныбарлар

«Буюм» жаныбарларга өзүнүн сырткы көрүнүшү буюнча тигил же бул буюмга окшошуп, ошол сымал аталып калган жаныбарлар кирет. Жандуу жаратылышта мындай өкүлдөр балыктар классында көп кездешет.



Кадимки араа балык
көөкөрчектөр түркүмүнө
таандык болуп, бирок
аларга окшошпой, аку-
ланы элестетет. Башка
балыктардан башындағы
араа тищтуү сөөк өсүндүсү
менен айырмаланат. «Ара-

асы» денесинин жалпы узундугунун төртүнчү бөлүгүн түзүп турат. Бул балыктын жонунда эки, куйругунда бир сүзгүч канаты жайгашып, башка көөкөрчектөрдөн айырмасы шиши болбайт. Узундугу орточо 4,5 м ге барабар. Бирок 6 м узундуктагы, салмагы 315 кг га жеткен экземпляры кармалгандыгы жөнүндө маалыматтар да кезигет. Азыгын жәэkkе жакын дениз түбүндөгү топурак катмарларынын алдында жашаган ар түрдүү майда жан-жаныбарлар түзөт. Аларды казып алуу үчүн өзүнүн «араасын» күрөк катары колдонот.

Ургаачысы 15-20 сандагы балыкты тириү түүйт. Балдары да «араасы» менен кошо туулат, бирок ал атайын капча менен жабылуу болот.

Атлантика, Инд жана Тынч океандарынын жәэк бойлорунда, Жер Ортолук деңиз сууларында кездешет. Аталган балык коркунучтуу көрунгөн «куралы» болгону менен адамдар үчүн коопсуз.

Балка баш балык түмшүгундагы балка сымал түзүлүшкө байланыштуу ушундай мүнөздүү аталышка ээ болгон. Башкача айтканда, башы кескин кууштанып, капиталынан эки чоң өсүнду кетет. Көздөрү ошол өсүндүлөрдүн четинде жайгашкан.

Териси ачык-жашыл, коло же ачык-курөң түстүү, бирок ич жагы ак болот. Жетилген түрү 4 м ден ашык узундукка ээ.

Бул балыктар негизинен океандардын жәэкке жакын тараптарында кездешет. Кәэде өтө тайыз жерлерге, дарыялардын күймаларына да киришет. Белгилүү бир мезгилдерде жана аймактарда абдан чоң (кәэде 100гө жеткен) үйүрлөрдү түзүшет, бирок жалгыздап да жашай алышат. Ургаачылары тириү түйт, балдары туулганда 50 см чондукта болушат.

Балка баштуу балык акулалардын эң кецири таркалган түрүнө кирет. Ыкчам, митаам жана өтө амалдуу жырткыч. Адамдарга да эч бир «ойлонбостон» кол салат. Ошондуктан коркунуч келтириүү деңгээли боюнча ак жана жолборс акулаларынан кийинки 3-орунда турат.

Балта балык – балтага салыштырмалуу аталганы менен кичинекей балык. Деңиз терендигинде жашайт. Эң ирилериinin узундугу 12 см ден ашпайт. Бирок «бети» өзгөчө түзүлүштө болуп, түрү суук. Көздөрү чоң. Денесинин алдыңкы болүгүндө жашыл түстүү жарык берүүчү органы жайгашкан.

Тропикалык жана субтропикалык сууларда кездешет. Түнкүсүн активдүү. Майда курт-кумурскалар менен азыктанат.

Бычак балыктын дene түзүлүшү кызыктай. Узундугу 50 см ге барат. Жонунда сүзгүч канаты жок. Алдындагы сүзгүч канаты бүт денеси боюнча созулуп жатат. Макмал-кара түскө ээ жана күйругунда эки ак сыйыкча бар.

Мекени – Борбордук Африканын дарыялары. Түнкү аракеттеги балык болуп эсептелет. Көрүсү жана жыт билүүсү жакши өрчүгөн.

Кызыктай кооз көрүнүшү учүн бул балыкты үйдө кармашат. Бирок кызыктуу жагы бир гана дene түзүлүшүндө эмес, ал артын көздөй да сүзө алат: кадимкидей сүзүп жургөн мезгилде алдынан душманы чыгып калса, бурулуп отурбай, дароо «арткы жүрушкө» салып кетип калат.

Жип балык (же терең сууда жүрүүчү угорь) өзүнүн ичке дene түзүлүшүнө карай ушундай атка конгон. Узундугу 1,5 м

болуп, ал эми жоондугу болгону 2 см ди түзөт. Демек, анын денесинин узундугу кеңдигинен 75 эсе ашат.

Ийне балык эң ичке балыктардан болуп эсептелип, денесинин узундугу 35 см ди түзөт. Бул балыктын курсак сұзгұч канаттары жок, жонундагы сұзгұч канаты бирөө болуп, көкүрөк сұзгұч канаттары кичине келет. Таркалған аймагы – Кара, Каспий, Азов жана Балтика деңиздері. Жәэкке жақын жерлерде балырлардын арасын байырлайт.

Кемер балыктын денеси тасма сымал келип, кадимки курға (кемерге) окшошуп кетет. Узундугу 6-7 м ге барат. Бир топ салмактуу: 100 кг га чейин. Атлантика жана Инд океандарынын сууларында кездешет. Қөбүнчө сельдердин үйүрү менен бирге жылып, ал эми башында таажыны әлестеткен өсүндү болгондуктан бул балыкты «сельд падышасы» деп да аташат.

Кылыш балык – окунъ сымалдарга кирген ири жыртқыч балык. Устүңкү жаагы кылыш сыйктуу өсүндүгө әэ болгондуктан ушундай атка конгон. «Кылышы» денесинин үчтөн бир бөлүгүн түзүп турат. Чоңдорунун узундугу 4,5 м ге, салмагы 400 кг га жетет. Қуйрук канаты жарым айды әлестетет. Денеси жылма, кабырчығы жок.

Бул балык өтө тез сұзгендүгү менен да белгилүү: саатына 130 километрге чейин. Қебейүү мезгилиниң башка учурларда жалғыз жүрүп, эң алыскы деңиз саяккаторын ишке ашырат. Ошондой эле өтө шамдагайлығы менен да айырмаланат. Балыктардын үйүрүнө кол салуу менен өзүнүн курмандыктарын аёсуз көзөй чабып, анан жутууга ашыгат. Майда балыктарга гана эмес, ири балыктарга, анан киттерге да кол салат.

Дүйнөлүк океандын тропикалык жана субтропикалык сууларында, ошондой эле Кара деңизде кездешет.


Кылыш балыктын сұзуп жүргөн кемелерге да чабуул койгондугу жөнүндө көп маалыматтар бар. Лондондун Деңиз музейинде кылыштын сынығы тығызып калған кит уулоочу кеменин түбүнүн бөлүгү сакталып турат. Балык 30 см калыңдыктагы кеменин жез каптоосун, жыгач түбүн жана эмен торсунду

тешкенге аракет кылган. 1961-жылы английялык аскер кемеси кылыш балыктын соккусунан куткаруучу учак чакырууга мажбур болгон. Ал эми 1962-жылы Маршаллдар аралдарынын аймагында балык уулап жүргөн япон кемеси ушундай эле кол салуудан чөгүп кеткен. Окумуштуулардын байкоосу боюнча, бул балык киттерге жана кемелерге атايылап кол салбайт, ал алыстан жакшы көрбөгөндүктөн ири предметтерди балыктардын үйүру катары кабыл алышы мүмкүн.

Балыктын эти абдан даамдуу. АКШда спорттук балык уулоонун сүйүктүү объектиси катары каралат.

«Өсүмдүк» жаныбар

Сырткы көрүнүшү буюнча куураган сары-күрөң жалбырак-ка окшош **жалбырак балык** деп аталац калган балык бар. Узундугу 10 см ге барат. Астыңкы жаагынын учунда алдыга караған кыймылсыз муруту бар. Өзү соргок жырткыч балык. Анын жалбыракка окшоштугу курмандыгына байкатпай барууга шарт түзөт. Сүзүүчү канаттарын жецил кыймылдатып, өтө кылдаттык менен аңдыйт. Курмандыгы жакын келгенде бир секирик менен кармап жейт (ооз көндөйү чоң). Жалаң майда балыктар менен азыктанат.



Амазонка дарыясынын алабында жай аккан же туруп калган сууларда жашайт.

«Курама» жаныбарлар

Жаратылышта ар кандай жаныбарлардын «бөлүктөрүнөн» «куралган» көп «курамдуу» жаныбарлар да кездешет. Мисал катары топоз менен жирафты келтириүүгө болот.



Топоз – таң калыштуу «курама» жаныбар: башы уйдуку, куйругу жылкыныкы, скелети бизондуку, жүнү эчкенини, мүйүзү өгүздүкү, анан чочкого окшоп курулдайт.

Жапайы топоздор Тибетте сакталып калган. Бийиктиги «өркөчү» менен 2 м ге жетет, салмагы 700-1000 кг га барат.

Куйругу узун жана катуу кылдуу. Кармашуу мезгилинде аны жогору көтөрүп алат. Денесинин ылдый жагы да узун, калың жүн менен капталган. Мүйүздөрү иймек келип, узундугу 1 м ге чейин болот. Шиш учтары алдыга карап турат. Бул өтө коркунучтуу «курал», андан карышкыр сыйктуу жырткычтар да айбыгат.

Деңиз деңгээлинен 4000–4500 м бийиктигеги тоолордо суук шамалдуу, калың карлуу шарттарда жашашат. Чөп азыктарын алдыңкы түяктары менен кар алдынан казып жешет.

Топоздор үй жаныбары катары Борбордук Азияда, Батыш Кытайда жана Түндүк Монголияда асыралат.

Жирафтын көрүнүшү бир жактан өтө сымбаттуу жана келишимдүү көрүнсө, экинчи жактан өтө таң калыштуу. Немец зоологу жана саякатчысы А.Брем өз эмгегинде жирафты мындайча образдуу сүрөттөгөн: башы жана тулку бою жылкыдан, мойну жана ийини төөдөн, чоң кулактары өгүздөн, жецил буттары антилопадан, ал эми күрөң темгилдүү саргыч териси пантерадан алынгандай сезилет.

Текшерүү үчүн суроолор:

1. Морфология илими эмнени окутат?
2. Жаныбарлардын чоң көлөмүнүн кандай мааниси бар?
3. Көлөмү кичинекей жаныбарлар эмне үчүн азыкты көп талап кылышат?
4. Жаныбарлардын сырткы көрүнүшү эмне себептен ар түрдүү болгонун түшүндүрүп бер.

ЖАНЫБАРЛАРДЫН ФИЗИОЛОГИЯЛЫК КЫЗЫКТУУ ЖАКТАРЫ

Кумурсканы жерде жүргөн кичине,
Таң калабыз кылдай назик ичине.
Баарынан да өзүнөн чоң нерсени,
Так көтөрөт ал ишенип күчүнө
(Н.Ахматкулов)

Үкчам жаныбарлар

Дүйнөдөгү эң тез чуркаган айбан – *кабылан*. Бул таң калыштуу жырткыч бир нече секунданын ичинде ылдамдыгын 100 (башка маалыматтар боюнча, 110-115) км\саатка жеткире алат. Эң бир ийкемдүү омурткасы жана узун буттары ордунаң 3 секундада 100 км\саат ылдамдыкка чыгууга, 6-7 м бийиктикке секирик жасоого мүмкүнчүлүк берет. Бирок мындай ылдамдыкты ал 300-350 м аралыкка чейин кармай алат. Анткени, тез чуркоо мезгилинде көп энергия жоготуп, тез чарчайт.



Кабылан мышыктар түркүмүнүн башка өкүлдөрүнөн бир топ айырмаланып турат. Денеси келишимдүү, ичке көрүнгөнү менен булчуң системасы жакшы өрчүгөн, май катмары жок. Башы чоң эмес, кулактары да кичине. Түсү кара темгилдүү кум-сары. Тулку боюнун узундугу 110-140 см, салмагы 40-65 кг. Куйругуу узун – 80 см ге жетет. Башка мышыктар сыйктуу

тырмактарын таманына тартып алыш (жашырып) жүрө албайт жана ачык тырмактары чуркоо мезгилинде жерде жакшы кармалууну камсыз кылат. Күндүзгү жырткыч. Майда ача туякууларга жана коёндорго аңчылык кылат.

Негизинен Африка континентинде сакталып калган. Мурунку мезгилдерде Орто Азияда да кездешкен.

Колго жакшы үйүр алат. Тарыхый маалыматтарга караганда, биздин заманга чейин XV-XIII кылымдарда Египетте кабыландарды колго багышып, туяктуу жаныбарларга аңчылык кылышкан. Персиянын базарларында колго үйрөтүлгөн кабыландар сатыкка чыккан. XV-XVI кылымдарда Индиянын императордук короолорунда жүздөгөн аңчы кабыландар кармалып турган.



Эң тез учуучу канаттуу – ылаачындын денеси өтө келишимдүү, көкүрөгү кең, булчундуу, канаттары узун жана курч учтуу. Өткүр тырмактуу буттары кыска, жерде жакшы жүрө албайт. Эркектеринин салмагы 1 кг ды түзөт. Ургаачылары бир кыйла чоң – 1,5 кг га барат. Канаттарынын жайылуусу 1 м ге жетет. Тусу контрасттуу: денесинин төмөнкү бөлүгү ачык түстүү, бирок көкүрөк жана курсак туштарында кара перилери аралаш, башынын усту, жону, канаттары кара-күрөц. Көздөрүнүн астында мүнөздүү кара сызычалары орун алган. Сан буттары ачык-сары.

Жашоо мейкиндиги – көк асман. Учуп жүрүп аңчылык жасайт. Тездик жана шамдагайлык боюнча башка жырткыч канаттууларга «ат салдыrbайт». Ырайымсыз. Курмандыгына карай бийиктен куушуруулуп түшкөндө ылдамдыгы 350 км\саатка барат. Мына ушундай ылдамдык менен курмандыгын

чап кармайт же жерге тээп түшүрөт. Демейде андан эч бир кашаттуу качып кутулбайт.

Ылаачындар бир жолу жуп түзүшүп, өмүр бою биргэ болжушат. Уяларын жерге, аскаларга жана дарактарга салышшат (شاарлардын бийик имараттарына да салган учурлар бар). Көбүнчө бирөөлөрдүн «үйүн» тартып алышшат. Ургаачысы 2-4 жумуртка тууп, басып чыгарат. Эркеги коргоо жана азыктандыруу кызматтарын аткарат.


Космополит, башкача айтканда, дүйнөнүн дээрлик бардык жеринде (Антарктидадан башка) кездешет. Бирок таркалдуу географиясы кең болгону менен азыркы мезгилде бардык жерде өтө сейрек учурал калды.

Кыргыз эли эзелтен бери эле ылаачынды колдо кармап, алтыр күш катары пайдаланат.

Эң тез сүзүүчү балык - чатыр канат балык активдүү жырткыч болуу менен сүзүү ылдамдыгы 100 км\саатка жетет (174 км\саат тездикте сүзгөндүгү жөнүндө да маалыматтар бар). Айырмалуу белгиси болуп бийик жана узун келген жонундагы биринчи сүзүүчү канаты эсептелет. Экинчи жон сүзүүчү канаты кыска келет. Жай сүзүп жүргөндө жонундагы сүзгүчү канаты (парусу) суу үстүндө толук бойдон жайылдып, 1,5 м бийиктикке чейин көтөрүлүп жүрөт. Ал эми тез сүзгөндө парусун жонундагы атайын чункур орунга жыйып алат. Кылыш балык сыяктуу жаагы сөөктүү келип, алдыга шишмийип чыгып турат.

Суунун үстүңкү катмарларындагы чоң эмес балыктар жана рак сымалдар менен азыктанат.

Таркалдуу райондору – Инд жана Тынч океандарынын тропикалык суулары. Суэц каналы аркылуу Кызыл деңизден Жер Ортолук деңизине, андан Кара деңизге өтөт.



Кашаң жаныбар



Кашаң, ақырын жүргөн жаныбар дегенде эле биринчиден таш баканы элестетебиз. Бирок дүйнөдөгү эң кашаң жаныбар катары иленди белгилүү.

Денесинин узундугу 60 см ге жетип, салмагы 7-9 кг га барат. Көбүнчө жону менен ылдый карап, асылып туруп, өз өмүрүн өткөрет.

Ал дарактан даракка, бутактан бутакка өтүп жатканда кыймылсыз эле тургандай сезилет. Жерде баскандағы ылдамдығы 0,1-0,16 км\саатты, даракта – 0,27 км\саатты түзөт. Ошондой эле бул «жалкоо» өмүрүнүн 75% ын уйку менен өткөрет.

Илендинин мындағы физиологиясы жана жүрүм-туруму энергияны өтө астейдил үнөмдөөгө негизделген. Анткени, ал аз калорияллуу жалбырактар менен азыктанат. Тамак сицириүүсү да өтө жай журөт (1 айга созулат). Бир ордунда жалбырактарга жетүү учун мойну узун келет. Денесинин температурасы активдүү мезгилде 30-34 С түзөт. Дарактардан сейрек түшөт (себеби, жерде журө албайт).

Борбордук жана Түштүк Америкада кездешет.

Күчтүү жаныбарлар

Эң күчтүү жаныбарларга пил, бегемот же арстан өндүү ири айбандар кирбекендиги таң калыштуу. Бул наамга кичинекей жандыктар татыктуу.



Керик конуз дүйнөдөгү эң күчтүү жаныбар наамына ээ. Эркектеринин түмшүгүнда атайын өсүндү болгон-дуктан ушинтип аталып калган. Алар өзүнүн салмагынан 850 эсе оор

жүкту көтөрө алат. Бул деген адам 60 т жүкту көтөрөт дегенге барабар.

Кара-күрөң-кызыл, кызыл-күрөң түстөгү жалтырак коңуз. Асты жагы ачыгыраак түстө. Эркектеринин денесинин узундуру 2,5-4 см ди түзөт. Личинкалары кыкта же чириген жалбырактардын катмарларында өрчүүгө жөндөмдүү.

Таркалуу географиясы кецири: Европа, Түндүк Африка, Түштүк-Чыгыш Азия, Кавказ, ошондой эле Туркия жана Иран. Табигый ареалы жазы жалбырактуу токойлорду камтыйт.


Кумурскалар да эц күчтүү жаныбарлардын катарына кирет. Жалбырак кескич деп аталган түрү өзүнүн салмагынан 50 эсе оор жүкту көтөрүп ташый алат. Пил да өзүнүн салмагынын жарымын көтөрө албайт (түмшүгү менен 270 кг га чейин жүкту көтөрөт).

Секириүү боюнча алдыңкылар

Секириүү боюнча алдыңкы орундарды талашкан жаныбарлар бир канча.

Африкада кездешүүчү импала антилопасы узун ичке аяктары жана күчтүү жанбашы менен бийиктикке 3 м ге чейин көтөрүлүп, 10 м аралыкка секире алат. Секириүү маалында төрт буту менен жерден бирдей түртүлөт. Ал мындай жөндөмдүүлүктү жырткычтардан сактануу максатында да, ойноо мезгилинде да колдонот.

Алл кенгуру да секириүү боюнча орун «талашкандардын» бири. Ал 2 м бийиктикке секириүү менен 10 м ге чейин арапыкты басып өтүүгө жөндөмдүү. Секириүүдө ал алдыңкы бутта-



рын көкүрөгүнө кысып, арткы кубаттуу буттары менен жерден түртүлөт. Башка торболуулар сыйктуу эле бооз мезгили кыска бир айга жакын келет. Ошондуктан өздөрү алп болгону менен баласы туулганда салмагы 1 гр га жетпейт. Энеси баласынын торолуу жашына карап, төрт түрдүү сүт чыгарышы мүмкүн. Австралия жана Жаңы Гвинеяда таркалган.

Бирок секириүү боюнча алдыңкы орундар курт-кумурскаларга таандык экендиги талашсыз.

Киши бүргөсү кан соруучу курт-кумурскаларга кириүү менен мителик жашоо образын өткөрүү процессинде канаттарын жоготкон. Ошондуктан секирип жүрүүгө ыңгайлашкан: 30 см бийиктиктеги жана 50 см узундукка секирие алат. Эгер адам мындай жөндөмдүүлүккө ээ болсо, 200 м бийиктиктеги секирие алмак. Бардык жерде таркалган. Адам үчүн жугуштуу ооруларды таркатуучу катары коркунучтуу.

Көбүрмө чырылдак денеси 6 мм узундукка ээ болуу менен 70 см ге чейин бийиктиктеги секириүүгө жөндөмдүү. Түстөрү ар түрдүү келет. Тропикалык эмес Азия, Европа жана Түндүк Африкада таркалган. Токой астындағы чөп катмарларында, нымдуу шалбааларда күн өткөрөт.

Электр токтуу жана «чырактуу» жаныбарлар

Жаныбарлар дүйнөсүндө балыктардын кээ бир түрлөрү электрдик чыңалууну жаратууга жана «чырак» «жагып» жүрүүгө жөндөмдүү. Алар электр тогун организмдеги химиялык процесстердин натыйжасында иштеп чыга алат. Мындай өзгөчө касиеттүү балыктар жөнүндө Байыркы Грецияда жана Римде да билишкен. Аристотель өзүнүн «Жаныбарлардын тарыхы» деген эмгегинде электрдүү көөкөрчөктөр жөнүндө жазып кеткен.

Торпедо көөкөрчөгү 60–70 вольт чыңалуудагы ток иштеп чыгара алат. Электрдик куралын негизинен өзүн коргоо учун колдонот, бирок анын жардамы менен курмандыгын жана шериктерин таба алат. Тириү түүчү балык.

Түндүк Американын чыгыш жээктөрүндө, Инд океанында жана Жер Ортолук деңизинде кездешет.


Адам бул балыктын тогун сезет. Ошондуктан торпедо көп кездешкен аймактарда, мисалы, Португалиянын жээктөрүндө балыкчылар резина өтүктөрдү жана кол каптарды кийип алышп, торду тартып чыгышат.

Электрдүү угорь энд күчтүү электр тогунун булагы менен куралданган. Ири балык – денесинин узундугу 3 м ге барат. Ал 500 (кээ бир булактарда 1200) вольт чыңалуудагы электр тогун иштеп чыгууга жөндөмдүү. Мындай чыңалуу чоң балыктарды өлтүрүүгө, ал эми адамды «өчүрүүгө» (эсин оодарууга) жарайт.

Түштүк Американын тузсуз сууларында жашайт. Аңчылыкка түнкүсүн чыгат. Сүзүп жүргөн балыктардын уйүрүн же башка суу жаныбарларын (бака, рак ж.б.) байкап калса, жакын барышп, өзүнүн электрдик «куралын» ишке киргизет. Электрдүү талаага туш келген бардык жандыктар өлөт да, ага жем болот.

Электрдүү угорь балык чарбасына чоң зыян алышп келет. Ал көп кездешкен жерде башка балыктар дээрлик жоголуп кетет. Анткени, ал өз жашоосунда балыктарды өзүнүн жегенинен да көп өлтүрөт.

Мурунку мезгилдерде адамдар мындай электрдүү балыктарга кызыктуу ыкма менен аңчылык кылгандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Аңчылыктын алдында балыкчылар сууга



уйларды айдап киришкен (уйларга мындай кубаттагы ток таасир эте албайт). Балыктар өзүн коргоо максатында электрдик чыңалуусун тез эле жоготушат. Аナン балыкчылар сууга кирип, тогу «өчүп» калган балыктарды найзалар менен уруп туушкан.

Каракатица аякбаштуу моллюскаларга таандык болуп, өзүнчө суу алдындагы жарык берүүгө ээ. Анын «чырагы» тириүү «куйүүчү май» менен жабдылган. Сыя кабындагы өзгөчө чункурча жарык нурларын жакшы чагылдыруучу жалтырак зат менен жабдылган. Бул рефлектордун ичинде жарык берүүчү бактериялар бар кичинекей кутучу бар. Анын үстүндө тунук килкилдек линза жайгашкан. Рефлектордон чагылган нурлар линза аркылуу өтүп, сууга карай кетет. Эгер каракатица мантиялык боштукка бир нече тамчы сыя бөлүп чыгарса, «чырак» дароо өчет. Жарык алыска кетпесе да, жашынып жаткан креветка же крабдарды таап алууга жардам берет.

Кальмарлардын кээ бир түрлөрү жарык кылуу үчүн «прожекторун» колдонот. Анын жарым тегерек камерасынын кара нур өткөрбөөчү дубалчалары жана жалтырак тубу бар. Камеранын оозунда жарык берүүчү тело жайгашып, анын артын-дагы линза жарык нурларды тышка карай чагылдырат. Эгер «прожекторду» өчүруш керек болсо, линзасын кара диафрагма жаап коет. Башка кальмарларда «прожектордун» ичинде күзгүчө бар. Жарык нурларын ар кандай тарапка буруп, керектүү жерлерин жарытууга мумкүнчүлүгү бар.

Чырак көз балыктар «чырагын» терисинdegи катталыш менен «өчүруп-жандырышат». Жарык берүүчү органын бургандада бактериялардын жарыгы ичке карай жарып, сыртка көрүнбөй калат. Балыктар өздөрүнүн «чырактары» менен «ирмеп», бири-бирине белги берише алат.

Малай архипелагында караңгылыкта өзүнүн жарыгы менен жүрүүчү балыктар жашайт. Алардын «чырактары» көздөрүнүн жанында жайгашып, автомобилдердин фары сыйктуу алдын

жарык кылат. Жарыкты өзгөчө түтүкчөлөрдө жайгашкан бактериялар пайда кылат. «Чырактарын» каалаган кезде өчүрүп же жандыра алышат.

Жарык берүүчү жаныбарларды адамдар ар кандай учурларда пайдаланууга аракет жасап келишкен. Дениз суусу толтурулган айнек идиштерге көптөгөн жарык берүүчү микроорганизмдерди салып, түнкүсүн окуу учун пайдаланылган. 1935-жылы ушундай эле «чырактар» менен Париж океанографиялык институтунун жыйын залы иш-чара учун жарытылган.


Сууда-жерде жашоочу балыктар

Жерде-сууда жашоочу жаныбарларга бакалар кирери баарыбызга маалым. Ал эми сууда-жerde жашоочу жаныбарларга балыктардын айрым түрлөрү кирерин көпчүлүк биле бербейт.

Йлай секирчеги да көп убагын кургактыкта өткөрөт. Чоң сүзгүч канаттары жана кызыл чакчайган көздөрү кызыктай көрүнүштү берип турат. Инд жана Тынч океандарынын Африка жана Азия тараптарындагы жээктөрингүйдөн таркалган. Сүйүктүү байырлаган жайы – тартылуудан кийин калган мангр токойлору. Кыйшайып калган дарактардын ноодасы менен жөрмөлөп, бутактан бутакка секире да алат.

Жергиликтүү элдер бул балыктарды эң бир ышкылуу ыкма менен кармашат: дарактардын алдына кездеме жайып, бышкан алмадай күбүп алышат.

Сойлок балык (*анабас*) анча чоң эмес, узундугу 15-20 см келет. Ал кургактыкка гана эмес, дарактарга да жабышып чыга алат. Майда көлмөлөр кургап калган мезгилдерде башка сууну табуу максатында эрте менен же түнкүсүн кургактык



менен жөрмөлөп жөнөйт. Мында тиштүү бакалоор капкакчалары жана астыңкы ийнелүү сүзгүч канаттары жардам берет. Балыктын бакалоорлору нымдуу абадан кычкылтекти жутуп алууга ыңгайлашкан. Кургактыкта нымдуу абада бир нече күн жашашы мүмкүн.

Индия, Бирма жана Филиппиндердин көлмөлөрүндө, саздарында жана дарыялардын ылайлуу бүктүрмаларында кездешет.

Учуучу балыктар

Табигатта абада учууга жөндөмдүү келген балыктар да кездешет. Мындай балыктар сарган сымалдар отрядына таандык. Башка балыктардан айырмасы: көкүрөк канаттары чоң келип, куйругунун төмөнкү жагы узун болот. Алар абада учууну мындайча ишке ашырат: сууда ылдам сүзүү менен (60 км\саат) алдыңкы бөлүгү абага көтөрүлгөндө куйругу менен ыкчам (секундасына 70 жолу) иштеп, түртүлүп чыгат. Абада чоң сүзгүч канаттарынын жардамы менен каалгып учат. 2-3 м бийиктике көтөрүлүү менен учуунун узактыгы 10-15 секундага созулат. Бул мезгилде анын ылдамдыгы 80 км\саатты түзүп, 100 м ге чейинки аралыкты басып өтө алат. Кээ бир учурларда, мисалы, багытташ шамалдардын ыңгайы келсе, андан узак убакка да учушу мүмкүн. 2008-жылы 45 секунда учуу убактысы катталган.

Учууну кебүнчө душмандарынан качуу учун жасашат. Бирок бул балыктар түнкүсүн жарыкка карап да учкандыгы таңкалыштуу. Мына ушуга байланыштуу кээ бир жерлерде балыкчылар алдоо жолу менен кармашат.

Тропикалык кеңдиктеги бардык океандарда таркалган. Эң көп топтолуусу Кариб деңизинин Барбадос жээктөрингө байкалат. Ошондуктан бул өлкөнү «учуучу балыктардын жери» деп да атап коюшат.

Эң бийиктике учуучу канаттуулар

Илимий байкоолор боюнча, канаттуулар бийик көтөрүлгөндө негизинен 300-500 м бийиктике учушат. Илекилектер, бүркүттөр көбүнчө 1000 м бийиктикке чейин көтөрүлүштөт. Ал эми бөдөнөлөр жана башка майда канаттуулар, мисалы, дениздин үстүндө баратса, суунун үстүнөн бир канча метр бийиктике гана учушат.

Ал эми кээ бир канаттуулар абада максималдуу бийиктике учкандыгы тууралуу маалыматтар кездешет.

1973-жылы 29-ноябрда Кот-д Ивуардын борбору Абиджан шаарынын үстүндө 11277 м бийиктике жүргүнчүлөрдү ташуучу учак *ак жаңыр* менен кагылышкан.

Ак баштуу кажыр – ири жырткыч күш, тарпчы. Канаттары узун, куйругу кең. Денесинин узундугу 1 м ге жетип, канаттынын жайылышы 2,5 м ге барат. Түсү күрөң. Мүнөздүү көрүнүшү: башы денесине салыштырмалуу кичинекей жана ак мамык менен капиталган, мойну узун жана узун перилүү жакасы бар. Каалгып учат.



Башка кажырлар сыйктуу эле тарптар менен азыктанып, жаратылыштын санитары болуп саналат. Жылаңач башы менен мойну өлгөн жандыктардын ич жактарын да чокуп жешке шарт түзүп, аз булганууга мүмкүндүк берет.

Түштүк Европа, Азия жана Түндүк Африканын кургак тоолуу жана түздүктүү ландшафттарында таркалган. Бирок ареалы жана саны жылдан жылга кыскарууда.

Кыргызстанда бул кажырлардын ак карлуу бийик тоолордо жашоочу түрү кездешет. Жаныбарлардын тарпын 100-150 км ден байкап, учуп келет. Өзү тоймой сайын башка кажырларды жакын жолотпойт. Күчтүү тумшугу менен жылкынын

кабыргасын да сындырууга жөндөмдүү. Бирок ашыкча соргок болгондуктан уча албай калганга чейин сугуна берет.

1967-жылы 9-декабрда *курулдак* куунун тобу 8230 м би-йиктике учуп баратканы участагы радар аркылуу аныкталган. Алар Исландия аралынан Ирландия аралынын Лох-фойл булуңуна кыштоого учуп баратышкан.

Бул ак куу өзүнүн атын катуу кыйкырчаак добушу менен алган. Ири келип, салмагы 7-10 кг га жетет. Денесинин узундугу 40 см ге жетип, канаттарынын жайылыши 70-80 см ге барат. Түсү ак. Мойнунун узундугу денесинин узундугу менен барабар. Буттары кыска. Жерде басып жүрүүнү жактырбайт. Өсүмдүк заттары жана майда омурткасыздар менен азыктанат. Бир жуп менен өмүр бою жашашат.

Евразия материгинин Скандинавия жарым аралынан Чукоткага чейин токой алкактарынын түндүк чектеринде уялайт. Кыштоо учүн Жер Ортолук деңизинин түндүгүнө, Каспий деңизине, Түштүк жана Түштүк-Чыгыш Азиянын аймактарына учуп кетет. Кыргызстандын терриориясында күзүндө уялаган жерлеринен жылуу чөлкөмдөргө баратканда, жазында кайра кайтып келатканда учурайт. Тоңбоочу Ысык-Көл бул канаттуулардын айрым өкүлдөрү учун да кыштоо жайы болуп саналат.

Эң узак аралыкка жана эң көп убакытка учуучу канаттуулар



Алыска учуу боюнча алдыңкы орунда уюл чабакчысы турат. Чындыгында анын өтө алыс аралыкка учкандыгы таң калыштуу: бир жылда сезондуу түрдө Арктикан Антарктидага 70-80 миң км аралыкка саякат жасаган бирден

бир канаттуу. Башкача айтканда, уюл чабакчысы Түндүк уюл аймактарында уялап, ал эми кыштоо учүн Түштүк жарым шарынын субантарктида жана антарктида сууларына учуп барат.

Негизги жолдоруна көңүл бурсак, Американын түндүгүндө балапан чыгарган чабакчылар Европа аркылуу Түштүк Африкага чейин учуп барып, бир бөлүгү Түштүк Америкага, бир бөлүгү Добрая Надежда тумшугунан бурулуп, Инд океанынын аралдарында кышташат. Орусиянын Түндүк Муз океанынын жээктөрүнде уялаган күштөр андан да алыс кетишет: адегенде алар түз батышка карай учуп, Скандинавия жарым аралын айланып өтүшөт да, Европа жана Африканын жээктөрүн бойлоп учуп, Австралияга, дагы Антарктидага да жетишет. Мындаи узак жолду (ал экватордун узундугуна жакындап барат) алар жылына эки жолу басып өтүшөт.

Маарактар да кыштоо учүн да алыс аралыкка учушат. Мисалы, американлык маарактар Түндүк жана Түштүк Американы басып өтүп, Оттуу Жерлер аралдарына токтошот. Ал эми Чыгыш Сибирде уялаган маарактар Жаңы Зеландияда же Гавай аралдарында кышташат.

Алар негизинен Канаданын түндүгүндө жана Аляскада тар-калган. Ал жерлерде тундра жана шалбаалуу ландшафттарды байырлашат. Курт-кумурскалар, рак сымалдар жана мөмөжемишилдер менен азыктанышат. Азык издеө максатында суу участокторунда алдыга-артка тез-тез чуркап жүрүшөт. Уясын жерге салышат. Ургаачысы адатта 2-3 жумуртка таштайт. Аларды ата-эне тең басышат. Балапандары бир айдан кийин өз алдынча күн көрүп кетишет.

Канаттуулар демейде күнү-түнү учушпайт. Алар күнүнө 6-8 саат учушуп, калган убакта дем алышат жана азыктанышат. Күнүнө орточо 300-500 км аралыкты басып өтүшөт. Бирок, мисалы, сууда сузө албаган канаттуулар ачык океан мейкин-дигинин үстүндө токтоосуз күнү-түнү учушуп, кәэде 3000 км дөн ашык аралыкты басып өтүшөт. Мисалы, жаңы зеландия-

лык күкүк деңиз үстүнөн 1500-1900 км аралыкта токтоосуз учуп, Жаңы Зеландиядан Соломоновдор аралдарына жетет.

Ал эми карлыгачтар конвой узак убакка учуп жүрүүгө жөн-дөмдүү келишет. Мисалга алсак, кара карлыгач абада 2-4 жыл учуп жүре берет. Бул мезгилдин ичинде ал абада азыктанып, уктап дем алууга да улгүрөт. Жаш карлыгач бириңчи жерге конуусун аткаруу үчүн кеминде 0,5 млн км учусун жасайт.

Деңиз терендигинде жашаган жаныбарлар

Омурткалуулардан эң терендикте балыктар жашайт. *Бассогигас* деген балык Пуэрто-Рико кобулунан 8320 м терендикте байкалган. Анын денесинин узундугу 17 см ди түзөт. Күн нуру жетпеген караңгылыкта жашаса да, эки кичинекей көзү бар.

Терендикте жашаган жаныбарлардын жашоосун изилдөө абыдан татаал же такыр мумкүн эмес. Алардын дene түзүлүшүндө мүнөздүү белгилер бар жана океан түбүндөгү суунун чоң басымына туруштук бере алат. Көпчүлүк өмүрүн суу түбүндө жылып жүрүү менен өткөрүштөт.

«Мерген» жаныбарлар

Эволюциялык өнүгүү процессинде жаныбарлар аңчылык кылуунун же коргонуунун ар кандай ыкмаларын жана куралдарын иштеп чыгышкан. Мында «мергендиң» «өнөрү» менен таанылган жаныбарлар өзгөчө бөлүнүп турат.

Жаратылышта «көзгө атарлык» «мергендиги» боюнча *кара моюндуу чекир жылан* таң калтырып да, үрөй учурган коркунуч



жаратып да келет. Аңчылык мезгилиnde бул жылан курмандыгын чагып өлтүрөт.

Ири жылан, денесинин узундугу 2 м ден ашат. Териси кара кабырчыктуу, металл сындуу жалтырак. Тамагындагы туурасынан кеткен сзыгы ачык-сары келет.

Африканын саванна тилкелеринде кездешет.

Коркунуч туулган мезгилде жылан өзүнүн душманынын көзүнө карай өтө таамай «атат». Ошондой эле катуу козголгон мезгилде «автоматтык» түрдө 30 жолуга чейин катар «атууга» жөндөмдүү. Муну менен бир нече душманын катар жараплоого үлгүрөт. Жылан адегенде денесинин алдыңкы бөлүгүн тике тургузуп, оозун ачат да, үстүңкү жаагындагы уулуу тиштерин бүйлөсүнөн бошотот. Эки ичке сзыгы сыйактуу уусун өзгөчө булчуңдарынын басымы менен уулуу тиштеринин каналынан күч менен бир нече метрге чейин бүркүп чачат. Эгер уусу көзгө тийсе, кызаруу пайда болуп, ачыштырып оорутат, убактылуу же такыр эле көрбөй калышы мүмкүн. Ошондуктан жапайы жаныбарлар (майда жандыктан тартып, пилге чейин) бул жылан менен жолугушуудан качышат.

Ушундай эле «снайперлик» «өнөргө» африкалык каргылуу чекир жылан жана индиялык түкүрүүчү чекир жылан ээ.

«Көзгө атар» жыландар адам учун да кооптуу. Бирок бул аларды кырып жок кылууга шылтоо болбош керек.

Жыландар – жаратылыштын ажырагыс бир бөлүгү, зыяндуу курт-кумурскаларды жана кемириүүчүлөрдү жок кылышып, пайда гана алып келишет. Фармацевтика өндүрушүндө алардын уусу бир катар дарылар учун алмашылгыс чийки зат болуп эсептелет. Эл ичинде «жыланды түшүндө көрсөң – кенч, өңүндө көрсөң – жанч» деген туура эмес түшүнүк бар. Канчалык көп түшүндүрүү иштерине карабай, көп адамдар жыландардын баарын, уулусун да, уусузун да али да болсо өлтүрүүгө маш болуп келет.



Хамелеон – жаныбарлардың ичинен эң ыкчам жана таамай «көзгө атарлардын» бири. Ал жаратылышта бир гана денесинин түсүн өзгөртүү менен таанымал эмес. Ошондой эле анын көздөрү бири-биринен көз карандысыз айлангандыктан бир эле мезгилде бардык жагын,

башкача айтканда, жогорку, төмөнкү, оң жана сол жактарын көрүүгө жөндөмдүү.

Дарактын башындагы бутакка кыймылсыз отуруп алып, аңчылык кылат. Аңчылык кылууда өзүнүн тилин денесинин узундугунун жарымына барабар аралыкка чейин созо таштайт. Узун тилинин учунда чуңкурча бар. Майда курт-кумурскалар ошол чуңкурчага сорулуп кирип кетет. Эгер курмандык чоңураак болсо, чуңкурчанын четинде жайгашкан манжа сымал өсүндүлөр кармап калат. Негизинен 20-30 см аралыкка чейин «атат». Тилинин атып чыгышына, курмандыгын кармашына жана аны оозуна салышына болгону 0,5 секунда кетет. 4 секундада 3 чымынды кармай алат.

Испанияда чымындардан арылуу үчүн хамелеондорду үйлөрдө кармашат.



Бүркүгүч балык Инд жана Тынч океандарынын Азия жээктериnde кездешет. Дарыя чаттарынын тайыз булундарын байырлайт. Бул балыктын сырткы көрүнүшү өзгөчө: жону жоон, жалпак, тумшугу созулган. Денеси күмүш-бермет түстүү, туурасынан кеткен беш кара сзызыгы бар. Сүзгүч ка-

нэттары жана күйругу алтын түстө. Көздөрү чоң келип, он-сол жактарын, артын жана суунун үстүн көрүүгө жөндөмдүү. Бирок астын көрө албайт. Бул ага керек да эмес: ага азык болуучу майда жандыктар суунун үстүндө жүрүштөт.

Аңчылык маалында балык суунун эң үстүндө сүзөт. Сууга эңкейип бутакта асылып турган курт-кумурскага карай ал оозунан сууну күч менен бүркүйт. Құтұсұздөн суунун соккусуна кабылган чымын же жөргөмүш сууга кулап, балыкка жем болот. Мында бүркүлгөн суунун ағымы 1,5 м ге чейин жогоруга барат.

Малай аралдарынын жашоочулары көңүл ачуу максатында бул балыктарды үйдө кармашат. Аквариумдун үстүнө 1 м дей бийиктикке тикендүү чыбыкты орнотуп, ага ар кандай курт-кумурскаларды сайлып коюшат. Балыктар аларды «атып», түшүруп жешет. Жергиликтүү элдер бул балыктардын орто-сунда «атыш» боюнча мелдештерди да уюштурушат.

Түштүк Америкада кездешүүчү *аспид* таамай «түкүрүүчү» жыландардын катарына кирет. Узундугу 2 м ден ашкан ири жылан. Ал 4-5 м аралыкка уу аралашкан шилекейин чачууга жөндөмдүү. Эгер ал жаныбардынбы же адамдынбы жарасына тиисе, өлүмгө алып келиши мүмкүн.

Бул жылан өзүнүн коркунучтуу «куралын» аңчылык кылууда жана өзүн коргоодо колдонот.

Курбаканы да жакын аралыкка атуучу «мерген» жаныбарлардын катарына кошсо болот. Ал да тили менен «атат». Түнкүсүн аңчылыкка чыгып, байкап калган курт-кумурскаларга өзүнүн жабышкак тилин ыргытат. Тилинин кыймылы өтө тез: секундасына 10 жолу тилин таштап жана тартып ала алат. Бирок «атуу» аралыгы салыштырмалуу кыска – 8-10 см.

Курбака – Кыргызстандын да табигый жана маданий ландшафттарына мунәздүү жаныбар. Түнкү жашоо образын өткөрөт. Өтө пайдалуу: ал канаттуулар жей албаган зыяндуу курт-кумурскаларды да азык кылат (мисалы, колорадо кону-

зун да жейт деп айтылат). Кыймылы жай болгондуктан душмандарынан коргонуу максатында денесинен ачуу сасык жытты чыгарат. Ошондуктан кээ бир адамдар (айрыкча балдар) бул бакага жийиркенүү менен мамиле кылышып (кармасаң, колдоруңа сөөл чыгып кетет дешет), жок кылууга даяр болушат. Ар кандай себептерге байланыштуу акыркы мезгилдерде саны кескин азайып, түнкүсүн жагымдуу үнү да угулбай калды.

Сөөктөрдү аш кылган канаттуу



Балта жутар (көк жору) жөнүндө элде көп уламыштар айтылат. Ал кой жана эчкийлерге эле кол салбастан, жаш балдарды да көтөрүп кетет деп айтып жүрүшөт.

Балта жутар – жорулардын бир туру. Бирок башка жорулардан айырмасы бар: башы жана мойну жүндүү, канаттары узун, куйругу шынаа сыйктуу, чеңгелдүү буттары башка жоруларга караганда күчтүү жана чоң-чоң тырмактуу. Тулку боюнун узундугу – 100–120 см, салмагы – 7 кг. Канаттарынын жайылуусу 2 м ге жетет. Учуп жүргөндө ири шумкарга ожшоп көрүнөт. Иймек түмшугу күчтүү: бир-эки сокку-чоккуу менен кандай гана жандык болбосун, ичин жарып түшөт. Анын алдында узун перилерден турган мүнөздүү өсүндүсү – «эчки сакалы» бар. Буттары манжаларына чейин пери менен капиталган. Жүнүнүн түсү ала-була, анда ак, сары, кара жана күрөң түстөр айкалышып турат. Көздөрү кызыл курчоолуу.

Башка жорулар сыйктуу эле ар кандай жаныбарлардын тарптары менен азыктанат. Мында тарптар эмес, алардын калдыктары – сөөктөрү менен десе туура болот. Ал турсун эски

куу сөөктөрдү да азык катары кабыл алат. Бул канаттуунун мындай өзгөчө азык затына ылайыкташып калгандыгы кызыктуу. Уядагы эки айлык балапаны 15-20 см узундуктагы сөөктөрдү жутабаштайт. Алэми чондору койлордун, эчкilerдин (же текелердин) бүтүн кабыргаларын, өзүнчө омурткаларын, алардын 3-4 бөлүктөн турган муундарын жутууга жөндөмдүү. «Балта жутар» деп аталып калышы да ушундан.

Балта жутарлар өмүр бою жубу менен жашашат. Бийик аска беттеринин жаракаларында уялашат. Уялары чоң болот. Бутактардан, шактардан, эски сөөктөрдөн 1 м ден жогору үйүлүп жасалып, ичи кургак чөптөр, жүн, тыбыт ж.б. менен төшөлөт. Уялоо эрте башталат. Январь айында ургаачысы демейде 2 жумуртка тууйт. Бирок бирөөсүн жок кылыш, калганын эки ай басат. Балапандарын тоюндурууга экөө тен катышат.

Бийик тоолорду мекендейт. Кыргыстанда 3500-4000 м бийиктиктерде таркалган. Саны боюнча сейрек кездешкен канаттуу. Жер жүзүнүн көп жерлеринде (мисалы, Европада) кездешпей калды.

«Химиялык куралы» бар жаныбарлар

Жаныбарлар душмандардан коргонуу үчүн табигый тандоо процессинде ар кандай ыкмаларды жана куралдарды иштеп чыгышкан. Алардын ичинен «химиялык куралы» бар жаныбарлар өзгөчө кызыгууну жаратат.

Мындай жаныбарлардын бири – *сасык күзөн*. Бул жүндүү айбанча адам чыдагыс сасык жыт бөлүп чыгарат. Куйругунун астында жайгашкан жуп бези бар. Жытты кол салуу мезгилини-



де же коркунуч туулганда бөлүп чыгарат. Ал эми тынч абалында жаратылышта же үй шартында (аларды үйдө кармоочулар да бар) эч кандай жыт болбойт.

Жалгыздап күн өткөрөт. Жырткыч: майда кемириүүчүлөрдү кармап жейт.

Бул кичинекей жандык абдан тажаал жана тайманбас келет. Алууга көзу жеткен ар кандай жаныбарга кол салууга дайым даяр. Айрыкча балалап жаткан мезгилде «ачуулуу» болот. Коркунуч болгон учурда сагызган шакылыктагандай үн чыгарып, качууга үлгүрбөсө, туз эле кол салат. Ошондой эле бул жаныбарларда өз ара жардамдашуу инстинкти күчтүү өрчүгөн. Эгерде бирөөсү капканга түшүп, кыйкырык салса, башкалары үйүлүп келип алышат. Дагы бирөө-жарымын адам кармап алса, калгандары артынан кууп алышат.

Анык «химиялык куралы» бар башка жаныбарларга скунс (америкалык сасык) кирет. Ал өзүнө коркунуч жаратуучу душманын кезиктирсе, өзүнүн бийик көтөргөн куйругун көрсөтөт. Ак тилkelүү кара куйругу алыстан эле байкалат. Бул көрүнүштү бардык жырткычтар жактырышпайт жана жанына даап келишпейт. Эгер койот* же карышкыр ага карабай жакындап келе берсе, скунс өтө сасык суюктукту чачат. Ал жытка эч ким туруштук бере албайт (кустуруп, башты айлантып, эсти да оодарышы мүмкүн) жана ал айбандын коопсуздугунун кепилдиги болуп саналат.

Ак-кара эскертуучу түскө ээ. Сасык жыт – этилмеркаптанды (жаратылыштагы эц сасык жыт берүүчү зат) чыгаруучу бездери куйругунун алдында жайгашкан. Сасык затын 1-6 м ге чейин чача алат.

Скунстар ар турдуу ландшафттарды (токойлор, чөптүү түздүктөр, дөңсөлүү жерлер, айыл чарба талаалары ж.б.) мекендейт. Жыт билүү жана угуу сезимдери жакшы өрчүгөн. Бирок начар көрөт. Түнкү жашоо образын өткөрөт. Өсүмдүк затта-

* Койот – карышкырдын бир түрү.

рын, курт-кумурскаларды, майда сойлоочуларды жана кеми-рүүчүлөрдү жейт. Алар топ-топ болуп, туруктуу ийиндеринде кышташат. Ал эми башка мезгилдерде жалгыздан күн көрүшөт.

АКШда скунстарды сасык бездерин алып салуу менен уйде кармашат.

Эң соргок жаныбарлар

Дүйнөдө эң соргок жаныбарлар наамы негизинен майда жандыктарга таандык.

Сокур чычкандар (көр чычкандар) курт-кумурска жечүлөр түркүмүнө кирет. Бир күндө өзү канча болсо ошончо салмактагы азық менен азыктанат. Сутка бою активдүү. Тулку бою узунчысанан кеткен, узундугу 20 см ге жетет. Салмагы орточо 100 гр га барат. Денеси кара же кара-курөң түстөгү калың жүн менен капиталган. Көздөрү кичинекей келип, көбүнчө териси жаап көрүнбөйт.

Жер алдында жашоого ылайыкташкандыктан буттары күрөктөй болуп, топуракты шилеп чыгарууга ыңгайлашкан. Өмүрүнүн көбүн жалгыздан өткөрөт. Кышкы азық катары алдын ала башын тиштеп жаракаттаган тириүү сөөлжандарды камдашат.

Евразия жана Түндүк Америка материкитеринде кецири таркалган. 40ка жакын түрү бар.

Жер чукуурлар бир суткада өзүнүн салмагынан 2-3 эсे көп жейт (салыштыруу үчүн: чоң пил бир күндө болгону 100 кг чөп жеп, ал өз салмагынын болгону 1,4% ин гана түзөт). Зат алмашуусу өтө ургаалдуу (интенсивдүү). Ошондуктан тынымсыз жеп турушат. Ал эми уктоо убагы өтө кыска.




Майда жандыктар, сырткы көрүнүшү боюнча чычканга окшоп кетет. Бирок узатасынан созулган кыймылдуу түмшугу менен айырмаланышат. Булар эң кичине сүт әмүүчүлөр: узундугу болгону 3-4 см келет. Эң чоң түрүнүн узундугу 18 см ге барат. Көздөрү өтө кичинекей. Буттары да кыска, 5 манжалуу.

Ар бир жер чукуурдун өзүнө тиешелүү аңчылык участоктору бар. Бардык нерселерди тандабай жешет. Бирок негизги тамак рационун курт-кумурскалар, алардын личинкалары жана сөөлжандар түзөт. Азыкты жыт аркылуу табат.

Үюлдүк аймактарды, Австралияны жана башка кээ бир жерлерди кошпогондо Жер шарынын бардык бөлүктөрүндө таркалган. 350 түрү белгилүү.

Эң күчтүү жаактуу жаныбар



Табиятта эң катуу жаак айбаттуу жырткычтар – арстанга, жолборско же крокодилге тиешелүү эмес. Башкacha айтканда, бышык жаактары менен эң катуу, эң эски сөөктөрдү да былчырата тиштөөгө *темгилдүү гиена* жөндөмдүү. Анын кубаттуу жаактарынын тиштегендеги басымы 1 чарчы см аянтка 70 кг туура келет (мында салыштыруу учун айтсак: карышкырдыкы – 15-25 кг\см², адамдыкы – 2-10 кг\см²).

Тулку боюнун узундугу орточо 1,5 м, салмагы – 40-50 кг. Жүнү кыска келип, боз түстө. Капталдары жана буттарынын үстү жактары күрөң темгилдүү. Кулактары тегерек. Жыт билүүсү жакшы өрчүгөн.

Алдыңкы буттары арткысынан узун болгондуктан олдоксон (шамдагай эмстей) көрүнет. Бирок тез чуркоого жөндөмдүү.

Африканын кецири таркалган жырткычтарынын бири. Үйүр-үйүрү менен жашайт. Топту ургаачысы башкарал. Ич ара тартип өтө катуу. Жамааттык мамиле, митаамдык жана шам-50

дагайлык сыяктуу касиеттерге ээ болгон учун бул айбандар курмандыктарын арстандарга караганда бир топ ийгиликтүү жыгышат. Ошондуктан алар майда жандыктардан тартып, ири жаныштарга* (буйволдорго) жана жирафттарга да кол салышат. Тарптардан да жийиркенишпейт. Тамак сицируү системасы салыштырмалуу узун болгондуктан кабыл алынган азык толук сицирилет да, кыгы ак түстө болуп, негизинен кальций фосфатынан турат.

Гиеналардын бул түрү Африка материгинин чыгыш жана түштүк аймактарында таркалган.

Эң чыдамкай жаныбарлар

Бардык тириүү жандыктарга кадимки жашоо ишмердүүлүгү учун белгилүү бир шарттар (жетиштүү температура, аба, суунун запасы, атмосфералык басым, зыяндуу таасирлердин болбошу ж.б.) керек. Мындай шарттардын кескин же көп өзгөрушүү көпчүлүк жаныбарларга өлүм алыш келиши ыктымал. Бирок сырткы экстремалдуу таасирлерге да өзгөчө чыдамдуу жаныбарлар кездешет.



Жер жүзүндөгү эң чыдамкай жандык катары *кибирлерди* атоого болот. Бул микроскопиялык жандыктардын түрлөрү кургактыкта жана суу чөйрөсүндө кенири таркалган. Алар экстремалдуу жогорку ($+190^{\circ}\text{C}$) жана төмөнкү (-270°C) температурада, өтө жогорку басымда, нымдуулуктун жана абанын толук жок абалында, анан да радиациянын жогорку өлчөмүндө да жашап кете алышат. Суунун узак убакыт жок болгон мезгилиnde алар анабиоз абалында 2 жылга чейин туруштук беришет.

* Жаныш – буйвол.

Кенелер – ачкачылыкка чыдамдуу жандыктар. Мисалы, ит кенелери тамаксыз 7 жылга чейин жашай алышат. Алар вакумда да жашай ала тургандыгы аныкталган.

Азыркы мезгилде 48 минден ашык түрү белгилүү. Мындай түрдүк көбөйүү алардын ар кандай жаратылыш шарттарына өзгөчө чыдамдуулугу менен аныкталат. Кенелердин орточо узундугу 0,1-1 мм ди түзөт. Ал эми канга тойгондо өлчөмү 200-300 эсеге чоңоуп кетет. Көп түрлөрү адам үчүн коркунучтуу болгон ооруларды (туляремия, энцефалит ж.б.) таркатуучу болуп эсептелет.

Келемиштер – суусуз абалга чыдамдуу жаныбарлар. Синантроптук түрлөрү адам жашаган бардык жерде таркалган. Көпчулугу жер үстүндө күн өткөрүштөт. Жалгыздап же топ болуп жашашат.

Бардык нерселерди ылгоосуз жешет. Жыл бою көбөйүштөт. Жаңы туулган балдарынын саны 20га жетиши мүмкүн. Ошондуктан келемиштер тез көбөйүчү жаныбарларга кирет жана алар менен күрөшүү бир топ татаал. Аны менен катар мындай жаныбарлардын организми кээ бир ууларга турукташууга жөндөмдүү (мындай көнүгүү муундан муунга да өтөт) же ууларды таанып калышат. Көптөгөн жугуштуу ооруларды (анын ичинде коркунучтуу түрлөрүн) ташуучулар болуп саналат.

Мышыктар – суукка чыдамдуу жаныбарлар. -120°C температурада 20 минутага чейин чыдайт. Мындай суукка суук уюлдун ээлери болгон ак аюулар да туруштуук бере алышпайт.

Бул жаныбарлар иттен кийинки адамга абдан байыр айбандар экендиги баарыбызга маалым. Дүйнөдө 600 млн дон ашык мышыктар колдо багылат. Породалары да ар түрдүү: узун жүндүүдөн (перс мышыгы) тартып, жүнсүздөргө (сфинкс) чейин бар.

Төөлөр – ысыкка чыдамдуу жаныбарлар. Кургак суусуз шартка ылайыкташкан. 1,5 айга чейин суу ичпей журө алышат. Дээрлик тердешпейт жана нымдуулукту чыгарбаш үчүн

ысыкта ооздорун ачышпайт. Ошондой эле алардын таманы +70°C күйкалган кумду баса алат.

Салмагы 500–800 кг ды түзүп, бийиктиги өркөчү менен 2 м ге барат. Жұнұ тармал. Мойну узун жана ийилген. Кулактары кичине болот. Узун кирпиктери чоң көздөрүн учкан кумдан сакташат, ал әми таноолору керектүү кезде жабылууга жөндөмдүү. Көрүү органы өтө жакшы өрчүгөн. Сууну же жашыл жайытты 40–50 км аралыкта сезет. Максималдуу тездиги – 16 км\саат.

Төө үй айбаны катары Азия жана Африканын көп элдеринде колдо асыралып, дээрлик «калдыксыз» иштетилет: эти жана сүту тамак-аш, жұнұ кийим-кече материалы, ал турсун тезеги отун катары пайдаланылат. Өзу башка үй жаныбарлары чыдагыс кургак шарттарда мингич жана жүк ташыгыч каражаты катары кызмат қылат.

Австралияда жапайы болуп кеткен төөлөрдүн үйүрлөру кездешет.

Эң байыркы жаныбарлар

Манжа канат балык (латимерия) динозаврлардан да мурун пайда болгон. 1939-жылы бир нече экземпляры кармалган. Узундугу 190 см ге барып, салмагы 50-90 кг ды түзөт. Түсү көгүшбоз, ак-боз темгилдүү. Күндүзгү мезгилде чоң-чоң топторго бөлүнүп жүрушөт. Түнкүсүн активдүү, негизинен суу алдындағы үңқүрлөрдү байырлаган жандыктар менен азыктанат.

Бул байыркы балык өтө сейрек кездешкендиктен биологиясы али толук изилденген эмес.



Гаттерия – азыркы жаныбарлардын эң байыркы өкүлдөрүнүн бири. Анын пайда болгонуна 200 млн жыл болду жана ошондон бери түрүн өзгөртпөй келет. Денесинин узундугу 75 см ди түзүп, анын жарымын куйругу ээлейт. Башы чоң. Төрт буту беш манжалуу. Башынын каракуш бөлүгүнөн тартып, куйругунун учунан чейин уч бурчтуу шиштери бар жалы жайгашкан. Ал араа шиштери ийин жана ылдыйкы бел тушунда гана үзүлөт. Бардык денесин майда кабырчыктар каптап турат. Тұсу негизинен зайдун-жашыл, капиталдарында жана буттарында ак жана ачык-сары темгилдері көп.

Гаттериянын куйругу туруксуз келет. Эгер ал аны жоготсо, кайра калыбына келтируүгө жөндөмдүү. Кыймылы да, өсүүсү да жай. Таштаган жумурткаларынан балдары бир жылдан кийин гана чыгып, жыйырма жылда көбөйүү абалына жетишет. Орточо жашоо узактығы 60-75 жыл.

Жаңы Зеландия аралдарында сакталып калган. Курт-кумурскалар, моллюскалар, рактар, майда кескелдириктер, канаттуулардын жумурткалары жана балапандары менен азыктанат.

Таш бакалар да байыркы жаныбарларга кирет. Алар триас доорунда мындан болжол менен 200 млн жыл илгери пайда болушкан. Башкача айтканда, динозаврлардан мурун жааралып, дәэрлик өзгөрбөй, биздин мезгилге жетиши.

Жер шарында таш бакалардын 200-дөн ашык түрлөрү Антарктидадан башка бардык материклерде, Түндүк Муз океанынан башка бардык океандарда таркалган. Суу чөйрөсүндө жана кургактыктын бардык ландшафттарында (чөл, талаа, шалбаа, токой, саз ж.б.) жашоого ыңгайлашкан. Узундугу 10 см дөн ашпаган кичик түрлөрүнөн тартып, 2 м ге барган алптары бар.

Алсак, пил таш бакаларынын денесинин узундугу 85 см ге, салмагы 100 кг га чейин жетет. Күчтүү жаныбарлар: чоң адамды да үстүндө көтөрүп, баса алышат. Өсүмдүк тектүүлөр

менен азыктанат. Тиштери жок, азыгын чайнашпайт, чоң-чоң бөлүктөр менен жутушат.

Көбөйүү маалында шар түрүндөгү ак жумуртка туушат. Аларды 1,5 м ге чейинки чуңкурларга көмүшөт. Инкубациялык мезгили – 180-200 күн. Жумурткадан чыккан балдары топурактан чыгышып, таштардын астын, жаракаларын, есүмдүктөрдүн түптөрүн байырлашат. Жашыл чөптөр менен азыктанышып, суу ичишип, кайра жашынып күн көрүшөт.

Таш бакалар – узак жашоочу жаныбарлар. Азыркы мезгилде 100-150 жыл жашаган экземплярлары жолугат. Бул мезгилде алардын салмагы 250-300 кг га барат.

Бүгүнкү күндө пил таш бакалары сейрек кездешүүчү жаныбарларга кирет. Галапагос («таш бакаларга бай» деген маанини билдириет) аралдары XVI кылымда испан деңиз саякатчылары тарабынан ачылгандан кийин таш бакаларды жырткычча жок кылуу башталган. Алп таш бакалардын адамга эч кандай коркунучу жок. Деңизде сүзгөн кемелерди таш бакалар менен «тируү консерва» катары камсыздашкан. Аларды көп санда кемелердин кампаларында кармап, азыктандыруу зарылдыгы болгон эмес. Себеби, бул жаныбарлар узак убакытка чейин ачка жүрө алышат жана дээрлик арыкташпайт. Окумуштуулардын эсептөөсү боюнча, аkyркы 300 жылдыкта аркайсы өлкөлөрдүн деңизде сүзүүчүлөрү 10 млн го жакын таш баканы жеп жок кылышкан.

Крокодилдердин өнүгүү тарыхы болжол менен 150 млн жылга барабар. Негизинен или жырткычтар, эң кичинекелири 1,5 м ге барат. Жарым суу жашоо образын жүргүзүшөт. Бирок сууда эң ыкчам жана шамдагай аракетке келишет.

Азыркы мезгилде крокодилдердин 22 түрү белгилүү. Дүйнө бөлүктөрүнүн тропикалык жана субтропикалык алкактарында таркалган. Алардын көпчүлүгү түzsуз сууларда жашай алышат, бирок деңиз суусунда да кездешүүчүлөрү бар.

Мындай байыркы замандардын жаныбарларынын ақыркы кылымдарда гана жоголуп кетүү коркунучу пайда болду. Анткени, жаратылыш крокодилдерди ушундай бир өзгөчө жабуу менен каптаган. Ал жабуусу тиешелүү кайра иштетүүдөн кийин дүйнөгө белгилүү кооз, түзүлүшү жана сүрөтү боюнча оригиналдуу териге айланат. Крокодилдердин бардык түрлөрүнүн санынын кыскарышы териси учун болгон аңчылыктын себебинен болду. Анын үстүнө көп өлкөлөрдө алардын этин жана жумурткаларын тамак катары колдонушат.

Азыркы мезгилде крокодилдердин санын көбөйтүү, алардан керектүү продукция алуу учун атайын чарбалар иштеп жатат. Мындай фермалар АКШ, Индия, Куба, Папуа-Жаңы Гвинея, Сингапур, Таиланд өндүү өлкөлөрдө бар.

Текшерүү учүн суроолор:

1. Физиология илими эмнени окутат?
2. Жаныбарлардын ыкчам кыймылышын кандай мааниси бар?
3. Көлөмү кичинекей жаныбарлар эмне учун салыштырмалуу күчтүү келишет?
4. Жаныбарларга электр тогу кандай жардам берет?
5. Кээ бир балыктар эмне учун кургактыкка чыгууга ыңгайлашкан?
6. Эң чыдамкай жаныбарларга мисал келтир жана мунөздөмө бер.

ЖАНЫБАРЛАРДЫН ЭТОЛОГИЯЛЫК КЫЗЫКТУУ ЖАКТАРЫ


*Уста чымчык куркулдай,
Уя кылар кастарлап
(Молдо Кылыч)*

Коомдук жаныбарлар

Коомдук жаныбарлар – социалдык курт-кумурскалар же алардын экологиялык-этологиялык тобу, маалыматтардын өнүккөн алмашуусуна ээ болгон ири «үй-бүлөлөр». Аларга аарылар, кумурскалар, термиттер, сары аарылар ж.б. кирет. Колониялардын курамына жыныстуу особдор (эркектери жана энеликтер көбейүүнү камсыз кылышат), аскерлер (коргоочулар) жана жумушчулар (азык чогултуучулар, уя куруучулар ж.б.) кирет. Аскерлер менен жумушчулар тукумсуз болушат. Жыныстуу особдор менен аскерлер өздөрү азыктанууга жөндөмсүз. Ошондуктан «коомдун» мүчөлөрүнүн жашоо ишмердүүлүгү бири-биринен көз каранды.

Колониядагы мүчөлөрдүн кызматтарынын бөлүнүшү жана өз ара татаал аракеттери алардын дene түзүлүшүнүн жана жүрүм-турумунун өзгөчөлүктөрү менен камсыздалат жана бөлүнүп чыгуучу химиялык заттар (феромондор) менен жөнгө салынып турат.

Коомдук курт-кумурскалар кургактыктын бардык экотүзүмдөрүндө таркалган. Чөлдөрдө жана саванналарда алар саны жана биомассасы боюнча башка бардык жаныбарларды бирге алганда да ашып түшөт.



Өзгөчө коомдук уюшкандағы боюнча аарылар айырмаланып турушат. Алардын 20 миңге жакын түрү бар.

Ар бир аары уясында 20–60 миң аары топтолот. «Үй-бүлөдөгү» башкы аары – энелик, ал бир күндө 1500гө чейин жумуртка тууп, эки-үч жылга чейин жа-

шайт. Эркектеринин саюучу ийнеси жок, алардын негизги милдети – энеликти уруктандыруу. Күзүндө жумушчу аарылар аларды уядан кууп салышпат (өлүшөт). Жумушчу аарылар тукымсуз ургаачыларынан туруп, өмүр бою иштеп өтүшөт (бир жылуу сезонго чейин жашашат): нектар чогултушат, уяны тазалашат, энеликти жана личинкаларды карашат, уяны душмандардан коргошот ж.б.

Аарылар бири-бири менен тийишүү (дene бөлүктөрүн тийгизүү) жана бөлүнүп чыгуучу заттар аркылуу «сүйлөшөт». Ошондой эле бир гана аарылар «бий тилине» ээ: денелеринин өзгөчө бир кыймылдары менен нектарга бай гүлдүү өсүмдүктөр кайсы жерде жайгашканын түшүндүрө алышат.

Аларда әмгекти бөлүштүрүү бар, бирок ар дайым «кеシリпти» алмаштыруу жүрүп турат. Жаңы пайда болгон аары личинкаларды азыктандырат, андан кийин ал мом чыгарып, андан ячейка курат. Дагы бир нече күндөн кийин ал «тазалагыч», анан «желдеткич» болот. Өмүрүнүн акырына жакындағанда гана бал учун уча баштайт.

Ошентип, миндерген мүчөлөрү бар аары «үй-бүлөсүндө» баары бир организм сыйктуу иштешет.

Коомдук аарылар көптөгөн жапайы жана маданий өсүмдүк-төрдүн негизги чаңдаткычтары болуп саналат. 1 кг бал учун аары 2 млн гүлгө конот. Арткы буттарында узун хитин түктөр менен курчалган чөнтөкчөлөрү бар. Аарылар гүлгө конгондо чаңчалар денесиндең түктөргө жабышканда буттарынын таманындагы атايын «щеткалардын» жардамы менен ошол чөнтөкчөлөргө түшүрушөт.

Бала кезде аарылардын ачuu чагуусунан аябай эле коркуп, аларга өч болчубуз. Бир күнүң сайдан жер алдындағы эшек аарынын уясын таап алып, чукуп бузганбыз (анда бизде экологиялык түшүнүк болгон эмес экен). Канчалык тереңдиктен экени эсимде жок, аарынын камдал койгон бал «челектерин» таап чыктык. Узундугу 1 см, диаметри 0,5 см дей цилиндр өңдүү «идишистерде» бал бар экен. Ал «идишитер» өлчөнүп кыркылган жашыл жалбырактар менен оролгон. Капталдары да тегерек формадагы кыркынды менен жабылган. Бири-биринин үстүнө кылдат жыйылган. Жалбырактардын да жашыл абалын сактап, куурап кептегенине таң калдык.

Кумурскалар – майда жандык болгону менен бүт Жер шарында таркалган (Антарктидада жана кәэ бир алыссы аралдарда гана кездешпейт). Жер үстүндөгү жаныбарлар биомассасынын 10-25%ын түзөт. 12 минден ашуун түру белгилүү.

Үч кастаны түзгөн коомдук жандыктар болуп эсептелет: ургаачылар, әркектер жана жумушчу особдор. Уядагы коомчулуктун көпчүлүк бөлүгүн канатсыз жумушчу особдор – түкүмсүз ургаачылары түзөт. Саны 1 млн го барышы мүмкүн. Чагуучу ийнеси жок, бирок душмандардан сактануучу уу бездери сакталып калган. Андан башка «каныша» жашап, өмүр бою жумуртка тууйт (анын да канаты жок). Бардык түйшүк жумушчу кумурскаларга жүктөлгөн: азық ташуу, уяны тазалоо жана ондоо, личинкаларды жана энеликти тоюттандыруу, душмандардан коргоо ж.б.

Уясы жер үстүндөгү жана жер алдындағы бөлүктөрдөн турат. Жылына бир жолу жайдын башталышында уяда куурчакчадан канаттуу ургаачы жана эркектери пайда болуп, учуп чыгышат. Уруктануудан кийин эркектери өлүп, ургаачылары канаттарын таштайт да, жаңы уя негиздешет (же мурунку уяга да барышы мүмкүн).

Кумурскалар бири-бири менен муруттарын, буттарын жана баштарын тийгизүү аркылуу «сүйлөштө». Андан тышкary алар атايын «химиялык тилге» ээ, алардын жардамы менен өздөрүнүн жолдорун белгилешет, туугандарын жана душмандарын таанышат, башка иштерди аткарышат.

Ар бир кумурска коому өзүнүн территориясына ээ жана аны «көздүн карегиндей» коргошот. Территория бөлүштүрүү боюнча чоң жана кичине согуштар болуп турат.

Балалык чакта кумурскаларга көп байкоо жүргүздүм. Күндөгүдөй айылдын стадионунда койлорумду жайып жүрүп, уясына бир нерсе ташып жаткан кумурскаларды байкап калдым. Уясынан оолак жерден бирөөдөн түшүп калган халванын бөлгүн ташып жатышкан экен. Мындаи таттуу тамак күндө эле түшө бермек беле? Мен халваны уяга жакын жылдырып кооп, алардын талбай «эмгектенгенин» тамашалай баштадым. Бир убакта бир кумурска пайда болду да, отургандай абалда болуп, белин ийреңдетип, алдыңкы эки «колун» ары-бери булгалай баштады. Ошону менен бирге кумурскалар кыймылдарын тездетип, ыкчамдык менен азыкты ташый башташты. Жайбарат жүргөнүү жок, баары кым-гуут түшүп эле чуркап калды. Мен «кол булгалап» отурган кумурска жарадар болуп, баса албай жатабы десем, бир убакта чуркаган бойдон ийинине кирип кетти. Ал кетери менен кумурскалар мурункудай жайбаракат абалына түшүштү. Анын цистинө халва түгөнүп да калган. Менимче, ал ичкеридеги «чоңдордун» «бүйругун» жеткирүү милдетин аткарған «жасоол» окшойт. Мүмкүн кеч кирип кеткиче же жаан жаагыча азыкты

ташып калалы дешсе керек, ким билет? Бул азыр да мен чын табышмак. Же кайсы бир окумуштуу жазгандай, ал актер кумурска да болушу мүмкүн.

Дагы бир жолу кумурскалардын күнцүмдүк «жумушун» тамашалап отургам. Байкоосуздан бирөөсү тизе жагымды тишил алды эле, чоочуп кетип, колум менен кагып түшүрсөм, бүгүлүп жатып калды. Жаракат алып, баса албай калды окшойт. Мына ошондо эки кумурска жетип келди да, экөө эки жагынан «тартып», аны түзөп коюшту. Жанагы анан басып кетти. Булардын да «тез жардамы» бар окшойт деп ойлоп калдым.

Кумурскалардын көпчүлүгү – жырткычтар. Мителик менен күн көргөн түрлөрү да белгилүү. Алар башка кумурскалардын уяларында жашашат. Адамдардын турак-жайларына ыңгайлашкан майда түрлөр да (чимейилдер) кездешет. Башка кумурскаларды «кул» катары кармашкан «кул ээлөөчүлөр» да бар. Алар атайын жүрүшкө чыгып, башка түрдөгү кумурскаларга кол салышып, биринчиден сакчыларын өлтүрүшет. Анан уяларына кирип, куурчакчаларын аlyшат. Ал куурчакчалардан чыккан жаш кумурскалар атайын «окуудан» өтүшүп, тиешелүү «кешибке» ээ болгон эркисиз «кулдарга» айланышат.

Термиттер касталарга бөлүнгөн «коомчулук» түзүшүп, канаттуу жана канатсыз особдордон турушат. Уяларын жер астына же жер үстүнө салышат. Алардын өлчөмү абдан чоң келип, алыстан эле байкалат: бийиктиги 15 м жана айланпасы 30 м ге жетиши мүмкүн. Мындай «үйгө» 2-3 млн термит батат. Кәэде алардын уяларынан башка «батирчилерди» – канаттууларды, кескелдириктерди, коңуздарды ж.б. жолуктурууга болот. Башкача айтканда, термиттердин «үйүнөн» жаныбарлардын 700дөн ашык түрлөрү башбаанек таба аlyшат (алар жалпысынан термитофилдер деп аталат).

Термиттердин «канышасы» – энелик атайын даярдалган «бөлмөчөдө» тукум тууйт. Өз өмүрүндө ал 100 млн жумуртка

таштай алат. Пайда болгон личинка кайсы кастага таандык болору азыктын курамына байланыштуу. Энелик менен эркек башка особдордон айырмаланып, көздүү жана төрт канаттуу болушат; канатсыздары – аскерлер жана жумушчулар.

Термиттер азыктануу боюнча эч нерсени ылгашпайт жана аяшпайт: жыгачты керектен чыгарышат, кагазды, терини, азык-оокаттарды ж.б. бузушат.

Ошондой болсо да термиттер – уникалдуу жандыктар. Алар бир гана жыгач же кагаз (башкача айтканда, жешке жарамсыз клетчатка) менен азыктанышы мүмкүн. Бирок өрчүү учун беллок керек, мына ушуга байланыштуу алардын курсактарында клетчатканы кантка кайра иштетүүчү же абадагы азоттон беллок иштеп чыгуучу микроорганизмдердин колониялары жашайт. Мындай микроорганизмдердин салмагы термиттин салмагынын тең жарымына барабар.

Негизинен тропикалык алкактарда таркалган. 2600гө жакын түрлөрү бар. Өсүмдүк калдыктарын жок кылуучулар катары белгилүү.

«Айыл чарбасы» менен алектенген жаныбарлар

«Айыл чарбасы» менен алектенген жаныбарлардын ичинен *кумурскалар* эң бир өркүндөтүлгөн «технологияны» иштеп чыгышкан. Алар «сүт фермаларын» жана «козу карын бактарын» кармашат.



Кумурскалар «саан уй» катары көлөмү 0,5-5 мм келген чөп биттерин атайын багышат. Дегинкисин чөп биттеринин көп түрлөрү бар жана алар өсүмдүктөрдүн ар кандай түрлөрүндө жашоого ыңгайлашкан. Тумшугу менен жалбыракты тешип,

анын ширесин соруп азыктанышат. Алардын организминде өсүмдүктүн ширеси таттуу сиропко айланат. Бирок ал толук тамак катары сиңбей, сыртка бөлүнүп чыгат. Так мына ушул зат кумурскаларды кызыктырат. Бул кичинекей жандыкчалар ётө назик келишкендиктен бир аз тийип койсо, ордуnda суу (өл) так калат. Мына ушундан улам кумурскалар битти кызыктуу «саайт»: мурұтчалары менен курсагын «кытыгылаганда» биттер дароо сироптун тамчыларын бөлүп чыгарышат. Кумурска тамчынын жалап, жутуп жибербей, «кампачы»-кумурскага сактоого тапшырат.

Кумурскалар «саан уйларын» кароосуз калтырышпайт: аларды душмандарынан (айрыкча алардын бириңчи душманы болгон айлан көчөктөрдөн) коргошот, кайтарышат. Кумурскалардын айрым түрлөрү биттер үчүн жалбырактардан же топурактан атайын «малкана» курушат. Аба ырайы бузулган мезгилде ага айдал киришет. Жаан өтүп, күн жылыганда «саан уйларын» кайра «жайыттарына» айдал чыгышат.

Кышында кумурскалар өздөрүнүн азык берүүчүлөрүн уяларынын эң бир коопсуз жайларында кармап, жаз келгенде жайганы чыгарышат.

Кумурскалар тажрыйбалуу «малчы» гана эмес, шыктуу «багбан» да келишет. Башкача айтканда, алардын козу карын өстүргөн көп түрлөрү бар. Мисал катары түштүк американлык жалбырак кесүүчү кумурскаларды карасак болот. Алардын уясы өзгөчө тартипте кармалат. Ортосунда эне кумурсканын кең «бөлмөсү» орун алган. Аны жумурткалар, личинкалар жана куурчакчалар бар камералар курчап турат. Андан кийин көптөгөн козу карын «бакчалары» жайгашкан.

«Козу карын бактары» төмөндөгүдөй тартипте түзүлөт. Бириңчи кезекте кумурскалар козу карындарга азык чөйрөсүн түзүү үчүн жалбырактарга барышат. Мында кумурскалардын көлөмүнө карап, эмгекти бөлүштурүү жүргүзүлөт. Күчтүү жаактары бар эң ирилери бутактардан жалбырактарды кеси-

шет. Андан кичирээктери жалбырактарды бөлүктөргө майдалашат. Учунчулөр – ташуучу кумурскалар жашыл жүкту уяга жеткиришип, эң кичинекей «козу карынчы»-кумурскаларга тапшырышат. Алар жалбырактарды абдан майдалап, атайын жайларга жыйышат жана өздөрүнөн бөлүнүп чыккан заттар менен «семиртишет». «Топурак» даяр болгондо башка «тепли-цадан» козу карындын «уругун» алып келип, чачышат. Козу карын пайда болгондо аларды азыктандырышат, чабышат, жараксыздардан арылтышат. Ылайыктуу мезгил келгенде козу карынды кесишет. Кесилген жерде тунук тамчы пайда болот. Ал жаш кумурскалар учун өтө жакшы азык болуп эсептелет. Кийин кесилген жерде өзүнчө кебээр пайда болот. Ушул «экинчилик» козу карын «багбанчылар» учун негизги түшүм болуп, белоктук заттар менен бай болгондуктан чоң кумурскалардын жагымдуу тамагы катары кызмат кылат.

Бегемот да «айыл чарба» ишине шыктуулугу менен белгилүү. Бирок анын «айыл чарба ишмердүүлүгү» өтө жөнөкөй. Бул алп жаныбар узакка барып оттоп келүүнү каалабагандыктан өзүнчө «бакча» айдайт. Башкacha айтканда, белгилүү бир аянтка өзүнүн кыгын күйругу менен тегиз чачып, «үй-бүлөсү» учун атайын чөп естүрөт.

Бегемот – көлөмү боюнча ири айбан: эркегинин салмагы 4 тан ашып, кургактыктагы жаныбарлардан пилден кийинки 2-орунду керик менен талашып келет. Ошондой эле териси эң калың жаныбар – 2,5 см (кериктин терисинин калыңдыгы 2 см). Өмүрүнүн көп бөлүгүн сууда өткөрөт: сууга бут денеси менен кирип, суунун үстүнөн көздөрү, таноолору жана кулактары гана чыгып турат. Кургактыкка түнкүсүн азыктануу учун гана чыгат. Негизги азыгын сууда жана жәэкке жакын өскөн өсүмдүктөр түзөт. Таркалган району – Борбордук Африка.

Мурунку мезгилде бегемоттун эң жакын тууганы катары чочко каралып келсе, азыркы мезгилде анын эң жакыны китекендигин окумуштуулар айтып келишет.

«Эмгек куралдарын» пайдаланган жаныбарлар

Жаратылышта кээ бир жаныбарлар кандайдыр бир максатта (негизинен азыктануу же коргонуу учун) айрым жөнөкөй «эмгек куралдарын» пайдаланышат. Мисал катары айрымдарын карап көрөлү.

Африканын жаныбарларынын мунөздүү өкүлү жана маймылдардын акылдуу деп эсептелген түрлөрүнүн бири болгон *шимпанзе* жаңгакты жалпак ташка кооп алыш, таш менен чагып, маңызын ажыратып жейт. Ошондой эле ал ичке бутакты термиттердин уясына салыш, ага жабышып чыккандарын терип жегенге эптуу.

Атайын жүргүзүлгөн тажрыйбалардын негизинде шимпанзелердин тамак таап жешинде ар кандай куралдарды колдоно билиши далилденген: шыпка илинип коюлган бананга маймыл ящиктерди бири-биринин үстүнө кооп жеткен; түтүктүн ичине коюлган бананды таяк менен түртүп чыгарган; капастын алдына колу жетпей турган жердеги бананды таяктын жардамы менен алыш жеген. Мындан башка да «татаал» мисалдар бар.

Пилдер деле аргасыз учурда «эмгек куралдарын» колдонушат. Алар денелерине жабышкан сүлүктөрдөн арылуу максатында тумшугу менен таяк кармап, кырып түшүрушөт. Мындей аракеттери менен алар бири-бирине да жардам беришет.

Тынч океандын Орусия жана Түндүк Америка тараптарыннадагы жәэктөринге кездешкен деңиз күндиндүзү суу түбүндөгү моллюскалар, крабдар, ийне терилүүлөр ж.б. менен азыктанат. Бирок алардын кээ бирлери оной менен аш болбойт. Мына ошондуктан ал, мисалы, моллюсканы жеш учун атайын «курал»



колдонот. Башкача айтканда, ташты дөшү катары колдоно билет. Ал сууга чалкасынан жатып алыш, ташты төшүнө коёт да, эки колуна бышык кармаган ракушканы ташка күч менен урат. Моллюсканы ал ушинтип кабыгынан чыгарып жейт. Ылайык келген ташты кундуз дайым колтугунда алыш жүрөт.

Галапагос аралдарында кездешүүчү тоңкулдак мукур чымчыгы өз жашоосунда аңчылыктын өзгөчө ыкмасын колдонот. Ал өзү менен кактустун тикенегин же ичке бутакчаны алыш жүрөт. Дарактардын кабыгындагы жаракаларга жана конулдарга алыш жургөн «куралын» салып, чукулап, курт-кумурскаларды, алардын личинкаларын чыгарып жейт.

Бардык жерде кездешүүчү ала карга да – амалдуу канаттуу. Ал да күч келгенде «эмгек куралын» колдоно билет. Түтүк сымал идиштеги жарым куюлган сууга жетиш үчүн бир нече ташты салып, суунун деңгээлин көтөрүп, ичкенге «акылы» жетет.

Сегиз аяктар – суу астындагы айлакер аңчы жырткычтар. Алар кош капкалдуу моллюскага байкаттай жетип барып, капкаларынын ортосуна таш коюуга үлгүрүштөт. Мында моллюска капкағын жапканга чамасы жетпей, сегиз аякка оодой-олтоң жем болот.

«Куруучу» жаныбарлар

Өзү жаныбарлар организми жогору өрчүгөн сайын «куруучулук» жөндөмдүүлүгү ошончолук жогору болуш керек. Бирок жаратылышта мынданай эмес. Мисалы, адам сымал маймылдар – орангутандар жана шимпанзелер дарактарга бутактардан жөнөкөй эле «төшөнчү» жасап алышат.

Жогорку «куруучулук» «өнөр» боюнча сүт эмүүчүлөрдөн кашикулактын ийинин белгилеп кетсек болот. Ал – бир нече кабаттардан жана кирип-чыгуучу тешиктерден турган өзүнчө курулма. «Үй-бүлө» мүчөлөрү туроочу борбордук «бөлмө» 5 м ге чейинки терендикте болот. Ал кургак чөп менен төшөлүп,


ар дайым жаңыланып турат. Ийин таптаза абалда кармалат, «таштандылар» атайын жайларга чыгарылып, топурак менен көмүлөт. «Ажатканасы» ийининен 15-20 м алыс жайгашат. Ошондуктан кашкулак өз «үйүн» эң таза кармаган жаныбарлардын бири болуп эсептелет.

«Куруучулук» жөндөмдүүлүк боюнча канаттуулар да таң калтырып келет. Алардын көпчүлүк түрлөрү кызықтуу уяларды салышып, курууга ар кандай материалдарды пайдаланышат: бутактар, чөптөр, топурак, ылай, чүпүрөк, жүн, пери ж.б.

Тропикалык канаттуулардын көп сандуу түрлөрү – *африкалык коомдук токуучу күштар* келбети жана көлөмү боюнча эң бир укмуш уяларды «курушат». Көп жерлерден алардын аш кабак, коон, шише ж.б. формасын элестеткен уяларын кездештириүүгө болот. Бийик дарактын бутактарынын ортосундагы уялардын диаметри 3-4 м ге жетет. Башында бир даракка бир жуп жумуш баштайды. Уяны өтө бышык чөптөн токушат. Ал жупка башка жуптар келип кошулуп, өз уяларын токуй берет. Натыйжада бир даракта бир нече жүз уядан (тешиктерден) турган бир чоң «коммуналдык» уя пайда болот.

Бул канаттуулардын көптөгөн уялардан туруп, бир бүтүн дүкүтү түзгөн чоң көлөмдөгү жана ар түрдүү келбеттеги уялары Африка ландшафттары үчүн мүнөздүү болуп саналат.

Күркүлдайдын уясы өтө кызыктай. Ал бир караганда кол капка окшоп кетет. «Кол каптын» жарым кесилген «бармагынан» күш кирип-чыгып турат. Уя негизинен сууга карай ийилип турган дарактын же бадалдын бутагына илинип жасалат. Эч бир жырткыч жете албайт. Ал чалкандын ничке буласынан же сууланган дан өсүмдүктөрүнүн жалбырактарынан куралат. Булалардын ортосун күркүлдай талдын же башка өсүмдүктөрдүн




мамыгы менен жабат. Уя үстүнөн бүчүрлөрдүн кабыгы, жүн, чач ж.б. менен капталат.

Жаратылыш дүйнөсүндө жаныбарлардын ичинен эң бир зор «курулманы» күкүмдөн майда *коралл полиптери* жараташат. Алардын «үй-жайы» – коралл рифтери деңиз түбүнүн миндеген чарчы километр аянттарын каптап турат. Мисалы, Австралиянын чыгыш жәэктеринде жайгашкан Чоң Барьердуу рифдин узундугу 2 миң, туурасы бир нече километрди түзөт. Андан Жаңы Каледонияны орогон барьердүү риф бир аз кичи-нелик кылат.

Коралл рифинин негизи көптөгөн тешикчелери бар массадан турат. Тиругү коралл колонияларынын мындаи тешикчелеринин ар бириnde полип – измеликтин учунан чоң болбогон ичеги көңдөйлүү жандык жашайт. Көрүнүшү боюнча полип гүлгө окшоп, жумшак эттен жана акиташ кабыкчадан турат. Бүчүрлөнүү жолу менен көбөйөт. Жаңы бөлүнгөнү (туулганы) эркин абалда бир жумадан ашык жашай албайт. Ал бул мезгилде сөзсүз түрдө кандаидыр бир предметке жабышып, кармалып калбаса, өлүп калат. Ылайык келген затка желим суюктугу менен бышык жабышып, андан аркы жашоосун улантат. Коралл «курулмалары» ушинтип өсүп отурат. Алардын өсүү ылдамдыгы кораллдардын түрүнө жана ошол жердин шарттарына жараша болот.

Көмөктөш «достор»



Жаратылыш мыйзамдары кээ бир биологиялык жактан бири-бирине жакындаbagan түрлөрдү «дос» болуп жашоого мажбурлаган. Мындаи «ынтымактык» айрым жандықтардын бирге жашап, бири-бирине ар кандаиде мааниде көмөк көрсөтүүсү менен шартталат.

Өз ара пайдалуу «достук» ар түрдүү түяктуу жаныбарлар менен кээ бир канаттуулардын (чыйырчыктар, кытандар ж.б.) ортосунда көп байкалат. Алар айбандардын жонуна кочуп алышып, бардык жерин (кулак менен таноолорунун ичине чейин) карашып, чымындардан, көгөндөрдөн, сайгактардан жана алардын личинкаларынан арылтышат. Тазалагыч ролдон башка мындай канаттуулар сак кайтаруучунун да ишин аткарышат: алыстан жырткычты же адамды байкашса, «әэлерине» коркунуч жөнүндө эскертишип, үн салып, учуп кетишет.

Бийик тоолуу шарттарда (айталы, Кыргызстанда) жашаган too эчкiler менен уларлардын ортосундагы «достукту» да белгилеп өтүүгө болот. Адатта кышкысын too эчкiler карды тээп, алдыдагы тулаң чөптөрдөн оттойт. Алар оттоп өткөн жерлерден уларлар да күбүлүп түшкөн чөптөрдүн уруктарын терип жеп көнүшкөн. Too эчкilerдин «жардамы» менен уларлар ушинтип азыктанышат. Ошол эле учурда уларлар да «карызда калышпайт»: алар өтө сак канаттуу болгондуктан душмандардын келе жатканын алыстан сезип, куркурап катуу үн менен уча качышат. Текелер да коркунучтун кабарын алдын ала туюшуп, коопсуз жайларга орун которушат.

Африка жана Азияда (мисалы, Түркмөнстанда) кездешүүчү балчыл кашкулак жана балчы күш азык учүн бири-бирине алмашылгыс жардам кылышат. Бириңчиси майда кемириүүчүлөр, канаттуулардын жумурткалары, курт-кумурскалар, кээде өсүмдүктөрдүн кабыктары жана мөмө-жемиштер менен азыктанат. Бирок анын сүйүктүү азыгы – бал жана аарылардын личинкалары. Аарынын уясын ал ар дайым эле таба бербейт. Мында ага анча чоц эмес балчы күш жардамга келет. Ал аарынын уясын тапкан соң ар кандай аракеттер менен балчылды «чакырып» келет. Бал жегич уяны бузуп, тоюп кеткендөн кийин күтүп отурган күш калганын жеп тоёт.

Кытандар менен чулдуктардын кээ бир түрлөрү – крокодилдердин түрүктүү шериктери жана пайдалуу «достору».

Алар мындай ырайымсыз жырткычтардын оозуна коркпой киришет да, тиштеринде, бүйлөлөрүндө, таңдайында калып калган тамак калдыктарын, ар кандай мителерин терип жешет. Мындай тазалоо крокодилдерге абдан жагат: алар суунун жээгине чыгып, ооздорун атайы ацырайтып ачып жатышат.

Балыктардын ичинде да симбиоздук өз ара жардамдашууга негизделген «достук» бар. Алсак, акулаларды ар дайым ала тилkelүү *лоцман балыктын* тобу ээрчип жүрөт. Алар акулалынын мурдунун алдында сүзүшөт. Жырткыч балыктын жанында алар толук коопсуздукта болушуп, анын «дасторконунан» калган тамак-аштар менен азыктанышат. Акулалар начар көргөнү менен лоцмандар жакшы көрушөт, мында алар акулаларга курмандыктарын табууга да жардам беришет. Ошондой эле мындай балыктар акулалардын мителерин жок кылууга да катышат.

Элдешпес душмандар



тандар менен *гиеналардын* ортосундагы түбөлүк әргишишүүнү айтып кетсек болот.

Аталган жаныбарлар көлөмдөрү менен айырмаланганы менен табигый чөйрөдө бир экологиялык «көндэйдү» түзүшөт: бир чөйрөдө жашап, бирдей курмандыктарга аңчылык кылышат. Ошондуктан алардын ортосунда ырайымсыздыкка негизделген тынымсыз атаандаштык күрөшү журуп турат. Мындай кандуу кагылышуулардын акырын (жыйынтыгын) ашыкча

Табигаттагы жашоо учун күрөш мыйзамы өзүнүн катаал жана ырайымсыз жол-жоболору менен кээ бир түрлөрдүн ортосунда аёосуз кандуу «согушту» шарттап келет. Буга салттуу мисал катары *арстандар* менен *гиеналардын* ортосундагы түбөлүк әргишишүүнү

күч же ашыкча сан принциптери аныктайт: негизинен арстандар (айрыкча алардын эркектери) өзүнөн бир кыйла кичине келген гиеналарды чайнап салышат (бирок жешпейт) же гиеналар сан жактан көптүк кылыш, арстандын айласын кетирип, олжосун тартып алышат. Эки тараптан тең аёо деген эч качан болбайт. Арстандар гиеналардын ийиндерин бузуп, балдарын да чайнап салышат. Ал эми карып-арыган, ооруган же жараланган арстан сөзсүз түрдө гиеналарга жем болот.

Арстандар менен гиеналардын ортосунда чоң масштабдуу «согуштар» да болуп турат. 1999-жылы Эфиопияда эки жумага созулган кандуу кагылышуунун натыйжасында 6 арстан жана 35 гиена өлгөн.

«Койчу» жаныбарлар

Элде «карышкыр өз короосуна тийбейт» деген сөз бар. Чындыгында карышкырлар өз ийинине жакын кой короолорго тийбендиги илгертен эле айтылып келет.

Бирок бул ылакап ылаачындарга көбүрөөк тиешелүү экендиги кызык.

Орусиянын түндүк аймактарында жашаган ылаачындар дениз жәэктериндеги аскатштарга уялашат. Алардын уяларынын тегерегине каздар, өрдөктөр ж.б. канаттуулар да уяларын салгандыгы таң калыштуу. Мындай «коммуналдык үй-бүлөлөр» көп жылдарга жашайт жана канаттуулар балапандарын аман-эсен чыгарып, өстүрүп учурушат.

Башка учурда ылаачын билүү күштардын эң башкы душманы болуп эсептелет. Анткени, анын негизги аңчылык курмандыгын ушул өндүү деңиз боюндагы канаттуулар түзөт. Ал эми көбөйүү мезгилинде, тескеринче, ылаачын аларды ар кандай



башка душмандардан ишеничтүү коргойт. Биринчи кезекте канаттуулардын жумурткаларын жана балапандарын аңдыган ак түлкүлөрдү жакын жолотпойт. Бекеринен түндүк элдери – ненецтер ылаачындарды «каз койчулары» деп атаган эмес.


Ылаачындардын мындаи «койчулук» кызматты аткарып калышы алардын өз курмандыгын жерден ала алbastыгы менен да түшүндүрүлөт. Бул ыкчам жана шыл алгыр күштар өз азыгын абадан гана алганга жөндөмдүү.

«Кайырмак» салуучу жаныбарлар

Өз азыгын табуу үчүн «кайырмак» салган жаныбарлар да бар экендиги кызык.

Суу тереңдигинде жашаган *деңиз шайтаны* сырткы көрүнүшү боюнча өзүнүн аталышына дал келет. Түрү суук жаныбар: узундугу 1,5 м келип, тиштүү оозу чоң, жону тикенектүү, териси сөөлдер менен капиталган. Европанын Кара деңизинен тартып, Баренц деңизине чейинки суу мейкиндиктеринде кездешет.

Жонундагы сүзүүчү канаттын алдыңкы нуру узунунан келип, ийрейип, кайырмакты элестетет. «Кайырмагынын» учунда чачысы бар. Деңиз түбүндөгү кумга жарымынан көмүлүп алып, «кайырмагын» ары-бери булгалап, учун дирилдетип турат. Кызыгып жакын келген балык көз ирмемде тиштүү оозуна капиталат.



Кайырмакчы балык да аңчылык мезгилде «кайырмак» колдонот. Деңиз шайтаны сыйктуу эле түрү суук келет. «Кайырмагы» жонунда же мурдунда жайгашып, учтөн болушу мүмкүн. Узундугу ар кыл келет: кәэ бир түрлөрүнүн

«кайырмагы» денесинен он эсе узун болот. «Кайырмактын» учунда ачык кызыл түстүү чачысы бар. Ал эми терендикте жашоочу түрлөрүндө «чырак» болот. Алар «чырактарын» каалаган учурда өчүрүп-жандыра алышат. Бул балыктардын аңчылык ыкмасы деңиз шайтандарынан башкача: алар сүзгүч канат-бутчалары менен деңиз түбү аркылуу жылып, балыктардын үйүрунө барат да, «кайырмагы» менен ойной башташат. Алданган балыктар сөзсүз түрдө жем болушат.

«Ата-энелик мээрими» жок канаттуу

Бардык жаныбарлар өз тукумуна чыныгы «ата-энелик» мамиле жасашат. Алар балдары өз алдынча жашап кеткиче кам көрушөт жана аларды коргоодо өздөрүнүн жандарын да аяшпайт.

Бирок өз тукумуна такыр кам көрбөгөн жаныбар да бар. Ал эл ичинде белгилүү «ата-энелик мээрими» жок күкүк болуп эсептелет. Ал өзүнүн жумурткасын башка канаттуулардын уясына кошуп коёт. Балапаны жумурткадан жылаач чыгып, уя эсисинин балапанына караганда тез чоңötтөт. Бириңчи 10-15 saatta эле ал жанындагы «ашыкчаларды» уядан «ыргыта» баштайт. Башкача айтканда, башын жана мойнун ылдый каратып, буттарын кең таштап, башы менен уянын түбүнө таянуу аркылуу башка жумуртканы же балапанды жонуна чыгарат да, түртүп салат. Муну байкабаган эне канаттуу күкүктүн соргок балапанын багып чоңойтот.

Эгер уя ээлери «choочун» жумуртканы байкап калса, аны уядан түшүрүп салышат же башка уя салып кетишет. Күкүк муну «билген» учун өтө митаам ыкманы колдонот. Жумурткасын анын көлөмүнө, формасына жана түсүнө окшош жумурт-



ка туучу канаттуулардын уясына таштайт. Мисалы, күкүктүн «кең канаттуу» же «кичи кытай» деген түрлөрү балапандарынын келечектеги «ата-энелеринин» жумурткаларынын түстөрүндөй түскө ээ болгон жумурткаларды туушат.

Уйкучук жаныбарлар

Уйкучулар бир гана адамдардын ичинде болбайт. Биз дайым сергек ойлогон жаныбарлардын арасында да уйкучук атка конгондор бар. Мисалы, күзөндөр суткасына 20 saatка чейин уктагандыгы белгилүү.



Ал эми бизге белгилүү *сары чычкан* эң катуу уктаганы менен даңталат; бир жылдын 9 айын уйку менен өткөрөт. Кышкы уктоо мезгилинде суурду ийининен сууруп чыгып, ары-бери тоголотсо да ойгонбайт.

Денесинин узундугу 20-35 см. Түсү сары. Өтө сак жаныбар, бир аз гана коркунуч болсо ийинине кире качат. Өсүмдүктөр менен азыктанат.

Бул чычкандар Орусия, Борбордук Азия, анын ичинде Кыргызстандын түздүктүү дың жерлеринде таркалган. Мурунку мезгилдерде ээн талааларда көп кездешип, дыйканчылыкка зор зыян алыш келип турушкан. Совет доорунда айыл чарбасы өнүгүү менен дың жерлер өздөштүрүлгөнүнө байланыштуу сан жагынан кескин кыскарган. Анын үстүнө алардын баалуу териси учун аңчылык күчтөлгөн. Адабияттарда бир сезондо 410 миңге чейин сары чычкандардын териси даярдалгандыгы жөнүндө маалыматтар кездешет.


Текшерүү үчүн суроолор:

1. Этология илими эмнени окутат?
2. Кээ бир жаныбарлар эмне үчүн коомдук түзүлүштө жашашат?
3. Айрым жаныбарлар кандайча кээ бир жөнөкөй эмгек куралдарын пайдаланууга ыңгайлашкан?
4. Жаныбарлардын бири-бирине көмөктөшүп жашоонун кандай мааниси бар?
5. Бир экологиялык чөйрөдө каршылашып жашаган жаныбарларга мисал келтир жана мунөздөмө бер.

АДАМ ЖАНА ЖАНЫБАРЛАР

Кара чыйырчык көрсөңөр,
Ургагыла таш менен.
Жыгачтан уя салгыла,
Ала шабырт жаз менен
(А.Осмонов)

Адамга окшош жаныбарлар



Адамга кайсы жаныбар окшош деп сураса, дароо маймыл деп жооп беребиз. Ооба, чындыгында маймылдар анатомиялык жана башка касиеттери боюнча адамдарга жакын келишет. Адам да биологиялык жактан приматтар отрядына таандык.

Сырткы көрүнүшү боюнча адамдын жана адам сымал маймылдардын көп жалпылыктары бар: денелеринин ири көлөмү, тулку боюна салыштырмалуу кол-буттарынын узундугу, узун моюн, кең далы, күйруктүн жок болушу, кулак раковинасынын окшош формасы ж.б. Ички түзүлүштөрүнөн да окшоштуктарды табууга болот: өпкөлөрүнүн үлүштөрүнүн окшош саны, сокур ичегиде күрт сымал өсүндүнүн болушу, азуу тиштердеги чиймелердин бирдейлиги, кекиртектин окшош түзүлүшү ж.б.

Айрыкча маймылдардын адам сымал түрлөрү – шимпанзе, горилла жана орангутандын дene түзүлүштөрү окшош, мээлери өрчүгөн, жүрүш-туруштары да жакын.

Шимпанзе – адамга эң жакын туугандык байланышы бар маймыл. Эркегинин боюнун узундугу 1,7 м, ал эми салмагы 70 кг га барат. Бүт дenesи узун коюу жүн менен капиталган. Маймылдардын бул түрү социалдык жүрүм-туруумга ээ болгондуктан топ-тобу менен жашайт. Башчыга баш ийүү тартиби өтө катуу. Бардык нерселерди жейт. Башкача айтканда, мемежемиш жана курт-кумурскалардан башка майда жандыктарга да (башка маймылдарга да) аңчылык кылат. Батыш жана Борбордук Африкада таркалган.

Горилла – адам сымал эң чоң маймыл. Ирилеринин бойлуру 2 м ге, ал эми салмагы 200 кг га барышы мүмкүн. Денеси калың жүн менен капиталган. Келбети коркунучтуу көрүнгөнү менен абдан жоош келет. Өсүмдүк түрүндөгү тамактар (кабыгы, өзөгү, гүлдөрү) менен азыктанат. Орточо 30-40 жыл жашайт. Тобунда ич ара талаштар сейрек болуп, башчысына «кыңк этпей» баш ийишет. Мекени – Борбордук Африка.


Орангутан да ири маймылдарга кирет. Эркегинин боюнун узундугу 1,5 м, денесинин салмагы 100 кг га жетет. Дене түзүлүшү массивдүү, булчук системасы жакшы өрчүгөн. Буттары кыска келип, колдору абдан узун. Өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн дарак үстүндө өткөрөт. Дарактардын жалбырактары жана мөмөлөрү менен азыктанат. Бирок кәэде курт-кумурскаларды жана канаттуулардын жумурткаларын да азык каторы пайдаланат. Түштүк-Чыгыш Азиянын нымдуу токойлорунда таркалган.

Адам сымал маймылдардын адамдарга окшош жактары:

- кубануу, кайгыруу жана ажаалдануу сезимдеринин көрүнүшү;
- балдарын назик әркелетүүсү;
- балдарына кам көрүүсү, ошол эле мезгилде укпай койгондугу учун аларды жазалоосу;

- эске тутуусунун жакшы өрчүүсү;
- табигый предметтерди жөнөкөй эмгек куралы катары колдоно билиши;
- конкреттүү ой жүгүртүүгө ээ болушу;
- арткы буттары менен тик басышы;
- манжаларында адамдыкындай тырмактардын болушу;
- маймылдардын эркектери да эркектер сыйктуу чачтары түшүп, таз болушу;
- адамдарда кабыргалар 12 жуп болсо, орангутандарда 13 жуп болушу;
- адамдардай 4 кашка тишин болушу;
- адамдардай 4 кылкыима жана 8 азуу тиштердин болушу;
- бардык орган түзүмдөрүнүн окшош түзүлүшү;
- сезим органдарынын окшош түзүлүшү;
- кандын төрт группасынын болушу;
- хромосомалардын санынын жакындыгы (адамда – 46, адам сымал маймылдарда – 48);
- адам менен жалпы мителерге (мисалы, баш бити) ээ болушу;
- адамга тиешелүү ооруларга (сасык тумоо, СПИД, кургак учук, сарык ж.б.) чалдыгышы ж.б.

Ошол эле мезгилде адам менен адам сымал маймылдардын кескин айырмачылыктары бар жана ал айырмачылыктар адам сымал маймылдар адамдардын байыркы теги эмес экенин далилдеп турат.



Бирок маймылдардан да адамга эц жакын жана окшош жаныбар чочко экендигин көпчүлүк биле бербейт. Ал адамга генетикалык жактан да, физиологиялык жактан да таң калыштуу окшош. Башкача айтканда, көп жактары (кандын


курамы, ички органдардын өлчөмү, дененин температуrasesи, кандын басымы, тамак сицируүнүн физиологиясы, ар кандай тамакты тандабай жегени ж.б.) боюнча чочко адамга эң жакын турат. Аталган көрсөткүчтөр боюнча адамга маймыл да мындай жакын эмес. Бекеринен даниялык биохимик В.Дуглас «чочко – бул дәэрлик адам» деп айткан эмес.

Чочконун адам менен болгон бир катар окшоштуктарын санап өтөбүз:

- терисинин түзүлүшү;
- терисинин күнгө тотугушу;
- артериясынын окшоштугу;
- кан бүдүрлөрүнүн көлемү;
- гемоглобиндин өлчөмү;
- протеиндин өлчөмү;
- бейрөгүнүн түзүлүшү;
- боорунун түзүлүшү;
- жүрөктүн кагылышынын саны дәэрлик бирдей болушу;
- торопоюнда сүт тишинин болушу ж.б.

Ошондой эле чочко адамга тешелүү оорулар менен ооруйт жана аны адамга колдонулган дарылар менен адамга өлчөмдүү дозалар аркылуу дарыласа болот. Мисалы, сүт эмип жаткан торопойлор эмчек эмген балдардын оорулары менен ооругандыктан жаңы дары-дармектерди табууга, так өлчөөгө жана текшерүүгө жардам берет. Адамдын канында ден соолукка кооптуу уулдуу заттар топтолгондо аларды чочконун тиешелүү органдары аркылуу өткөрүү жолу менен тазалашат. Боор, бөйрөк, көк боор ооруларын, кээ бир инфекциялык ооруларды алдын алуу жана айыктыруу чокколорго тажрыйба жүргүзүүнүн на-тыйжасында ийгиликтүү ишке ашып жатат. Ошондой эле жол менен организмге радиация, алкоголь жана баңги заттардын тийгизген таасирлери, жүрөк-кан тамыр системасынын физиологиясы жана патологиясы ар тарааптуу изилденүүдө.

Адам тарабынан чыгарылган жаныбарлар (үй жаныбарлары)



Адам тарабынан атайын тандоонун (селекциянын) негизинде ар түрдүү сырткы таасирлерге (рельефтик, климаттык шарттар, товардык касиеттер ж.б.) ыңгайланышкан жана продукция же кызмет түрүндө бир же бир канча пайданы алыш келүүгө багытталган жаныбарларды үй жаныбарлары деп атайбыз. Башкача айтканда, алар тандалып чыгарылып, колго үйрөтүлүп, азық жана жай менен камсыз болушу менен адамдардын керектөөсү учун ар кандай максатта пайдаланылат.

Мындай жаныбарлар байыркы замандардан бери адамдардын жашоо тиричилигинде чоң роль ойноп келет. Алгачкы обшиналык коомдо эле адамдар тамак-аш заттарын, кийим-кече буюмдарын даярдоодо, аң уулоо, коргонуу-сактануу жана башка иш-аракеттеринде жаныбарларды колго үйрөтө башташкан. Бирок адам так кайсы мезгилден баштап жаныбарларды колго асырай баштаганы азырга чейин тактала элек. Ошондой эле көп үй жаныбарларынын келип чыгышы да белгисиз.

Үй жаныбарларына (бакма жаныбарларга) үй айбандары, үй канаттуулары, үй балыктары жана үй курт-кумурскалары кирет.

Үй айбандары көп түрдүүлүгү жана кең географиясы менен айырмаланат. Алсак, үй, жылкы, кой, эчки, чочко, ит, мышык, коен өндүү үй жаныбарлары адам баласы жашаган Жер шарынын бардык аймактарында, төө, эшек, качыр негизинен Азия жана Африкада, бугу түндүк аймактарда, топоз Азия-

нын бийик тоолуу райондорунда, лама, пако (альпака) Түштүк Америкада, жаныш, зебу Азия жана Африкада таркалган.

Үй канаттууларында тоок сымалдуулардын өкүлдөрү көптүк кылат: тоок, күрп, бөдөнө, цецарка, кыргоол, тоос күш ж.б. Ошондой эле каз, өрдөк, төө күш ж.б. бар. Декоратив-дик жана эстетикалык багыттарда үй шартында негизинен көгүчкөндөр, тоту күштар жана сайроочу күштардын бир нече түрлөрү кармалат.

Үй балыктары да адамдардын өзүн-өзү азык-түлүк менен камсыз кылууда чоң роль ойнойт. Азыркы мезгилде табигый жана жасалма көлмөлөрдө бакма балыктардын көп түрүн асы-роо кецири жайылтылган. Ошондой эле үй балыктарынын көпчүлүк санын эстетикалык мааниси бар аквариумдук балык-тар түзөт. Алардын мүнөздүү белгиси болуп ачык кооз тусу, денесинин кичине өлчөмү жана ар түрдүү келбети саналат.

Үй курт-кумурскалары да бар. Аларга аарылар (алар жөнүндө жогоруда айтып өттүк) жана жибек курттары кирет.

Жибек курттар жаратылышта жапайы абалда кездешпей жана ургаачылары учтай да калышты. Чоңу ағыш канаттары 6 см ге жеткен семиз көпөлөк болуп саналат. Гусеницалары тыттын жалбырактары менен гана азыктанышат.

Тарыхый маалыматтарга караганда, жапайы көпөлөк Кытайда биздин заманга чейин 3 миң жыл илгери колго «үйрөтүлгөн». Жибек куртунун ургаачылары 500-600гө чейин тукум ташташат. Андан гусеницалар пайда болот. Аларды атايын жайларда тыт жалбырактары менен азыктандырышат. Куурчакчага айланууда ар бир гусеница 3 сутканын ичинде ничке жиптен пила токуйт (жипченин узундугу 1500 м ге барат). Даляр пилаларды жибекчилер топтол, ысык буу менен буулантып, атайын техниканын жардамы менен жипчелерди чубап алышат. Ал жибек кездемеси үчүн материал болуп саналат.

Азыркы мезгилде тыт дарагы өсүүгө мүмкүн болгон ай-мактарда (Кытай, Япония, Индокытай өлкөлөрү, Европанын

түштүгү, Түштүк Америка, Кавказ жана Борбордук Азия) асыралат. Союз мезгилинде (андан мурун да) Кыргызстандын түштүк аймагында да тыт жибек куртун кармоо жана жибек материалдарын өндүрүү тармагы болгон. Бирок ал өндүрүш азыркы күндөрү толук жоюлуп кетти.

Адамга жакын жаныбарлар

Адамга жакын өз жашоо образын өткөргөн жаныбарларды «жакындык аралыгы» боюнча уч топко бөлүп карасак болот.

Бириңчи топко адамдар менен бирге жашоо образын жургүзгөн жаныбарлар кирет. Алардын мунәздүү өзгөчөлүгү – жашоосунун адамдардын турмуш-тиричилик ишмердүүлүгү менен тыгыз байланышуусу. Мындаидай жаныбарларга адамга өтө жакын, башкача айтканда, адам менен бир үйдө (же бир чатырдын астында) жашаган «чатырлаш» түрлөр кирет.

Экинчи топтун өкүлдөрүнүн жашоосу да адамдардын тиричилик жана чарбалык ишмердүүлүгүнө кандайдыр бир деңгээлде көз каранды. Бирок алар адам жашаган калктуу пункттарда – айылдарда жана шаарларда кездешкени менен адамдардан өздөрүн бир аз оолак кармашат. Мындаидай турлөрдү жалпысынан «айылдаш» жаныбарлар деп атап койсок болот.

Бириңчи жана экинчи топко кирген жаныбарларды илимде синантроптук деп аташат. Башкача айтканда, адам жашаган жана чарбалык ишмердүүлүгүн жүргүзгөн маданий ландшафттарда таркалган жаныбарлар сандык жактан да, түрдүк курам боюнча да бир топ көптүк кылат. Бирок табигый шарттардын, жыл мезгилдеринин жана чарбалык иш-аракеттердин өзгөрүүсүнө байланыштуу аталган көрсөткүчтөр оң же терс жактарына өзгөрүп турат.

Маданий ландшафттарда омурткалуу жаныбарлардын ичинен канаттуулар түрдүк жактан көптүк кылат. Кыргызстан-

дын аймагында уялоочу канаттуулардын 240 түрүнөн 100дөн ашык түрү ушул алкакка туура келет.

Мисалы, азыркы мезгилде Ош шаарына караштуу Төлөй-көн айылында кездешүүчү негизги таанымал түрлөргө төмөнкүлөр кирет: ала чыйырчык, сагызган (сан жагынан басымдуулар), ала карга, чар карга (кышкысын сан жагынан көбөйөт), чүй жана талаа таранчылары, кичи жана кадимки бактектер (жыл бою кезигип, сан жактан түрүктүү), кара чыйырчык, цүц баш торгой (сан жактан аз), ак жылкычы чымчык, кара шакылдак, узун күйрүк борбаши (сейрек), булбул, күкүк, сары барпы, үпүп, кыргыл, кыргый, сүтак (өтө сейрек) ж.б.

Башка айрым бир жаныбарлардын жашоосу кандайдыр бир чукул шарттарда (таркалдуу ареалынын тарышы, азыктын жетишсиздиги, температуранын төмөн түшүшү ж.б.) адамдардын чарбалык иш-аракеттерине убактылуу көз каранды болуп калат. Башкача айтканда, алар айрым мезгилдерде азык табуу учун короо-жайларга жана эгин талааларына аргасыздан «конокко» келүүгө мажбур болушат. Мындай жаныбарлар учунчү топко кирип, образдуу «коноктош» жаныбарлар деп аталат.

Эми Кыргызстандын жаныбарлар дүйнөсүнүн мисалында ар бир топтун негизги өкүлдөрүнө токтолуп өтөбүз.

Адамга «чатырлаш» жаныбарлар. Бул жаныбарлардын жашоосу адам менен түздөн түз байланышкан жана кээ бирлери адамсыз жашай албайт. Аларга бүргөлөр, биттер, чиркейлер, чымындар, ошондой эле үй чычкины, боз келемиш, канаттуулардан кичи бактек, үй таранчысы, кыштак чабалекейи кирет.

Албетте, бул аталган жаныбарлар азыктануу өзгөчөлүктөрү буюнча зыяндуу жана пайдалуу болуп бөлүнөт. Мында мителик жашоо образын өткөргөн бүргөлөр жана биттер, ошондой эле чиркейлер, чымындар адамдарга коркунучтуу (жугуштуу)

ооруларды таркатуучулар болуп эсептелет. Ал эми үй чычканы менен боз келемиши ушундай эле коркунуч алып келүү менен бирге адамдардын тамак-аш азыктарына да запасын азайтуу жана булгоо (керектен чыгаруу) жолу менен чоң зыян алып келишет. Мисалы, келемиштин кышка карата чоң өлчөмдөгү азыктарды камдоосу баарыбызга маалым. Бир келемиштин ийининен 40-50 кг буудай даны чыгышы мүмкүн. Дан эгиндеринен башка да ал бардык азык-заттарды (мөмө-жемиштер, нан азыктары, конфеттер ж.б.) «урдап» камдоого маш.

Эки жыл мурун күзүндө келемиштин ашыкча «ач көздүгүнө» жана «шылуундуугуна» үй-бүлөм менен күбө болдум. Кородогу жаңгактын бир кап түшүмү үйдөгү чарпаяда турган. Бир күнү эрте менен эле тең жарымы жок. Кимден көрүшүбүздү билбейбиз. Аナン кокустан чарпаянын астындағы келемиштин ийининин оозунан бир үймөк жаңгакты көрүп калдык. Түн ичи ийинине ташып киргизүгө үлгүрбөй калган экен.

Окумуштуулар келемиштерди акылдуулугу, митаамдыгы, сезгичтиги, байкагычтыгы, сактыгы жана башка көптөгөн касиеттери боюнча итке, дельфинге жана маймылга тенешет. Жер жүзүндө ар бир адамга экиден келемиш туура келет деген эсеп бар. Бул өндүү зыяндуу жаныбарларды жок кылуу максатында жалпы мамлекеттик жана аймактык бийлик органдарынын деңгээлинде жана адамдардын өз ара иш-аракеттери менен системалуу иш-чараларды алып баруу талапка ылайык.

Адамга эң жакын жана адам жашаган жерлердин мүнөздүү канаттуусу – кичи бактек (элде мисче деп аталат). Адамдан чоочуркабайт, бутундун астына чейин басып келет. Көрүнө эле жерлерге – үйдүн айбанына же чатырына уя салат. Өсүмдүк тектүүлөр менен азыктанат. Кампаларда, тегирмөндерде жана дан саткан базарларда топ-тобу менен жолугат. Бул ыйык деп эсептелген күшкөн этият мамиле жасап, кышкысын кар калың түшкөн мезгилдерде кошумча азыктандыруу зарыл.


Адам баласынын дагы бир канаттуу досу – бул *кыштак чабалекей*. Ачык терезе аркылуу үйдүн ичине уя салган бирден бир канаттуу. Эң пайдалуу жандык: зыяндуу курт-кумурскаларды (айрыкча чиркейлерди) абада кармап жет. Чындыгында мурунку мезгилдерде бул канаттуунун тобун электр зымдарынан, уясын бардык үйлөрдөн, анан дагы коомдук мемелердин имараттарынан көрүүгө болор эле, бүгүн негедир кескин азайып кетти.

Үй таранчысы – отурукташкан канаттуу. Топ-тобу менен жашайт. Уясын үйлөрдүн чатырларына, жар боорлуруна салат. Азыктануусу жыл мезгилдерине карап, өзгөрүп турат.

Таранчылардын пайдалуулугу же зыяндуулугу – ушул убакка чейин талаш маселе. Бышыкчылык мезгилде алар арпа, буудай, айрыкча тарууну көп жеген маал болот. Ал эми жылдын калган мезгилдеринде чачылып калган дандар, отоо чөптөрдүн уруктары, тамак-аш таштандылары, курт-кумурскалар менен азыктанышат. Балапандарын жалаң курт-кумурскалар жана алардын личинкалары менен тоюндурушат. Ошондуктан аларды зыяндуу деп бир жактуу айтуу туура эмес. Анын үстүнө мурунку мезгилдегидей сан жактан деле көп эмес.

Адамга «айылдаш» жаныбарлар. Аларга айыл чарба өсүмдүктөрүнө негизделген курт-кумурскалардын көп түрлөрү, сойлоочулардын жана сүт эмүүчүлөрдүн айрым түрлөрү, ал эми канаттуулардын кецири түрлөру таандык.

Мында айыл чарба өсүмдүктөрүнүн эң башкы зыянкечи болгон колорадо коңузу жөнүндө сөзсүз түрдө айтып кетүү абзел. Ал илимий тилде *колорадо картошка коңузу* деп аталаип, жалбырак менен азыктануучу коңуздардын түркүмүнө кирет. Келип чыгуу мекени – Мексиканын түндүк-чыгыш аймагы болгону менен биринчи жолу дыйканчылыктын зыянке-



чи катары 1859-жылы АКШнын Колорадо штатынын картошкага талааларынан табылган. Жүк кемелери аркылуу Европага 1876-1877-жылдары өткөн. Кыргызстандын аймагында өткөн кылымдын 80-жылдарынын аягында пайда болду.

Денесинин узундугу 8-12 мм, тусу кара сзыктуу ачык-сары. Канаттары жакшы өрчүгөндүктөн алыска учууга жөндөмдүү. Картошка, анан баклажан, помидор сыйктуу өсүмдүктөрдүн жалбырактарын жеп, күн көрөт. Кышкысын топуракка 20-50 см казып кирип кетет. Тез көбөйүүгө ылайыкташкан: жаздан күзгө чейин жалбырактардын тескери жагына тукум таштай берет (бир күндө 8-10 жумуртка тууп, бир жайда 1000ге жеткириши мүмкүн). Личинкалары денесине жалбырактардан жана сөңгөктөрдөн уулуу заттарды топтогондуктан көп канаттуулар жешпейт. Мына ушуга байланыштуу бул зыянкечке каршы күрөшүү да татаал.

Жогоруда белгиленгендей, канаттуулардын түрдүк курамы бир топ басымдуулук кылат.

Кара чыйырчык – адам жашаган жерлердин мүнөздүү канаттуусу, адамдардын жаныбарларга болгон сүйүүсүнүн далили. Анткени, жаратылышты коргоо боюнча сабактардын практикалык негизи болуп бул канаттууга уя жасоо эсептелет эмеспи. Ала шабырт жаз менен кошо биринчилерден болуп учуп келет. Анын шаңдуу сайрашы дайыма көңүлдүү көтөрүп турат. Бышыкчылык мезгилде алча, тыт, гилас, жүзүмдүн мөмөсүн, буудай, таруу, күрүчтүн данын жеген менен негизги азық рационун курт-кумурскалар түзөрүн эске алышыбыз абзел. Айрыкча балапандарын багуу мезгилинде курт-кумурскалардын көп санын жок кылат.



Өзүнүн өзгөчө «жүрүм-туруму», «митаамдыгы» жана «ач көздүгү» менен эл ичинде жана илимде ар түрдүү ой-пикирлерди жаратып келе жаткан канаттуу бар. Ал – ала чыйырчык (майна). Бул канаттуу биздин чөлкөмдө салыштырмалуу жаңы

пайда болду: 1960-жылдары Афганистан тараптан ооп келген (ошондуктан афган чыйырчыгы деп да аталат). Жаңы жерлерди тез өздөштүрүп, сандык жактан да тездик менен көбейүү аркылуу башка түрлөрдү сүрүп чыгарууда. Тамакты да тандабайт. Негизги азыгы – курт-кумурскалар (анын ичинде чегирткелер). Малдардын жонуна жана башына конуп, алардын көгөн, чымын сыйктуу мителерин терип жейт.

Бирок, менин байкоом боюнча, кийинки мезгилдерде бул канаттуу талаадан, малдын үстүнөн курт-кумурскаларды терип жегендөн «эригип», оной «оокатка» – даяр жегиликтүү азыктарга өтүп алды: алча, тыт, гилас, жүзүмдүн мөмөлөрү, ар түрдүү азык-түлүктөр (сүттүн каймагы, быштак, камыр ж.б.). Башкача айтканда, бактарга койгон «каракчыларды» да «тоотпой» калды, каросуз калган тамак-аштарды уурдал жегенге «адис» болуп алды.

Француздар көгүчкөндөрдү «учуучу келемиштер» деп атаса, мен ала чыйырчыктарды ушинтип атаар элем. Анын үстүнө бул күштар өтө «чыр» келип, башка канаттуулардын уяларын тартып алышат, балапандарын жеп салышат. Майда сайроочу күштардын азайып кетиши да ушул себепке байланыштуу деп эсептейм. Ала чыйырчыктардын азыктануу жолунун өзгөрүшү, «чырбаштыкка» негизделген атаандаштыкка өтүшү аларды сан жагынан кескин кыскартууну талап кылат.

Бирок бул канаттуу колго абдан жакшы уйрөнөт, ээсин тааныйт жана айрым бир сөздөрдү жаттап, кайталоого жөндөмдүү. Көп адамдар сайроочу күш катары үйдө кармашат.

Бала кезде адабияттан ала чыйырчыктын колго абдан жакши чирөнөрүн, анан дагы «сүйлөөгө» шыктуулугун окуп, аны багууга абдан ашык болдум. Айрыкча Б.Кузьменконун «Сайроочу күштар» деген китебин окугандан кийин такыр чыдамым кетип калды. Бирок ал уясын кол жеткис жерге салгандыктан жана аны аябай тажаалдык менен коргогондуктан (кайкып учуп келип, башыңды тээп өтөт) балапа-

нын көпкө ала албай жүрдүм. Бир күнү талаада тамеки чаап жүрүп, суу аккан жардын боорунан балапандары бар уясын көрүп калдым. Жардын астынан колуң жетпеген менен үстүнөн оңой эле жетет экен («митаам» бул жактын эсебин алган эмес экен). Бир балапанын алдым. Баш кийимиме салып, үйгө алып келе жатсам, жаңы эле чыккан балапаны «митаамдыкты» дароо үйрөнүп, оозун ачып, өлүмүш болуп алганы таң калтырган. Балапанды Шайыр деп атап, багып чоңойттук. Биринчиден, чындал шайыр күш экен, экинчиден, абдан соргок болот экен: эртеден кечке чырылдан, жем сурап эле отура берет. Адамга абдан жакшы үйрөндүц. Каерде жүрсөң, таанып учуп келет. Бактыяр иним да мектептен чыгып келе жатса, көп балдардын ичинен таанып, ийинине келип конуптур. Бирок, тилекке карши, анча-мынча сөздөрдүк айтканга үйрөтө албадык.

Үкү баш торгой тәэ бийикке (кәэде өзү араң эле байкалып калат) көтөрүлүп, канаттарын дирилдетип, жагымдуу сайрайт. Жайкысын курт-кумурскалар, ал эми кышкысын жапайы жана маданий өсүмдүктөрдүн даны менен азыктанат.

Бул канаттуунун бир кызыктуу жагы бар: демейде адамга жакын жашаган канаттуулар көбөйүү учун уяларын өтө коопсуз, башка жаныбарлардан, айрыкча адамдардан алыс, далдоо, жетүүгө татаал жерлерге (имараттарга, дарактарга, бадалдардын арасына ж.б.) салса, үкү баш торгой жерге, бирок байкоого ыңгайсыз, көңүл бурбай турган, кәэде таң калыштуу жайларга уя салат.

Бала кезде айылдын четиндеги автожолду кесип, сайга өтүп баратсам, так бутумдун алдынан быр этип, үкү баш торгой учуп кетти. Карасам, уясы бар экен. Чаар жумурткалары жатат. Учлаганда такыр байкамак эмесмин. Демейде шагыл төшөлгөн жолдо машинанын дөңгөлөктөрү майда таштарды жол чедине сүрүп, үйүп коёт эмеспи. Кызыгы – уя

ошол таштардын арасында бир муштумдай таштын чүң курунда жайгашыптыр. Болгону бир карыштай ары жакта күрүлдөп-дарылдаган автомашиналардын дөңгөлөктөрү зуулдалап өтүп турат! Ошондой жерде коркпой-чркпөй жаткан торгойго таң калганмын.

Ак жылкычы кучкач – эң эрте учуп келүүчү канаттуулардын бири. Абдан кыймылдуу жана ыкчам. Дайым алдыга-артка чуркап, узун куйругун шыйпаңдатып жүрөт. Адамдан анча чоочуркабайт, жакын аралыкка чейин басып келе берет. Жалаң курт-кумурскалар менен азыктанат.

Бул канаттуу жөнүндө эл арасында туура эмес түшүнүк бар. Ал жазда учуп келгенде адамдарды көрүп, «былтыркы көргөн адам дагы деле тириү бар турбайбы» деп, жаман тилек кылат имиш. Буга ишенип, өлтүрүүгө аракет кылган балдарды токтоткон күндөр болгон.

Күкүктүн үнү – айыл жергеси үчүн мүнөздүү. Апрель айында учуп келет. Бул канаттуу бир гана жагымдуу үнү менен гана эмес, азыктануусу менен да абдан пайдалуу: башка канаттуулар жебеген тыт көпөлөктүн гусенициларын, ошондой эле чегиртке, конуз ж.б. жеп жок кылат.

Айыл жергесинин дагы бир кооз канаттуусу – үпүп. Ал башынdagы чоң үпүсү жана ийрейген узун түмшүгү менен айырмаланып турат. Келгин күш. Мурунку убактарда анын «үпүп» деген мүнөздүү үнүн көп жерлерден угууга болор эле, азыр ётө сейрек кездешип калды.

Маданий ландшафттын көркүн ачкан канаттуу – сары бары өзүнө мүнөздүү бийик үн салып, бийик дарактарга жашынып жүрөт. јтө сак күш. Жашыл жалбырактардын арасында ачык сары түсүнөн анда-санда байкац калууга болот. Зыяндуу курт-кумурскаларды жок кылуу жана кооз көлбети менен коргоого татыктуу.

Булбул адам жашаган жерлерди уккулуктуу үнү аркылуу ажарын ачуу менен токой жана бактардын зиянкечтерин кы-

рып жок кылат. Биздин шартта айыл жана шаар зоналарында кездешет. Коюу дарактарды жана бадалдарды пааналайт. Май айларында кечкисин жана түнкүсүн үнүн угууга болот. Уясын бадалдардын арасына салат, табуу өтө кыйын. Акыркы жылдары Ош шаарынын жашыл бак-шактуу аймактарында көбөйгөнү кубандырат.

Булбул жүргөн жерлерде, көбүнчө дарак-бадалдардын түбүнөн *кара шакылдакты* жолуктурууга болот. Жагымдуу үнү жана зыяндуу курт-кумурскаларды жок кылуусу менен бул канаттуу да коргоого муктаж.

Узун *куйрук борбаш* дарыя боюндагы бадалдарда, айыл бактарында кездешет. Дарактардын бутактарына конуп алыш, курмандыктарын пайлап-байкап отурат. Ал көптөгөн курт-кумурскаларды, анын ичинде дарак ёсумдуктөрүнүн зыянкечтери – коңуздарды жок кылуу менен эң пайдалуу деп эсептөлинет. Майда кескелдириктерге, канаттуулардын балапандарына да кол салат. Бул канаттуунун ашкан азыгын (мисалы, коңуздарды) бадалдардын тикенектерине сайып, сактап койгондуугу кызык.

Узун *куйрук борбашты балапанынан бактым* (уясын бузуп алган балдардан алгам). Атын *Сайрук* (сары *куйрук*) деп атап, жакши эле багып чоңойттум. Курт-кумурсканы тынымсыз карман беребиз. Колго жакши үйрөндүц. Сөөмөйциө кондуруп алсаң, куду кичинекей чүйлүдөй чойчоюп отурат. Терезедеги көпөлөктөрдү шап этип, буту менен карман алчу. Канчалык жакши баксак да, табигый көрүнүшүнө жеткире албай койдук: түсү да жакши ачылбай, күйругу анчалык узун болбоду. Баары бир бир нерсесин кем кылдык да.

Сагызган, ала карга жана чар карга азыктануусу жана «жүрүм-туруму» (уурдап качканга шыктуулугу) боюнча ала чыйырчыкка окшош келишет. Бирок үй-жайдан бир аз оолак жашагандыктан жана саны боюнча аздык кылгандыктан алардын анчалык зыяны жок.

Байулу (байкуш же бабырган деп да аташат) – эл арасында «жүрөк түшүргөн» коркунучтуу жана сырдуу күш. Ал көбүнчө мазарларды, үңқурлөрдү жана мечиттерди байырлаган учун андан бетер коркунуч жаратат. Эгер ал кайсы бир үйгө келип консо, ал үйгө жамандык алыш келет деген туура эмес түшүнүк бар. Ошондуктан баары аны жок кылууга аракеттенишет. Бирок бул абдан пайдалуу канаттуу. Эң негизги азыгы – зыяндуу күрт-кумурскалар (чегирткелер, коңуздар ж.б.). Чычкандарды да кармап жейт.

Адамга жакын жашаган канаттуулардын эң ириси жана келишимдүүсү *ак кунас* (эл арасында илегилек деп аталат) болуп саналат. Канаттарынын учу кара, өзү ак болуп, узун түмшүгү кызыл келет. Март айларында уялоо учун келип, сентябрь айларында учуп кетет. Уяларын имараттардын, зым карагайлардын же бийик дарактардын башына бутактардан үйүп салат. Азыгын бакалар, кескелдириктер, чычкандар жана күрт-кумурскалар түзөт.

Кыргызстандын түштүк аймагынын ысык климаттуу жерлеринен учураттууга болот. Мисалы, Сузак районунун Барпы айылынан кериле басып же каалгып учуп жүргөн илегилектерди көп көрүүгө болот.

Акыркы беш-алты жылда мурун такыр кездешпеген Ноокат районунун Жаңы-Базар айылынын батыш тарабындагы саздак жерде негедир илегилектер кыштап калып жатышат. Биринчи жылдары бирин-экин эле, азыр саны беш-алтыга барып калды.

Илегилек ыйык күш катары эсептелет. Кайсы бир үйдүн үстүнө уя салса, бакыт алыш келет деген ишеним бар.

Адамга «коноктош» жаныбарлар. Мындай жашоо образынdagы түрлөргө канаттуулардан бөдөнө, кадимки бактек, чар карга, күйкө, сары үкү, жырткычтардан түлкү, чөө бөрү, карышкыр, коён сымалдардан толай коёну, ача түяктуулардан доңуз кирет.

Айрымдарын карап көрөлү.



Бөдөнө – тоок сымалдардың эң кичинекей жана келгин өкүлү. Жерден алыс әмес тез учат, жerde да тез басат (жөрмөлөп баратканда сезилет). Айыл чарба жерлеринен беде, буудай жана пахта талааларын байырлайт. Өсүмдүктөрдүн уругу, көгү жана курт-кумурскалар менен азыктанат. Өзү кичинекей болгону

менен мекияны 15ке чейин жумуртка тууйт. Бир жайда әки жолу балапан чыгарууга үлгүрөт.

Кыргызстанга апрель-май айларында келип, кайра сентябрь-октябрь айларында кыштоо үчүн Түндүк Африка, Индия тараптарга учуп кетет. Бул кидик күштардың алыскы чөлкөмдергө болгон узак жана татаал учуулары жөнүндө адабияттарда кызык учур бар: 1942-жылы Кара дециздин суусунда дем алыш жаткан каздардын үйүрүнүн ар биригин үстүндө бирден бөдөнө конуп отурганына деңиз аскерлери күбө болушкан.

Бөдөнө көлөмү кичинекей болгону менен баалуу аңчылык канаттуусу катары эсептелет. Аны кармоонун жолу абдан көп: чачма менен атып алышат, тор жайышат, тузак салышат, ит менен алдырышат ж.б. Мына ушуга байланыштуу анын саны кескин азайып кетти. Азыркы мезгилде бизде бөдөнөнү үй канаттуусу катары кармап, эт жана жумуртка алуу ишмердүүлүгү жандана баштады. Түштүктө илгертен эле сайроочу күш катары капаста кармашат. Жакшы багылган бөдөнө уккулуктуу үнү менен таң заардан безеленип сайрап, кулактын кумарын кандырат.

Бала кездин эгин талаалары бөдөнөлөрдүн «быт-былдык» деп сайраган үндөрү менен коштолуп турчу (азыр укпай эле калдым). Мен да бөдөнөнү әки жолу капаста кармап бактым. Биринчиси жетилип калган мезгилде келген экен, такыр эле

колго үйрөнбөй койду. Жем-сүү берип жатканда цркүп, тор-го уруна берип, башынын жыңың түшүп, «таз» болуп калган. Экинчи бөдөнө балапан кезде келип, адамга абдан байыр болду. Кастарлап кең капас жасап, ашикча кызыгуу менен бактым. Мектептен кийинки бош убактымдын эрмеги болчу. Жемди да колдон жеп, чымын, көгөн, конуз же көк чөп алып келгениңди күтүп эле турчу. Ўй алдында тамеки тизип отурғанда бош коё берип койсок, алыс кетпей, тамеки жалбырактарынын курттарын терип жеп жүрчү. Бир күнү түнкүсүн капасын алмага калтырып койсом, мышык тийиптир: же жегенин же качып кеткенин билбей калдым.

Айылдарга жакын бийик дарактарда кыргый уялайт. Чоочуганда өзүнө мүнөздүү үзүк-үзүк үн чыгарганынан тааныса болот. Канаттарын тез-тез кагып, ойкуп-кайкып, ыкчам учат. Негизинен майда канаттууларды тутуп жейт.

Эгин талааларынын үстүндө кээде абада «асылып», курмандыгын аңдып турган күйкөнүң көрүүгө болот. Ал ар түрдүү кемириүүчүлөрдү, курт-кумурскаларды, айрыкча чегирткелерди жок кылуу менен айыл жашоочуларынын эң пайдалуу шериги болуп саналат.

Ири жырткыч канаттуулардан айылдарга түнкүсүн кээде сары үкү (чон үкү) келип кетет. Үкүлөрдүн эң чоңу: салмагы 2-3 кг га барат. Демейде ал тоолордо жана тоо этектеринде кездешип, түнкү жашоо образын өткөрөт да, күндүзү жарлардын кычыгына, ийиндерге же үңкүрлөргө жашынат. Жалаң кемириүүчүлөр менен азыктангандыктан пайдалуу деп эсептеплинэт. Анын сенсельген чааралакей кооз жүндөрүн топуларга жана тебетейлерге тагуу эзелтеден бери кооздуктун белгиси болгон. Бирок элде айрым бир терс көз караштар бар.

Бир күнү дарыя боюнда адаттагыдай кой кайтарып жүргөм. Ошол мезгилде эле мени жаныбарлар дүйнөсү аябай кызыктырып, аларга ынтызарлык менен байкоо жүргүзчүмүн. Ал күнү да сайда ак жылкычы чымчыктын чоң чегирткени жегенин

тамаша кылыш, анан жер карап, чегиртке издең басып калдым. Бут алдыман чоң-кичине чегирткелер учуп качат. Бир убакта так алдыман талпаң этип, бир нерсе уча качса болобу! Чоочуп кеттим. Карасам, сары үкүз экен, алыс эмес жерге барып конду. Жанына барсам, дагы көтөрүлүп, үйлөр жакта турган трактордун чистине келип конду. Анан айылдын чоң балдары келип, кууп карман алышты. Сес кылыш, тумшугун ток-ток этирет. Коён баккан капаска камап, кечке тамаша кылдык. Күндүзү көрбөйт эмеспи, таранчы алып келип салышты эле, көңүл да буруп койбоду.

Көрсө, бул үкүз түнү тоодон келип, кете албай калган экен. Түнкүсүн тандырдын астындағы Күшпак досумдун күчүктөрүнүн биринин башын, биринин буттарын жеген экен. Эрте менен көрүп, эмне жегенин эч бир түшүнбөй койгон элек. Эртеси ошол жерге койлорумду айдал келсем, жолдун жээгинге үкүнүн өлүгү жатат. Кечээ бирөө үкүнүн өтү дары деп жаткан, өтүн алышканбы, тырмагын алышканбы, билбейм. Анда сары үкүз сейрек канаттуу экендигин түшүнбөгөн экенмин, ошондо элден бекитип, түнү көё бербегениме азыр өкүнөм.

Дегеле укулөр угуусунун күчтүүлүгү менен даңталат. Чычкандын шырт эткенин алар ондогон метрден угуп, угуусу менен гана багыт алып, курмандыгын көрбөй кармай алат. Бул канаттуулардын кулак түзүлүшү, кулак көндөйчесүнүн жанында жайгашкан перилери керек эмес үндөрдү «өчүрүп», керектүү үндөрдү күчтөүп берет. Мисалы, жаан жаап же шамал жүрүп жаткан маалда аңчылыкта керексиз үндөрдөн (тамчылардын түшүшү, жалбырактардын шуулдашы ж.б.) качып, кулактарын чычкандын шыбыртына гана бура алат.

1990-жылы Андрей аттуу мергенчи досу кантип мергенчиликти таштаганын айтып берген эле. Орусиянын токой арасындағы ачык тилкелердеги чөп үймөктөрүндө аңчылар адатта түлкүлөргө аң уулашат эмеспи. Себеби, кышкысын чөп үймөктөрүндө түлкүлөрдүң кызыктырган чычкандар бар.

Бир күнүң түнкүсүн мергенчи үймөктүн үстүндө мылтыгын белендер, түлкүлөрдүң аңдып отурган. Чөпкө көмүлүп, башы гана чыгып турат. Караңгы түндө, ээн токойдо жалғыз. Теребел тыптынч. Мына ушундай мезгилде кайдан-жайдан анын башын бирөө каттуу мыкчып, тумагын жулуп кетип-тири. Жүрөгү түшкөн кургур мылтыгын таштап, эч нерсени түшүнбөй бакырган бойдон үйнө качыптыр. Көрсө, түнкүсүн цүц өчпүн арасынан анын башын чычкан экен деп, үнсүз учуп келип, кокустан чапчыган экен.

Адам жашаган жерлерге, айрыкча айыл чарба талааларына тоодон «конокко» түшүүчү ири айбан – бул доңуз. Мурунку мезгилдерде бул жаныбарлар колхоз-совхоз сыйктуу чарбалардын жүгөрү айдаган кең талааларына түнкүсүн түшүп, түшүмүнө кыйла зыян алыш келет болчу. Ал турсун адамдардын картошка айдаган огороддоруна да жетип турган. Бирок азыркы учурда саны кескин азайып, айыл чарбасы үчүн коркунуч жаратпай калды.

Камандын ууртунан орсоюп чыгып турган тишинин өткүрдүгү, өзүнүн өжөрдүгү эл арасында кооптонуу жаратып келет. Ага аңчылык кылуу өтө опурталдуу. Жаракат алган доңуз түз эле качырып, челип өтүшү ыктымал.

Түлкүнү «кылых-жоругу» менен баарыбыз билебиз. Табигый шарттарда негизинен кемириүүчүлөр, ошондой эле курткүмурскалар жана канаттуулар менен азыктанат. Калктуу пункттарга көбүнчө кышкысын түнү түшүп, үй канаттууларына өч келет. Бирок башка мезгилдерде деле, жада калса күндүзү деле келүүдөн тартынбайт.

Бир жолу тамеки аралап келе жатсам, кокустан эле ылдыйдан күрптөр ызы-чuu түшүп, тамекинин боюнан өйдө (2 мден ашык) бийиктикке уча качышты. Эмне болуп кетти деп жетип барсам, булаң этип, сары түлкү жылт койду. Бир күрпүн корозун моюндан тиштеген экен, ал тыбырчылап жатат. Кичинекей түлкүнүн өзүнөн үч эсे чоң корозго кол

салганын кара! Жараган курптың жакын турган чигө алыш барып, араң алалдан калгам.

Бул жаныбар дагы бир «кыйындыгы» менен мениң таң калтырган. 1991-жылы студенттик кезде Ош шаарынан Алматы шаарына комплекстүү практиканы өткөрүү максатында аэропорттон учуп жатып, учуучу-конуучу тилкенин так боюнда жайгашкан түлкүнүн ийинин байкап калдык. Чындыгында мындай жерлерде адамдардан коркунуч жок. Бирок учактар көтөрүлүү жана конууда кандай каттуу дүрүлдөгөн, кулак жаргыдай добуш чыгарат. Ошого карабастан түлкүнүн бачкилери ийинге кирип-чыгып, эч нерсени укпагандай, шаттуу ойноп жүрүшөт.

Сырдуу жашоосу жана «жүрүм-туруму» менен айыл тургундарынын «үшүн» алган жырткыч бар. Ал – чөө. Денеси болгону 60-70 см келет. Үйүрү менен жашаган жаныбарлар. Түнкү жашоо образын өткөрүп, аңчылыкка кеч кирери менен чыгышат. Негизинен кемириүүчүлөр менен азыктанып, канаттуулар, коёндор ж.б. да кармап жейт. Өздөрүнө мунөздүү (жашбала ыйлап жаткандай) добуш чыгарышат.

Эл арасында бул жырткыч тууралуу коркунучтуу болмуштар көп айтылат. Акыркы мезгилдерде алардын саны көбөйүп, айылдарга көп түшүп келишүүдө. Үйүрү менен койлорго да (жалгыздатып бөлүп алышат) кол салган учурлар бар. 2014-жылы кышкысын Чыйырчык ашуусуна чыккан жолдо көптөп адамга да асылышканын уктум.

Адамга, анын короо-жайына маал-маалы менен тийип турган эң ири жырткыч болуп *карышкыр* саналат. Ал тайманбас, өзөр, ошол эле мезгилде куу жана айлакер келип, демейде тоолуу айылдарга же алысны короолорго кирип, малга тиш салып жүргөнү баарыбызга маалым. Азыркы күндөрү *карышкырлардын* негизги азығы болгон тоо текелер, донуздар, эликтөр ж.б. азайып кеткенине байланыштуу алардын «аргасыздан» үй жа-

ныбарларына кол салышы арбыды. Төмөнкү этектеги айылдарга түшкөн учурлар да көп.

Мен карышкырлар кээде шаарларга деле түшүп, «конок» болуудан баш тартпаганына күбө болгом. 1997-жылы январь айында Сулуктүң шаарында Ош технологиялык университетинин филиалында сабак берип жүргөнбүз. Бир күнү кечинде Восточный кичираонунан шаарга кирип келе жатып, карышкырлар бир уй менен музоосуна кол салып жаткан жеrinе туш болдук. Жалғыз уй төрт жырткычка моюн бербей, музоосун жан талаша коргоп жатыптыр. Музоонун жанбашына тиши салганга үлгүрчүшүптур – канап жүрөт. Машинаны токтоттук, карышкырлар болсо үркөй-нетпей бизди карап турушат (арык, жүдөө экендигин байкадым). Качан гана машинанын эшигин ачып, жерге түшө баштаганыбызда ары дөңгө чыгып туруп альшты. Жанган көздөрү байкалып, кандын даамын татып калгандыктан кете албай турушту. Байкуш уй дароо бизге жакын келип, калкоо издең туруп калды. Жалынгандай мөөрөп да жиберди окшойт. Так автоможолдун боюнда, жарыгы күйүп турган үйлөрдөн болгону 50 м дей аралыкта, электр жарыгынан да, автомашинадан да чоочубаган мындаи жырткычтарга таң калдык. Уйду музоосу менен жакын үйлөр тарапка айдадык эле, тайраңдаган бойдон чуркан кетиши. Эртеси жергиликтүң мергенчилер чыгып, убара тартып, карышкырларды таптай кайтышты. Алар бир жерде турбайт да.

Адамга ырайымсыз жаныбарлар

Дүйнөдө адам үчүн коркунучтуу жаныбарлар өтө көп. Кургактыкта уулуу жыландар, уулуу чаяндар, ири жырткычтар коркунуч туудурса, суу мейкиндигинде акулалар, башка балыктардын кээ бир түрлөрү, абада чагуучу курт-кумурскалар


(мисалы, малярия чиркейлери) айрыкча коркунчуттуу. Бирок көпчүлүк жаныбарлар адамдарга коркуп-үркөн мезгилде, өзүн же балдарын коргоо максатында кол сала тургандыгын эске алышыбыз абзел. Демейде алар (мисалы, арстан, аюу, жолборс, карышкыр сыйктуу ири жырткычтар да) адамдардан дайыма оолак болууга аракет жасашат.

Бирок айрым жаныбарлар азық үчүн тайманбай адамга түздөн-түз кол салышат. Буларга негизинен крокодилдер, акулалар жана пираньялар кирет. Ал эми пил, бегемот өндүү ири айбандар өздөрүн же балдарын коргоо максатында адамдарга коркунуч жаратышы ыктымал.

Крокодилдер – көлөмүнө жараша эбегейсиз күчкө ээ жырткычтар. Алардын тамагын жалаң жандуу азық түзүп, майда конуздардан тартып, жаныштарга чейин барат. Адам үчүн ирилери – 4-5 м узундуктагылары коркунчуттуу. Дүйнөдө жылына 2 минден ашык адамдар жабыр тартат. Ири крокодилдердин бири 2002-жылы Бурундида кармалган. Адам жегич жырткычтын узундугу 6 м ге жетип, салмагы 1 т га жакын болгон. Ал Рузизи деген дарыяда 100 жылга жакын жашаган. Жергиликтүү элге дайым дүрбөлөң салып, анын азуусунан 50гө жакын адам каза тапкан.

Балыктар классынан көбүнчө майда өкүлдөрү болгон пираньялар жана ири өкүлдөрү – акулалар коркунуч туудурат.

Акулалардан адамга карата ырайымсыздыгы жана кол салуулардын саны боюнча ак акула менен жолборс акула айырмаланып келишет. Ак акула (аны адам жегич деп да аташат) Түндүк Муз океанынан башка бардык океандардын ачык сууларында жана жээк бойлорунда таркалган. Узундугу 4,5 м, салмагы



1,5 м га барат. Негизинен деңиз сүт әмүүчүлөрүнө, ошондой эле ар түрдүү балыктарга жана деңиз канаттууларына аңчылык кылат. Азыркы мезгилде жоголуп бараткан балыктардын катарына кирет. Жолборс акула – Дүйнөлүк океанда эң кенири таркалган түрлөрдүн бири. Ири жырткыч балык – узундугу 5-6 м, салмагы 0,5 т га барат.

Пираньялар – түzsуз сууларда жашоочу майда жырткыч балыктар. Түштүк Американын жай аккан дарыяларын байырлашып, бардык тириү жандыктарга көлөмүнө карабай кол салышат. Адамдар учун да абдан коркунучтуу. 1981-жылы Бразилиянын Обидус дарыясында кеменин сууга чөгүүсүнүн натыйжасында сууда калган 300 адам аталган балыктарга жем болушкан.

Адамдарга жырткычтар менен катар чөп жечулөрдүн айрым түрлөрү абдан кооптуу. Алсак, «жинине» тийсе же чоочутса пил менен бегемоттон да коркунуч зор.

Пилдерди цирктерде жана зоопарктарда жоопш айбан катары көрүп жүрөбүз. Бирок алардын кол салуусунан жылына 500-600 адам курман болуп турат. Урккөн же ажаалданган пил 65 км\саат ылдамдыкта чуркай алат (ал эми адам орточо 30 км\саат ылдамдыкта чуркайт). Алардын эске тутуусу да жакшы экендиги маалым. Ачуусуна тийип койгон адамды көпкө чейин унутпайт.

Бегемоттор маңыроо, кыймылы жай жана тынч жургөндү сүйгөн жаныбар болгону менен өтө агрессивдүү жана коркунучтуу айбандарга кирет. Курмандыгын (айбан болобу же адам болобу) жыл сайын ёсуп 50 см ге жеткен тиши менен жарапал, же алл денеси менен жанчып салышы ыктымал. Адабияттарда арстанды жана акуланы өлтүргөн мисалдар бар. Адам учун эң коркунучтуу жаныбар: жылына миндеген адамдар өлүп же жаракат алыш турушат.

Адам тарабынан жок кылышкан жаныбарлар

Адамдардын жан-жаныбарларга болгон кайдыгөр жана жоопкерчиликсиз мамилесинен, айрыкча анын жырткычтык мүнөздөгү керектөөсүнөн Жер шарында көптөгөн жаныбарлардын түрлөрү такыр жок болуп кетти. Тактап айтканда, жаныбарлар дүйнөсүнүн түрдүк курамын илимий жактан так изилдөө жүргүзө баштаган мезгилден бери эле канаттуулардын 34, сут эмүүчүлөрдүн 38 түрү жок кылышкан.

Мисал катары алардын кәэ бирлерине токтолуп өтөлү.

Тынч океандын түндүк тарабындагы Командор аралдарын байырлаган *стеллер деңиз уюнун* тагдыры абдан өкүнүчтүү. Анын денесинин узундугу 7-9 м ге жетип, салмагы 4 т ны түзгөн. Бул уйлар үйүрү менен жай сүзүп, адамдардан чоочулаган эмес. Ырайымсыз кыруунун натыйжасында бул жаныбарлар түр катары ачылгандан кийин 27 жылдын ичинде толугу менен жок болгон.

Ал эми Орусиянын түштүк алкактарынын талааларында жашаган *тарпан* жапайы жылкысын айыл чарбасына зияны бар деп кырып салышкан.



Адамдардын ач көздүгүнөн жана ырайымсыздыгынан чоң көгүчкөн – *дронт* да ушундай кейиштуү тагдырга туш болгон. Анын салмагы 18-20 кг га жетип, канаттары кыска болгондуктан уча алган эмес. Инд океанынын Маврикий аралдарын мекендеген. 1598-жылы аралга голландыктар келип түшүп, уча албанан күштарды чаап жыгып, жырткычтык менен аң уулоону башташкан. Натыйжада 83 жылдын ичинде бул канаттууну такыр кырып жок кылышкан.

Түндүк жарым шарынын аймактарында кецири таркалган канатсыз гагарка да кырылып жок болгон канаттуулардын катарына кирет. Чоңдугу каздай болгон бул күштүн эти гана эмес, майы жана жуну адамдарды кызыктырган. Эң акыркысы 1844-жылы Исландия жээгинде атылган.

Түндүк Африкада жашоочу көчүп жүрүүчү көгүчкөндөр бир мезгилдерде саны 2 млрд га жеткенине карабастан оцой жеткиликтүү эти үчүн кыска аралыкта эле жок кылышкан. «Алар тобу менен учканда күндүн бетин тосуп, ал эми канаттарынын кагуусунаң кадимкideй шамал болуп турган» деп жазган өз учурунда американлык зоолог Р.Ман-Кланг.

Адамдар тарабынан жок болуп кеткен жаныбарлардын тизмесине дагы торболуу карышкыр, европа илбиси, азия шамбург бугусу, америка деңиз кундузу ж.б. кирет. Буга эми Кыргызстандын аймагында бир кезде жашаган кызыл карышкыр, жейрен жана кундуздзу да кошо берсе болот.

Жаныбарларды коргоо

Жүздөгөн жылдардан бери адам баласынын чарбалык жана турмуш-тиричилик аракеттеринин күчөшүнүн натый-жасында Жер бетиндеги жаныбарлар таркалган экотүзүмдөр түп-тамырынан бери өзгөрүп, көпчүлүк жаныбарлар сан жағынан азайса, айрымдары таптакыр кырылып жок болуп жатат. Мындай факторлорго негизинен чарбалык иш-аракеттер, аңчылык, жашоо чөйрөсүн өзгөртүү же бузуу, башка жырткыч жаныбарларды алыш келип коё берүү кирет.

Азыркы мезгилде жаныбарлар дүйнөсүн коргоо дүйнөлүк деңгээлде да, мамлекеттер деңгээлинде да жүргүзүлүп жатат. Жоголуп бараткан өсүмдүктөр жана жаныбарлардын түрлөрүн коргоо жана сактап калуу максатында 1948-жылы Эл аралык жаратылышты коргоо жана жаратылыш ресурстар уюму (МСОП) түзүлгөн. Бул уюмга 80ден ашык мамлекет, 100дөн ашык өкмөттүк, 800дөн ашык өкмөттүк эмес уюмдар кирет.

Анын иш-аракетинин негизинде СССРде, анын ичинде Кыргыз ССРинде сейрек кездешүүчү жана жок болуу коркунучундагы өсүмдүктөр жана жаныбарлар турлөрүнүн Кызыл китеби түзүлгөн. Азыркы Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби анын негизин түзөт.

Эл аралык масштабда жаныбарлар дүйнөсүн коргоо боюнча кабыл алынган укуктук актыларга төмөнкүлөр кирет: *Үй жаныбарларын коргоо боюнча Европа конвенциясы*, *Эксперименталдык жаныбарларды коргоо боюнча Европа конвенциясы*, *Жоголуп кетүү коркунучунда турган турлөр боюнча эл аралык соода боюнча конвенция*, *Жаныбарлар жөнүндө жалпы декларация ж.б.*

Сейрек кездешүүчү турлөрдү коргоо үчүн алар байырлаган жерлер мамлекет тарабынан коргоого алышып, ар кандай ма-камдагы өзгөчө коргоого алынган жаратылыш территорииялары түзүлгөн: мамлекеттик коруктар, мамлекеттик жаратылыш парктары, мамлекеттик заказниттер. Бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө жалпы аянты 1200872,0 га болгон (өлкөнүн аянтынын 6,006% ы) 10 мамлекеттик корук, 9 мамлекеттик жаратылыш паркы жана 68 мамлекеттик заказник (анын ичинде 14 зоологиялык) иш алыш барат.

Жаныбарларды коргоо жана калыбына келтириүү боюнча иш-чараларды жүргүзүүнү Кыргыз Республикасынын Өкмөттүнүн алдынчагы Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиги көзөмөлдөйт. Акыркы жылдары республикада экологиялык саясатты реформалоо боюнча алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Тиешелүү багыттагы мыйзамдар кабыл алышууда жана жаңыланууда: Токой кодекси (1999), «Курчап турган чөйрөнү коргоо» (1999), «Биосфера-лык территорииялар жөнүндө» (1999), «Жаныбарлар жөнүндө» (1999) ж.б. Алсак, «Жаныбарлар жөнүндө» мыйзам жаныбарларды коргоо жана калыбына келтириүү чөйрөсүндөгү мамилелерди жөнгө салат жана жаныбарлар дүйнөсүнүн ресурстарын рационалдуу пайдаланууга багытталат.

Жаныбарларга эстелик тургузуу

Жаныбарлардын адамдар үчүн эмгеги, алардын жашоосундагы баалангыс орду, мааниси жана айрым жаныбарлардын өзгөчө кызматтары үчүн аларга дүйнө жүзүндө көптөгөн эстеликтер тургузулган. Албетте, мындай эстеликтер, биринчиден, кайсы бир жаныбардын конкреттүү салымы же әрдиги үчүн даректүү тургузулса, экинчиден, жалпы бир түр үчүн же белги катары коюлат.

Жаныбарлардын ичинен адамга жакындыгы жана берилгендиги менен белгилүү болгон иттерге эстелик эң көп тургузулган. Мисалы, Париж шаарында Альпы тоолорунда кар көчкүдө 41 адамды күткарып калган Барри аттуу сенбернарга, Берлинде сокур адамдарды коштоочу итке, Нью-Йорк шаарында Аляскада кар басып калган айылдагы эпидемияга каршы дарыны жеткирген иттердин чанасынын башчысы Балтка, Токиодо Антарктидада кыштоодо калган экспедициянын чаналуу иттерине, Борго Сан-Лоренцодо согуш мезгилинде курман болуп, кайтпай калган ээсин 14 жыл бою ар кечинде автобус аялдамасына келип күткөн итке эстеликтер орнотулган. 1935-жылы советтик атактуу физиолог И.П.Павловдун сунушу менен Санкт-Петербургда итке эстелик жасалып, ал «Белгисиз иттин эстелиги» деп аталган. Жаңы эстеликтерден алсак, Краснодар крайынын Приморско-Ахтарск шаарынын полиция бөлүмүндө чечен согушунда көптөгөн аскерлерди өлүмдөн сактап калган Елга аттуу иттин эстелиги бар.

Улуу Британияда согушта кызмат кылган жана курман болгон бардык жаныбарлардын урматына ок-дары ташыган атка, итке жана эки качырга эстелик орнотулган. Эстеликтин



тосмосунда пилдердин, төөлөрдүн, маймылдардын, аюулардын жана дагы жылтылдач чиркейлердин келбеттери чегерилген. Ал сыйктуу курт-кумурсканын да сүрөтүнүн болушу англиялыктар согуш мезгилиnde түнкүсүн алардын жарыгынын жардамы менен карталарды окушкандыгын ырастайт.

Санкт-Петербург университетинин алдына «физиологияда көптөгөн биринчи ачылыштарды дүйнөгө тартуулаган» мышыкка эстелик орнотулган.

Илимге кызмат кылган «эмгектери» үчүн бакаларга да эстеликтер бар (Париж, Токио).

Римде итальян дыйканы менен бирге талыкпай «эмгектенген», анын оор мээнетин төң бөлүшкөн эшекке колодон атайын эстелик жасалган.

Кыйынчылык мезгилде дан эгиндерин зыянкечтерден сактап калган таранчынын урматына Бостон шаарында (АКШ) эстелик турат.

Жырткычтарды да жырткычча жок кылууга болбой тургандыгын моюнга алуу максатында Улуу Британияда жана Германияда «Эң акыркы өлтүрүлгөн карышкырга» эстелик коюшкан.

Ал эми Кыргызстанда кандайдыр бир «сицирген эмгеги» үчүн конкреттүү бир түргө эстелик тургузулган эмес. Бирок айрым жерлерде, мисалы, мурунку кәэ бир чарбалардын продукцияларынын мүнөздүү булагы болгон үй жаныбарларына (өгүз, кочкор ж.б.) жана автожол бойлорунда кыргыз жергесинин жаныбарлар дүйнөсүнүн белгилүү өкүлдөрүнө (архар, буркүт, илбирс, тоо теке ж.б.) көптөгөн эстеликтер тургузулган. Кәэ бир имараттардын же үйлөрдүн алдына арстандардын эстелигин коюшат (ошол жерди коргоп турат деген түшүнүк бар). Ошондой эле мында 2013-жылы Ат-Башы районунун борборунда өзгөчө эстелик катары 11 м бийиктикеги аттын башынын эстелигинин тургузулгандыгын белгилеп өтүүгө болот.

Текшерүү үчүн суроолор:

1. Эволюциялык жана физиологиялык жактан адам кандай жаныбарларга окшош?
2. Адамдарга жаныбарларды колдо багуу муктаждыгы кантит пайда болгон?
3. Кээ бир жаныбарлар эмне үчүн адамдарга жакын жашашат?
4. Адам үчүн коркунучтуу жаныбарларга мисал келтир жана мүнөздөмө бер.
5. Жаныбарларга адамдар эмне үчүн эстелик тургузушат?


ЖАНЫБАРЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ

Кыргызга кылымдардан адат калды,
Жылкыны көрүп ыйык ырысындай.
Кыргызга бул дүйнөдө тамак барбы,
Жылкынын эти менен кымызындай?
(С.Жусуев)

Жаныбарлар тамак-аш азыктарынын булагы катары

Жаныбарлардын, анын ичинде айрыкча бакма жаныбарлардын эң негизги функциясы болуп адам баласын тамак-аш азыктары – эт, май, сут, жумуртка, икра ж.б. менен камсыздоо саналат. Башкача айтканда, аталган продукциялардан организмдеги энергиянын запасын толуктоо жана зат алмашуудагы химиялык реакциялардын нормалдуу жүрүшү үчүн керектүү заттарды – белок, май, углеводдор, витамиандар, минералдар жана минералдык элементтерди алып турабыз.

Демек, тамак-аш азыктарынын булагы катары бакма жана жапайы жаныбарлардын кецири түрлөрү караталат. Мисалы, уй айбандарынан төө, жылкы, уй, топоз, түндүк бугусу, кой, эчки, чочко, коён ж.б. атоого болот. Булардын ичинен топоз, чочко түздөн түзүлүп ушул багытта болуп, ал



Эми уй, кой жана коёндун атайын эт багытындагы породалары болот. Бакма канаттууларга негизинен тоок, күрп, каз, өрдөк, ошондой эле цесарка, бөдөнө, төө күш, көгүчкөн таандык болуп, эт жана жумуртка багытында болуп бөлүнөт. Бакма балыктар катары көбүнчө карп жана осетр сымалдар асыралат. Бал жана башка аары азыктарын берүүчү катары үй аарысы белгилүү. Азыркы мезгилде тамак-ашка болгон суроо-талаптын өсүшү менен айрым деңиз жаныбарлары (моллюскалар, рак сымалдар ж.б.) жасалма шарттарда көп санда өндүрүлүп жатат. Ал эми кээ бир мамлекеттерде жана элдерде салттык тамактануу өзгөчөлүгүнө байланыштуу бакалар, жыландар, кескелдириктер, таш бакалар, айрым курт-кумурскалар үй шартында кармалат.

Жапайы жаныбарларды алыш карасак, канаттуулардан негизинен каз, тоок жана көгүчкөн сымалдууларды, сүт эмүүчүлөрдөн коён сымалдууларды, ача туяктууларды жана балыктардын көп түрлөрүн атоого болот.

Азыркы мезгилде кургактыктын адам баласын азык-түлүк менен камсыздоо мүмкүнчүлүгү азайган сайын Дүйнөлүк океандын биологиялык ресурстарына көп көңүл бурула баштады. Мында балык уулоо жана эки капкалуу моллюскаларды өндүрүү негизги орундуу ээлеп жатат.

Кыргыз элинин улуттук ашканасынын негизин жаныбарлардын продукциясы түзөрү белгилүү. Башкача айтканда, көпчүлүк тамактар түздөн-түз жаныбарлардын азык заттарынын кошулуусу менен даярдалат: беш бармак, гүлчөттай, палоо, сорпо ж.б. Ал эми чучук, казы-карта, жөргөм, олобо, быжы сыйктуу тамактар толук эт компоненттеринин катышуусу менен даярдалат. Улуттук ичимдиктерден кымыз, айран, чалап ж.б. атоого болот.

Жаныбарлар кийим-кече материалдарынын булагы катары



Негизинен бакма, анан аз санда жапайы жаныбарлар кийим-кече буюмдарынын материалдарынын (тери, жүн, жибек, булгаары, пери, мамык, аң терилери ж.б.) булагы катары каралат.

Мындай багыттагы бакма жаныбарларга дээрлик бардык үй айбандары жана канаттуулары кирет. Үй, кой, эчки, альпака өндүү айбандар баалуу тери жана жүн беришет. Алсак, альпака-нын жүнү дүйнөдө бааланып, койдукунан алты эсе жылуу болот. Бакма курт-кумурскалардан жибек куртун кошууга болот.

Жапайы жаныбарлардан бышык жана кооз аң териге ээ болгон айрым түрлөр кирет: арстан, жолборс, кабылан, леопард, аюу, сүлөөсүн, кундуз, крокодил ж.б. Аталган жаныбарлардын санынын кескин азайып кетиши ушул себепке байланыштуу жана аларды атууга азыр катуу тыюу салынгандар.

Аң терилерди алуу максатында атайын уюшулган айбан чарбаларында түлкү, норка, нутрия, ондатра, күзөн ж.б. асыралат. Мындай багыттагы чарбаларды өнүктүрүү экономикалык да, экологиялык да мааниге ээ экендигин эске алуу менен Кыргызстандын шарттарында да жайылтуубуз максатка ылайык.

Жаныбарлар унаа каражаты катары

Унаа каражаты катары да айрым жаныбарлардын мааниси зор. Адамдар эзелтен бери эле кээ бир жаныбарларды ушул максатта асырап-багып келишет.

Алсак, унаа жана жумушчу күч катары дүйнөнүн бардык жеринде негизинен жылкы пайдаланылат. Ошондой эле мын-

дай кызматтарды Азия жана Африка-да эшек, качыр, төө (анын бир жана эки өркөчтүү эки түру бар), зебу, жаныш, пил, Тибетте топоз, түндүк чөлкөмдердө бугу менен ит, Түштүк Америкада лама, альпака аткарат. Аталган жаныбарлар транспорттук кызмат менен кошо айыл чарба жумуштарын да аткарышат. Кыргызстандын шартында мындаи кызматтар негизинен жылкы, анан эшек, качыр, бийик тоолуу райондордо топоз өндүү айбандарга жүктөлгөн.



Жаныбарлар дары-дармек каражаттарынын булагы катары

Көптөгөн жаныбарлардын ар түрдүү продукциялары (органдары, уусу, бездері, мүйүзү ж.б.) табигый дары сырьёлорунун булагы катары эсептелет. Илимий жана әлдик медициналын көп жылдык өнүгүү тарыхында жаныбарлардан алынган дарыларды колдонуу тажрийбалары бир топ деңгээлде топтолуп калды десек болот.

Бирок азыркы мезгилде жаныбарлардын түрдүк курамы ар түрдүү болгону менен алардын биологиялык активдүү заттарынын фармакологиялык касиеттери али толук изилденип же пайдаланып бүтө элек. Ага карабастан көптөгөн жаныбарлар ар кандай багыттагы дары-дармектерди жасоо максатында керектүү продукцияларды берип келет. Алсак, курт-кумурскалардын уусу, башка продукциялары (мисалы, аарынын балы, мому, прополиси), жөргөмүш жана чаяндардын уусу, бакалардын тери бездеринин уусу, эти, жыландар-



дын уусу, ар кандай органдары, бугулардын мүйүзү, башка айрым жаныбарлардын сөөгү, майы, сүтү, боору, өту, кыгы (мисалы, мумия) ж.б. адамзаттын көптөгөн дарттарына даба болуп келет.

Жаныбарлар кайтаруу-күзөт кызматында



заманда да иттин ролу алмашылгыс болуп келет. Айрыкча үй-жайларды коргоодо жана малдарды кайтарууда ал адамдын эң бир жакын жардамчысы экендин баарыбыз билебиз.

Короо-жайды кайтарууда каздар да сергек сакчы экендинги маалым.

Жаныбарлар аңчылык кызматында



Аңчылык каражаты катары да жаныбарлардын кызмат кылуусу байыртадан эле белгилүү. Алар мыңдай иш-аракетке өздөрүнүн тиешелүү касиеттери (ыкчамдык, алгырлык, тайманbastык ж.б.) менен адамдар үчүн азық-оокат табууга же

дагы башка максаттарда пайдаланып келет. Мисал катары иттердин тиешелүү түрлөрүн (тайган ж.б.) жана алгыр күштарды (бүркүт, шумкар, ителги, ылаачын, кыргый ж.б.) айтып кетүүгө болот.

Алар менен аңчылык кылуу өнөру кыргыз элинде илгертен бери эле ышкылуу салт катары сакталып келе жатканын белгилеп өтүүгө болот. Акыркы мезгилдерде да бул элдик өнөргө өзгөчө көнүл бөлүнө баштады.

Жаныбарларды спортуук максатта пайдалануу

Спортуун тиешелүү бир түрлөрүн уюштурууда жаныбарлардын түздөн-түз катышуусу абзел. Мында дүйнөлүк мааниде жайылтылган жана расмий түрдө кабыл алынган түрлөргө негизинен ат менен байланышкан спортуук оюндар кирери белгилүү. Ал эми аймактык же улуттук маанидеги түрлөргө аттан башка төө (араб өлкөлөрү), ит, бугу (түндүк элдери) жана башка айбандар (пил, төө күш ж.б.) катышкан оюндар кирет.

Байыртадан көчмөн эл катары жашап келген кыргыз элинде спортуун жана эс алуунун көп түрлөрүн ат оюндарысыз элестетүү кыйын. Ат оюндары эрдикти, шамдагайлыкты, тайманbastыкты, күчтүүлүкту даңазалоо менен эң башкы жана маанилүү спортуук тармак катары өнүгүп келе жатат. Аларга ат чабыш, жорго салыш, кыз куумай, оодарыш, тыйын эңмей, улак тартыш кирери баарыбызга маалым.



Жаныбарларды эстетикалык жана декоративдик максатта пайдалануу



Үй жана ишканда шарттарында жаныбарларды декоративдик жана эстетикалык максатта пайдалануу кенири белгилүү. Буга ар кандай көргөзмөлөр, зоопарктар, цирктөр ж.б. көңүл ачуучу мекеме-ишканалар кирет. Ошондой эле бул максатта үйлөрдө иттерди, мышыктарды, капастарда сайроочу күштарды, тоту күштарды, аквариумдарда балыктардын ар кандай кооз түрлөрүн, терраиумдарда таш бакаларды, кескелдириктерди жаңа жыландарды кармашат.

Мында башкы орунду сайроочу күштар әэлейт. Алардын кенири таркалган түрлөрүнө булбул, кара чыйырчык, ала чыйырчык, уку баш торгой, кара шакылдак, бөдөнө ж.б. таандык. Алар өздөрүнүн көрүнүшү, кооздугу, өзгөчөлүгү, үндөрү, кыймыл-аракеттери менен адамдарга жагымдуу сезим жана канаттануу тартуулашат, табигый чөйрө менен байланыштырышат.

Албетте, үй шартында жаныбарларды кармоо адамдарга эс алуу, алаксуу, ырахат алуу сыйктуу жагымдуу таасирлер аркылуу психологиялык жактан чоң пайда алыш келет. Ошондуктан мындай ышкылуу жана кызыктуу иш-аракетти жайылтуу – мезгилдин талабы. Бирок айрым өлкөлөрдө (мисалы, Европада) балалуу болуунун ордунда ит же мышык кармаганды артык көргөн үй-бүлөлөрдүн саны өсүп жаткандыгы жакшы эмес.

Жаныбарларды эксперименттик каражат катары пайдалануу

Азыркы илим менен техниканын дүркүрөп өнүккөн мезгилинде да жаныбарларды эксперименттик каражат катары колдонуунун мааниси өчпөй, кайра жогорулап отурат.



Илимий-техникалык максаттарда эксперименттик (сыноочу) каражат катары, мисалы, медицина да келемиштер, чычкандар, коёндор, чочколор, маймылдар ж.б. жаңы дары-дармектерди сыноодо, башка максаттарда кенири пайдаланып келет. Жаңы техникаларды сыноо, жаңы чейрөлөрдү өздөштүрүү иштери да жаныбарларсыз болбайт. Алсак, ушул убакка чейин космоско бир топ жаныбарлар – ит (СССР, Кытай), маймыл (Франция, Аргентина, Иран ж.б.), мышык (Франция), таш бака ж.б. учканга үлгүрушту.

Жаныбарлар мамлекеттик күч түзүмдөрүндө

Мамлекеттин күч түзүмдөрүндө – аскердик, мамлекеттик коопсуздук, чек ара, ички иштер, бажы, баңги заттарды көзөмөлдөө, жаза аткаруу, өзгөчө кырдаалдар боюнча органдарында атайын адистешкен жандуу кызмат каражаттары катары



жаныбарлардын кәэ бир түрлөрү пайдаланылат. Алар төмөнкү кызматтарды аткарууга адистешет: ташуу, кайтаруу-күзөтүү, чалгындоо, из кубалоо, куткаруу, жарылгыч жана баңги заттарын издөө, жарадарларды ташып чыгаруу ж.б.

Алсак, жаныбарлардын көпчүлүк түрү жана саны аскер иштеринде «кызмат» кылат. Бул боюнча 1-орунда иттер туруп, өтө көп түрдүү кызматтарды аткарышат. Согуш мезгилинде душмандардын техникасын жардыруу учун «жанкечти» иттер да даярдалган. Андан кийинки орунда аттар турат. Алардын аскер иштеринде унаа катары кызмат кылышы азыркы күндөрү да маанисин жогото элек. Аскердик «кызмат» боюнча кийинки орунда келемиштер турарын көпчүлүк биле бербесе керек. Алар эң шыктуу мина изdegичтер болуп, Африканын кээ бир мамлекеттеринин аймагын минадан тазалоо иштеринде ийгиликтүү катышкан. Айрым мамлекеттерде (мисалы, АКШ-да) суудагы чалгындоо иштерине дельфиндер жана деңиз арстандары үйрөтүлөт. Тарыхта төөлөр жана пилдер согуш учурунда ташыгыч милдеттерди гана аткарбастан, негизги сокку уруучу күч катары да пайдалангандыгы маалым.

Жаныбарлар мамлекеттик ыйык белгилерде

Айрым бир өлкөлөрдүн географиялык абалы, фауналык дүйнөсүнүн өзгөчөлүгү, тарыхый өнүгүүсү, калкынын чарбалык ишмердүүлүгү же салттуу жашоо турмушу сыйктуу мунөз-дөмөлөрүнө байланыштуу мамлекеттик ыйык белгилеринде (символикаларында) – туусунда жана гербинде тиешелүү жаныбарлардын сүрөттөрү түшүрүлгөн. Ал эми кээ бир жырткыч жаныбарлар (негизинен арстан) жана алгыр күштар (негизинен бүркүт) көп мамлекеттердин фауналык чөйрөсүнө таандык болбосо да, баатырдыктын, эрдиктин жана эркиндиктин символу катары чагылдырылгандыгын белгилеп кетүүгө болот.

Жаныбарлардын көпчүлүк саны жана түрү мамлекеттердин гербинде келтирилген.

Арстан Армения, Бельгия, Болгария, Бурунди, Гамбия, Гана, Гренада, Грузия, Дания, Доминика, Индия, Испания,

Камбоджа, Канада, Кения, Конго, Латвия, Люксембург, Малави, Марокко, Мьянма, Нидерланддар, Норвегия, Румыния, Свазиленд, Сенегал, Сингапур, Сьерра-Леоне, Того, Тунис, Улуу Британия, Фиджи, Филиппиндер, Финляндия, Швеция, Шри-Ланка, Чад, Черногория, Чехия, Эстония сыйктуу мамлекеттердин гербинде чагылдырылган.

Айрым мамлекеттердин символикаларында жыркычтардын башка мүнөздүү түрлөрүн да кезиктируүгө болот: *жолборс* (Малайзия, Сингапур), *леопард* (Бенин, Малави, Сомали), *пантера* (Габон), *ягуар* (Гайана) ж.б.

Буркүт да бир катар мамлекеттердин гербинде чагылдырылган: Австрия, АКШ, Албания, Армения, БАЭ, Гана, Германия, Египет, Замбия, Зимбабве, Индонезия, Иордания, Ирак, Йемен, Ливия, Лихтенштейн, Малави, Мексика, Молдавия, Намибия, Нигерия, Орусия, Панама, Польша, Румыния, Сербия, Сирия, Таиланд, Түштүк Судан, Филиппиндер, Черногория, Чехия ж.б.



Улуттук ыйык белгилерде чагылдырылган башка жырткыч күштардан *шумкарды* (Кувейт, Кыргызстан), *гарпияны* (Панама) атоого болот. Атүгүл жору жана тарпчы сыйктуу жырткыч канаттуулар да бар: *камыр* (Исландия), *катчы-куш* (Судан, ТАР), *кондор* (Боливия, Колумбия, Чили, Эквадор), *тарпчы* (Мали).

Тигил же бул мамлекеттин чарабалык мүнөзүн чагылдырган үй жаныбарлары да алардын ыйык белгилеринде кецири кездешет. Алсак, *альпака* Боливия, *жылкы* Буркина Фасо, Венесуэла, Индия, Казакстан, Канада, Лесото, Монголия, Нигерия, Туркменстан, Улуу Британия, Уругвай, *зебу* Мадагаскар, Нигер, *короз* Кения, *көгүчкөн* Гвинея, Кипр, Либерия, Тонга, Фиджи, *төө* Эритрея, *үй* (өгүз, түр, зебу) Андорра, Ботсвана, Индонезия, Мадагаскар, Молдавия, Нигер, Румыния, Уругвай,

Исландия, эчки Чад өндүү өлкөлөрдүн гербинде чагылдырылган.

Пил да бир катар өлкөлөрдүн символу катары ыйык белгилеринде орун алган: БАР, Индия, Конго, Кот-д Ивуар, Свазиленд.

Көпчүлүк мамлекеттердин гербинен өзүнө мүнөздүү гана айрым бир жаныбарларды кезиктириүүгө болот: *акула* (Соломоновдор Аралдары), *антилопа* (Зимбабве, Намибия, Уганда, Чад), *бирказан* (Барбадос), *бугу* (Маврикий, Чили), *викунья* (Перу), *гаоцин* (Гайана), *гренада көгүчкөңүц* (Гренада), *дельфин* (Румыния), *дронт* (Маврикий), *жаннат күшү* (Папуа-Жаңы Гвинея), *зебра* (Ботсвана), *кенгуру* (Австралия), *колибри* (Тринидад жана Тобаго), *крокодил* (Лесото, Соломоновдор Аралдары, Ямайка), *курбака* (Доминика), *чатыр канат балык* (Сейшельдер), *тоту күш* (Гватемала, Доминика, Сент-Люсия), *турна* (Уганда), *фламинго* (Багам Аралдары), *фрегат* (Кирибати), *чопкутчан* (Гренада), *эмү* (Австралия) ж.б.

Айрым бир мамлекеттердин гербдеринде мифологиялык жаныбарлардын сүрөттөрү келтирилген: ажыдаар (Бутан, Исландия), хумо күшү (Өзбекстан).

Кээ бир мамлекеттердин гербин чыныгы «зоологиялык» деп атоого болот. Мисалы, Соломоновдор Аралдарынын гербинде крокодил, акула, бүркүт, таш бака жана фрегаттын сүрөттөрү бар.

Дүйнө өлкөлөрүнүн тууларында жаныбарлардын сүрөттөрү сейрек кездешет (негизинен герби кошо түшүрүлгөн тууларда). Алсак, дагы деле негизинен *бүркүттүн* сүрөтү көп: Албания, Замбия, Египет, Испания, Казакстан, Мексика, Молдавия, Сербия, Черногория ж.б. *Арстан* Фиджи, Черногория, Шри-Ланканын тууларында чагылдырылган. Айрым өлкөлөрдүн тууларында мүнөздүү жаныбарлар келтирилген: *жаннат күшү* (Папуа-Жаңы Гвинея), *кондор* (Эквадор), *уй* (Андорра), *фрегат* (Кирибати) ж.б.

Жаныбарлар – өлкө бренди

Тигил же бул өлкөнү атаганыбызда сөзсүз түрдө ага тиешелүү кайсы бир жаныбарлар эске келерин билебиз. Алсак, Австралияны кенгуру жана башка торболуу жаныбарлар, Бразилияны анаконда, Индияны пил, ал эми Африка мамлекеттегиң арстан, кабылан, пил, жираф сыйктуу ири айбандар аныктап турат. Мына ошондуктан жогоруда белгиленгендей, көп өлкөлөр мамлекеттик ыйык белгилеринде өздөрүнө мунөздүү жаныбарларды чагылдырышкандыгы жөн жерден эмес.

Ал эми Кыргызстан үчүн кандай жаныбарлар мунөздүү жана өлкө бренди боло алат? Аларга тоолордун, бийиктиктин символдору болгон илбирс, бүркүт, шумкар, архар, тоо теке кирет.

Илбирс – Кыргызстанда мышык сымалдардан эң ириси. Денесинин узундугу 130 см ге барып, күйругу 90 см ди түзөт. Эркектеринин салмагы 70-80 кг га барат. Жұну калың жана жумшак келип, күрөң-боз түстө. Бардык денеси (ич жағынан башкасы) шакек сымал кара же кара-күрөң темгилдер менен капталган.

Кыргызстандын бардык бийик тоолорунда (5000 м бийиктике чейин), бирок өтө сейрек таркалган. Мындан тышкары анын ареалы Афганистан, Бирма, Бутан, Индия, Казакстан, Кытай, Монголия, Непал, Орусия, Өзбекстан, Пакистан жана Тажикстандын аймактарына таандык.

Азыктануусунун негизин ири түяктуулар (тоо текелер, архарлар ж.б.) түзөт. Жалғыздалап аң уулайт. Аларды аска-таштарга жашынып, маалы келгенде чоң секирик (5-8 м) жасап кармайт. Курмандыктарына көбүнчө үстүнөн кол салат.



Илбирс бийик тоолордун катаал шарттарына ыңгайлашкан мышык сымалдардын жалгыз түрү. Бул сырдуу жырткычты табигый шартта жолуктуруу абдан кыйын: биринчиден, анын тусу айланы-чөйрөгө куюлушуп турат; экинчиден, ал етө сак жана аяр. Мына ушуга байланыштуу илбирс жөнүндө ула-мыштар көп айтылат.

Эл аралык жаратылышты коргоо бирлигинин Кызыл ките-бине киргизилген. Жоголуу коркунучунда турат. 2013-жылы Бишкек шаарында илбирс таркалган 12 өлкөлөрдүн катышуусу менен аны коргоо боюнча бүткүл дүйнөлүк форум болуп өттү.

Илбирс – эрдиктин жана бийликтин символу. Ал Бишкек шаарынын гербинде чагылдырылган.

Бүркүт или *жырткыч* канаттуу болуп эсептелет. Канаттынын жайылышы 2 м ге жетет. Салмагы 5-6 кг га барат. Тусу кара-күрөң. Бийик аска-зоолордо 3000 м же андан да жогору жерлерди байырлайт. Анча чоң эмес айбандарга, анан канаттууларга кол салат.

Бүркүт менен аң уулоо кыргыз элинде илгертен эле улуттук спорттун жана аңчылыктын ышкылуу түрү болуп келген. Ал эң алгыр күш болуп, негизинен түлкүгө, коёнго, или канаттууларга, анан да карышкырга салынат. Бул максатта мунүшкөрлөр анын балапанын аска-зоолордогу уяларынан алыш, атайын ыкмалар менен тапташат. Бул бүгүнкү күндө бүркүттүн санынын азайышына себеп болууда.

Бүркүт – эрдикти жана тайманбастыкты даңтаган күш. Ал жөнүндө элдик уламыштар, жомоктор да, чыныгы болгон болмуштар, окуялар да көп. Мисалы, 1963-жылы октябрь айында Ош облусунун Кара-Кулжа районуна караштуу Кызыл-Жар айылында АН-2 учагы конууга баратканда жаалданган бүркүттүн кол салуусуна дуушар болгон.

Шумкар – сейрек кездешүүчү жырткыч канаттуу. Ага ыкчамдык, күчтүүлүк жана шамдагайлык мүнөздүү. Учусу аб-

дан тез: секундасына 100 м тездикте учканда эч нерсе кутула албайт. Негизинен канаттууларды кармап жейт.

Шумкардын ителги жана ылаачын сыйктуу кыраан түрлөрү белгилүү. Алар аң уулоого колдо жакшы үйрөнүшөт. Кыргоол, өрдөк, кекилик өндүү канаттууларга салынат.

Архар бийик тоолуу райондордо (Ак-Сай, Арпа, Чоң-Алай ж.б.) кездешет. Аны ири, жоон жана кескин буралган мүйүзү айырмалап турат. Тoo текелерге караганда аска-таштардан качып, жантайыцкы тоо капиталдарында оттойт. Бирок малдын көбөйүшүнөн улам жайыттардын кецири пайдаланышы архарларды чөбү начар болгон аска-таштарга жакын беттерге сүрүүдө. Ошондой эле аларга азыр да эти же мүйүзү үчүн мыйзамсыз аңчылык қылуу жүрүп жаткандыгы белгилүү.

Toо теке Кыргызстандын бардык тоо қыркаларында таркаланып. Мурунку мезгилдерде сан жагынан көп болгон: Миң-Теке деген жерлер бекеринен аталып калган эмес. Жайкысын жогору көтөрүлүп, негизинен альпы шалбааларында оттошот. Кышкысын ылдыйлашат.

Өтө ыкчам жана шамдагай айбан, тик аска-таштарда, күюлма боорлордо женил, оңдай эле жүрө алат. Бирок бул артыкчылыктары азыр аны заманбап атуучу куралдардан сактай албай калды. Мыйзамдуу да, мыйзамсыз да аңчылык қылуу күчөгөндүктөн саны кескин азайып жатат.

Жаныбарлар географиялык аталыштарда

Дүйнө жүзүндө жаныбарлардын аталышындағы жер-суу аттары көп кездешет. Мындай аталыштар кокусунан коюлган эмес жана кандайдыр бир табигый шарттарга, тарыхый окуяларга, ошол жердин мунәздүү касиеттерине, биринчи кезекте ал жерде таркалган жаныбарларга байланыштуу коюлган.

Төмөндө Кыргызстандын аймагындагы жаныбарлардын аталышы менен байланышкан географиялык объектилерди мисал катары көлтиребиз:

Ак-Буура – Ош облусунун жана Ош шаарынын аймагынан агып өткөн дарыя.

Ак-Тоок – Сузак районуна караштуу кыштак.

Ак-Төө – Кичи-Алай кырка тоосунун түндүк капиталындагы мөңгү.

Ала-Бука – Жалал-Абад облусундагы район жана анын борбору, ошол эле райондогу дарыя.

Ала-Мышык – Ички Тянь-Шандагы Нарын кырка тоосунун батыш тарабы.

Арстанбап – Базар-Коргон районуна караштуу айыл, шаркыратма.

Ат-Башы – Нарын облусундагы район жана анын борбору, ошол эле райондогу дарыя, Ички Тянь-Шандын түштүк бөлүгүндөгү кырка тоо, өрөөн.

Ат-Ойнок – Батыш Тянь-Шандагы кырка тоо.

Балыкчы – Ысык-Көл облусуна караштуу шаар, Ысык-Көл көлүнүн батыш тарабындагы булун.

Бөрү – Кара-Суу районуна караштуу айыл.

Доңуз-Тоо – Өзгөн районуна караштуу айыл, Фергана тоо тизмегинин түштүк-батыш тармагы.

Жети-Өгүз – Ысык-Көл облусундагы район, ошол эле райондогу айыл, дарыя, минералдык суулар, курорт.

Жыланды – Өзгөн районуна караштуу айыл, дарыя.

Ит-Агар – Токтогул районундагы дарыя, Талас Ала-Тоосунун түштүк тармагы.

Кара-Буура – Талас облусундагы район жана анын борбору, ошол эле райондогу дарыя.

Кара-Кочкор – Кара-Кулжа районуна караштуу айыл.

Кара-Кулжа – Ош облусундагы район жана анын борбору, ошол эле райондогу дарыя.

Каркыра – Түп районуна караштуу айыл, Ысык-Көл облусунун чыгыш тарабындагы өрөөн, дарыя.

Козу-Баглан – Лейлек районундагы дарыя.

Кой-Таш – Аламудүн районуна караштуу айыл.

Кочкор – Нарын облусундагы район жана анын борбору, ошол эле райондогу дарыя, туз кени.

Кочкор-Ата – Жалал-Абад облусуна караштуу шаар, термалдык суулар.

Кулунду – Лейлек районуна караштуу айыл

Миң-Күш – Тогуз-Торо районундагы шаар, Жумгал районундагы дарыя.

Миң-Теке – Түштүк Тянь-Шань too түзүмүндөгү кырка too.

Төө-Ашуу – Кыргыз Ала-Тоосунун борбордук бөлүгүндөгү ашуу.

Төө-Моюн – Араван районуна караштуу айыл округу.

Чычкан – Талас жана Токтогул райондорундагы дарыя, Токтогул районуна караштуу өрөөн, мрамор кени.

Эчкили-Тоо – Талас өрөөнүнүн түндүк-батыш тарабындагы бексө тоо.

Жаныбарлар адам аттарында

Дүйнөнүн бардык элдеринде жаныбарлар атальшындагы адам аттары (ысымдары) бар. Анын ичинде илгерки мезгилдерден бери тоолуу шарттарда түздөн-түз жаратылыш койнуунда турмуш сүрүп, жашоосу жаныбарлар менен тыгыз байланышып келген кыргыз элинде да жаныбарлардын мисалында коюлган адам аттары көп учурдай.

Ат коюудагы мындай турмуштук салттардын максаты аркандай мааниде болгон.

Биринчиден, адам (айрыкча эркек балдар) баатыр, башчы, эр жүрөк, тайманбас, алдуу-күчтүү, чыйрак, өткүр сыйактуу касиеттерге ээ болсун деп, кээ бир жырткыч же башка жаны-

барлардай аташкан: *Арстан*(-бай, -бек), *Архар*, *Атан*(-бай), *Багыш*, *Бото*(-бай, -бек,), *Бөрүң*(-бай, -баш, -бек), *Бугу*(-бай), *Бүркүт*(-бай, -бек), *Жолборс*, *Кабылан*(-бай, -бек), *Кочкор*(-бай), *Кулан*, *Кулжа*(-бай), *Мадыл*, *Нар*(-кул, -бай), *Серке*(-бай), *Тай*, *Тайлак*(-бай), *Теке*(-бай), *Туйгун*, *Шер*, *Шумкар* ж.б.

Экинчиден, сулуу, келишимдүү, ажарлуу жана назик болсун деп, баланы (айрыкча кыз балдарды) мындайча аташкан: *Барчын*(-ай), *Булбул*, *Жанкороз*, *Карлыгач*, *Кундуз*, *Марал*(-бек), *Сүусар*(-гүл), *Торгой*, *Улар*(-бек), *Чүрөк* ж.б.

Үчүнчүдөн, бардам, бай жана жетиштүү жашасын деген тилек менен *Жылкычы*, *Миңжылкы*, *Козубай*, *Койлубай*, *Койчу* ж.б. деп аташкан.

Төртүнчүдөн, эц кызыгы – «көптүн арасында, көчтүн карасында» байкалбай эле жүрсүн, көз тийбесин, жаман көзгө, жаман сөзгө илешпесин деп, балдарды мындайча аташкан: *Балык*, *Борколдой*, *Бөжөк*, *Бүргө*(-бай), *Жөмжөбай*, *Итибай*(-гүл), *Коёнкөз*(-бай, -али), *Койбаш*, *Күчүк*, *Маймыл*, *Мышык*, *Таранчы*, *Тартаңкуш*, *Түлкүбай*, *Үкү* (-бай), *Чортонбай*, *Чымын*, *Чычканбай* ж.б. Мындай аттар менен негизинен эркек балдарды атап келишкен (албетте, азыр андай аттарды коюшпай калды).

Жаныбарлар макал-лакаптарда

Элдин жашоо турмушунда макал-лакаптар чоң мааниге ээ болуп, адам турмушунун бардык тарабын камтып, таамайлыгы, таасындыгы, таасирдүүлүгү, курчтугу жана зарылдыгы менен айырмаланып турат. Алардын таалим-тарбия берүү кызматы өзгөчө баага татыйт.

Макал-лакаптарда жашоо, өмүр, ден соолук, тарбия, тартип, сый-урмат, ар-намыс, адеп-ахлак, жүрүш-туруш, адамдык мамиле жана карым-катнаш өндүү турмуш ченемдери жана талаптары чагылдырылып, элдин турмуштук тажрыйбалары,

дүйнө таанымдары, көз караштары көп жылдардан бери аныкталып, бышыкталып жана өркүндөтүлүп келет. Адам турмушундагы жакшы саамалыктар, көнүмүштөр жана адаттар (адамгерчилик, достук, баатырдык, жардам берүү, сыйлоо, сипаалык, чынчылдык, эмгекчилдик, тазалык ж.б.) даңталып жана баркталип, ал эми терс көрүнүштөр (коркоクトук, саткынчылык, өзүмчүлдүк, көрө алbastык, кара өзгөйлүк, жалкоолук, кошоматчылык, жанбактылык, ушакчылык, анткорлук, сүткорлук ж.б.) сынга алынат, алдын ала эскертилет жана алардан оолак болууга чакырылат.

Дегинкисин макал-лакаптар түз же салыштырма мааниде айтылат. Турмуштук тажрыйба көрсөткөндөй, салыштырма маанидеги макалдар көбүнчө жаныбарларды мисал катары кайрайт. Анткени, ар кандай жаныбарлардын сырткы көрүнүшүн, жүрүм-турумун, мүмкүнчүлүктөрүн, оң же терс маанидеги жоруктарын, «мүнөздөрүн» мисал кылып айтуу бир кыйла таасирдүү. Албетте, ар ким арстан, бүркүт, жолборс сыйктуу күчтүү, кайраттуу жана тайманбас болууну каалайт, ал эми эч ким маймыл, түлкү жана чочко өндүү терс жоруктуу айбандардан болгусу келбейт.

Төмөндө жаныбарлардын мисалында айтылган макалдарды келтирибиз:

Ажалдуу карга бүркүт менен ойнойт.

Аксак иттен сокур ит соогат сураптыр.

Амалдуу жигитке ажалдуу кийик жолугат.

Арстан картайса, чөөгө күлкү.

Арстандын куйругу болгуча, мышыктын башы бол.

Арык уйга жоон мүйүздүн кереги эмне.

Ат – адамдын канаты.

Ат баспайм деген жерин чч басат.

Ат менен жолго чыккан эшектин шору.

Бака майрыгын билбей, жыланды ийри дейт.

Балык башынан сасыйт.
Бөдөнөң сойсо да касапчы сойсун.
Бөлүнгөндүң бөрү жейт.
Бөрү азыгы – жолдон.
Бөрү азыгы – мурдунда, жылкы азыгы – түягында.
Бөрү баласы ит болбойт.
Бөрү карыса да бир койлук алы бар.
Буканын жаманы музоого теңтүш.
Булбулдун ырын карга кайдан түшүнсүн.
Бүркүт карыса чычканчыл болот.
Жакши атка бир камчы, жаман атка миң камчы.
Жакши ит өлүгүн көрсөтпөйт.
Жаман уй жарда музоолойт.
Жаралуу кийик жата албас.
Жөжөнүң күзүндө санайт.
Жыландан сыр сурасаң, чаянды калыс кылат.
Ит күлүгүн түлкүң сүйбөйт.
Итти калпайт дебе, атты төппейт дебе.
Кабанаак ит тамакка да, таякка да тоёт.
Казды туурал, карганын буту сыныптыр.
Карга карганын көзүн чукубайт.
Карганы бакса, күш болбойт.
Карга өзүн күш ойлойт.
Кары түлкү капканга түшпөйт.
Качкан кой – карышкырга той.
Коёндун териси бир жыл чарыкка чыдаптыр.
Кой аксагы менен миң.
Кой карғышы бөрцгө жетпейт.
Колго түшкөн арстанга коён да корондойт.
Көлөкөдө жаткан ит күндүң көрүп үрөт.
Көп жойлогон түлкү ачтан өлөт.
Күш канаты менен учуп, куйругу менен конот.

Кысыр уй мөөрөк болот.

Миң карганы бир таш учурат.

Мойнунан байланган ит ууга жарабайт.

Мурун чыккан кулактан кийин чыккан мүйцз озуптур.

Мышыкка – оюн, чычканга – өлүм.

Мышык майга жетпей, сасык дептир.

Өрдөк жокто, чулдук бий.

Пил көтөрбөгөндүң тил көтөрөт.

Сагызган сактыгынан өлбөй, суктугунан өлөт.

Таранчыдан корккон таруу айдабайт.

Токол уйду чапсаң, мүйцздүүгө доо кетет.

Тоогун жесен, каз байла.

Төө минип, эчкиге жашынба.

Төөсүнө жараша – кому, эшегине жараша – чому.

Чабал өрдөк мурда учат.

Чегирткеден корккон эгин экпейт.

Чирикке чымын үйцүр.

Чөптөн жылан уу жасайт, аары бал жасайт.

Эки күзгүн жөөлөшсө, бир каргага жем болот.

Эки төө жөөлөшсө, ортосунда кара чымын кырылат.

Эки түйгүн качырса, каздын шору.

Эчки тууй албай жатып, койго арачы болуптур.

Эшек семирсе ээсин тебет.

Эшектин жүгү жеңил болсо, жаталак болот.

Жаныбарлар кеп маданиятында

Жаныбарлардын айрым түрлөрү фразеологиялык бирдик катары өтмө же салыштырма мааниде адабиятта жана оозеки сүйлөөдө кецири колдонулуп келет. Алар сырткы көрүнүшү, журум-туруму, кулк-мунөзү жана башка өзгөчөлүктөрү менен адамдардын айрым бир кыймыл-аракеттерин, кыял-жонруктарын, он же терс мунөздөрүн таасын айгинелеп турған-

дыктан сүйлөмдүн адабий көркөмдүүлүгүн жана кептин жет-киликтүүлүгүн аныктап турат. Мисал үчүн айрымдарын белгилеп өтөбүз: *аарыдай жабышып* (ызылдан); *абалы мышык ыйлагыдай*; *ак куудай созулуп*; *ак төөнүн карды жарылган мезгил*; *ай караган текедей*; *аюудай үңкүюп* (зоңкоюп); *балык болуп унчукпай*; *жыландај жылмаңдал*; *жыландын күйругун басып*; *жылан көз*; *жылкы мунөз*; *ит болдум*; *итке минип калуу*; *ит менен мышыктай жашоо*; *иттей жаман*; *иттик менден кетти*; *ичинен ит өлүп*; *маралдай келбети келишип*; *карга бок чокуй электе*; *өрдөгүн учуруп*; *коён жүрөк*; *кайдон жоош*; *кой терисин жамынып*; *кой үстүнө торгой жумурткалаган заман*; *короз кыйкырганда туруп*; *кумурсага зыяны жок*; *күкүк болбо*; *тоок менен бирге туруп*; *төөнүн күйругу жерге тийгенде*; *суга түшкөн чычкандаі*; *чилдей тарап*; *чиркей чаккандаі да болбоду*; *чымыны бар*; *чычкандаі шөмтүрөп*; *Шодокондуң биркүтүндөй*; *эшек курту мурдунан түшүп*; *эшек такалап жүрдүңбүз*; *эшектей жаталак болуп*; *эшектин да кезеги келди ж.б.у.с.*

Айрым жаныбарлардын жүрүм-туруму, кулк-мүнөзү жана башка анатомиялык, физиологиялык жана психологиялык өзгөчөлүктөрү кээ бир адамдардын айрым бир оң же терс маанидеги көрүнүштөрүн, кыймыл-аракеттерин, кыял-жоруктарын, мүнөздөрүн ачык жана так көрсөтүп турат. Ошондуктан адабиятта жана эл ичинде төмөндөгүдөй салыштырмалуу атоолор учурайт: *арстан* (эр жүрөк, коркпос адам), *балык* (унчукпас адам), *булбул* (мукам үндүү аял), *кой* (жоош, момун), *кроcodile* (ач көз, тойбос адам), *күкүк* (баласын таштап кеткен аял), *таш бака* (эзилген, жалкоо адам), *торгой* (таң эрте туруучу адам), *түлкү* (куу, митаам адам), *сагызган* (көп беймаани сүйлөгөн адам), *үкү* (көбүнчө түнкүсүн иш-аракеттеги адам), *чочко* (жаман, ыпылас адам) ж.б.

Жаныбарлар адабий чыгармаларда

Жаныбарлардын адабий чыгармаларда да орду жана мааниси өзгөчө. Алар мындай чыгармаларда таанып-билиүүчүлүк (сүрөттөө, таануу, суктануу ж.б.) жана тарбиялык (салыштыруу, тууроо, сындоо ж.б.) максаттарда колдонулуп келет. Мисал катары көптөгөн поэзиялык жана прозалык чыгармаларды келтириүүгө болот.

Айрым мисалдарга токтолуп өтөбүз.

Кыргыз жазма адабиятынын алгачкы өкүлдөрүнүн бири – Молдо Кылыштын «Канаттуулар» деген ыры кыргыз жергесинин канаттуулары жөнүндөгү өзгөчө бир поэтикалык чыгарма болуп эсептелет. Анда ар бир канаттуунун (булбул, күкүк, каркыра, тоту күш, куркулдай, бүркүт ж.б.) өң-түс, кооздук, кулк-мунөз, коркоктук же баатырдык өндүү сапаттары сүрөттөлөт.

К.Акиевдин «Карагул ботом» аттуу чыгармасында адам баласы менен жаратылыштын ортосундагы аяр мамилеси чагылдырылат. Башкача айтканда, адам өзүнүн кызыкчылыгын гана ойлооп, бир чектен чыгып баратканда аны токтотуу белгиси катары өтө өкүнүчтүү окуяга туш болот.

Кыргыз эл акыны С.Жусуевдин чыгармачылык казынасынан да жаныбарларды даңтаган, сулуулугуна суктанган, пайдалуулугун айткан жана аларды коргоого чакырган бир топ ырларын жолуктурууга болот. Мисал катары төмөнкүлөрдү атап өтөбүз: «Ак куу», «Ак шумкар», «Ат», «Багыш», «Бүркүт», «Жылан», «Жылкы», «Кекилик», «Торгой» ж.б.

Дүйнөлүк жазуучу Ч.Айтматовдун да чыгармаларында жаныбарларды коргоого, аларга аяр мамиле жасоого үндөгөн сюжеттер көп. Алсак, «Ак кеме» повестинде ыйык саналган бугуларды, «Кыямат» романында жырткыч болсо да карышкырларды коргоо мааниси көркөм сүрөттөлөт. Айрым эмгектери

чыгармага түздөн-түз же кыйыр тиешелүү жаныбарлар менен аталат: «Гүлсарат», «Эрте келген турналар», «Дениз бойлой жорткон Ала дөбөт».

Кара сөздүн залкар устatty Т.Сыдыкбеков «Көк серек» деген аңгемесинде жырткычтардын, мисалы, карышкырлардын кылых-жоругун, өз ара мамилесин, кубануусун жана убайым тартуусун, жаратылыштын бир мүчесү катары өз тукумун улоого, жан сактоого, дегеле жашоо үчүн болгон күрөшүн көркөм сүрөттейт.

Албетте, жаш балдарды тарбиялоодо жомоктордун орду алмашылгыс. Мында айрыкча жаныбарлар жөнүндөгү жомоктордун таасири зор десек жаңылышпайбыз. Тактап айтканда, эр жүрөктүк, баатырдык, тайманбастык, боорукердик, бири-бирине жардамдашуу жана башка касиеттер боюнча тарбия иштерин алыш барууда жаныбарлардын каарман катары катышуусу өтө натыйжалуу экендигинде талаш жок. Мисал катары төмөнкү белгилүү жомокторду атап кетебиз: «Алтын күш», «Булбул менен торгой», «Күкүк менен зейнеп» ж.б.

Жаныбарлар сүрөт искуствосунда

Адамзаттын өнүгүү тарыхында анын чыгармачылык иш-аракети сүрөт тартуу өнерүнөн башталганын байыркы замандардын сүрөт эстеликтери далилдеп турат. Алгачкы сүрөтчүлөр аскалардын, таштардын бетине, үцкүрлөрдүн боорлуруна кырып-чийүү менен сүрөт тартышкан. Алардын эмгектери азыркы күндө илимий тилде петроглифтер деп аталып, негизинен ар кандай жаныбарлардын келбеттери түшүрүлгөн. Мифологиялык жаныбарлардын да образдары көп кезигет.


Бүгүнкү күндө петроглифтер баалуу жана маанилүү тарыхый эстеликтер болуп саналат жана бардык өлкөлөрдө мамлекет тарабынан коргоого алынган.

Кыргызстандын территориясы да петроглифтерге бай. Алардын ичинен белгилүүлөрүнө токтолуп өтөбүз.

Саймалуу-Таш аска-таштардын беттериндеги сүрөт эстеликтери өзүнчө асман астындагы музейди түзүп турат. Ал Жалал-Абад облусунун Сузак районуна карап, деңиз деңгээлинен 3000 м жогорку өрөөндө жайгашкан. Биздин заманга чейин VII-III кылымдарда сактардын, ошол эле доордун III кылымдарында усундардын мезгилине туура келээри маалым болгон. Бул жерде 100 миңден ашык сүрөттөр топтолуп, маанилүү бөлүгүн жаныбарлардын (архар, теке, илбирс, жылкы, төө, ит, өгүз, бугу, карышкыр, жылан ж.б.) келбеттери ээлейт. Мындан сырткары алгачкы адамдардын жашоосу жаныбарлар менен тыгыз байланышта экени да чагылдырылат. Башкacha айтканда, адамдардын жаа менен тоо эчкини атып жаткан, ат арабаларда бараткан, өгүз чегилген буурусун менен жер айдаган сыйктуу тематикалык сүрөттөр бар. Биздин заманга чейинки байыркы сүрөттөрдүн мындей ири комплекси Борбордук Азиянын башка жерлеринде кездешпейт.

Чолпон-Ата таш сүрөттөрү да өлкөдөгү ири тарыхый маанидеги топтом болуп, Ысык-Көл облусунун аймагында орун алган. Келип чыгуусу биздин заманга чейин V кылымдан башталып, сак урууларына таандык деген божомолдор бар. Мында да жаныбарлардын (теке, архар, бугу, өгүз, жылкы, төө, ит ж.б.) сүрөттөрү көп кездешип, байыртадан бери адам баласынын жашоо-турмушунда алардын мааниси зор экендигин далилдеп турат.

Ош шаарынын борборунда табигый гана эмес, тарыхый маданий жана диний мааниси бар *Сулайман-Тоо* жайгашкан. Бул тоонун ыйыктыгын жана маанилүүлүгүн анда топтолгон көптөгөн петроглифтер да коштоп турат. Байыркы сүрөтчүлөрдүн эмгектери геометриялык жана көркөмдүк жактан өтө ар түрдүү келет. Жаныбарлардан тоо эчкiler, жылкылар жана канаттуулар түшүрүлгөн.



ДУЛДУЛ-АТ

Араван асса сүрөттөрү да Сулайман-Тоо эстеликтеринин уландысы болуп, аты окшош райондо жайгашкан. Сүрөт-Таш жана Дулдуд-Ат деген 2 бөлүктөн туруп, биздин заманга чейинки II-I кылымдарга таандык. Бул петроглифтердин тарыхый маанилүүлүгү байыркы Да-

ван мамлекетинин атактуу жылкыларын даңкtagанында жатат. Мындай легендарлуу фергана аргымактары ошол кездеги чет элдик башкаруучулар, мисалы, кытай императору тарабынан да кызыгууларды жаратып турган. Дулдул-Ат аскасынын этегинде археологиялык казуулар байыркы замандарда курмандыкка жаныбарларды чалуу көрүнүшүн далилдеген. Азыркы мезгилде булагы бар бол жер зыяратчылык жайы катары белгилүү.

Анималистикалык жанр азыркы сүрөт искуствосунун эң бир маанилүү жана кызыктуу тармагы болуп саналат. Жаныбарлардын табигый-натуралдык жана көркөм-образдуу мүнөздөгү сүрөттөрү илимий да, декоративдик-эстетикалык да мааниге ээ. Сүрөт тартуунун бул тармагына адистешкен мурунку сүрөтчүлөрдүн катарына төмөнкүлөрдү кошууга болот: кытай сүрөтчүсү И Юаньцзи, немец сүрөтчүсү Альбрехт Дюрер, фламанд сүрөтчүсү Ян Фейт, голланд сүрөтчүсү Паулюс Поттер, орус сүрөтчүсү Иван Гrot ж.б.

Совет доорундагы сүрөтчүлөрдүн нукура анималистикалык мүнөздөгү эмгектери чанда жолугат. Ошол кездеги идеологияга ылайык адам жашоосун, анын талбас эмгегин көрсөткөн сүрөттөрдөн негизинен жылкынын (мисалы, ат минген, жылкы айдаган адам), уйдуң, койдун (мал караган адамдар) сүрөттөрүн кезиктириүүгө болот.

Бүгүнкү күндө заман талабына жараша бул бағыттагы сүрөтчүлөрдүн саны көбөйдү. Картиналарды иш кааналарында жана үйлөрдө илүү, белекке берүү салты күчөдү. Буга жараша

баатырдыктын, ыйыктыктын, байлыктын, бийликтин, сулуулуктун символдору болгон айрым жаныбарлардын (жолборс, илбирс, карышкыр, жылкы, бүркүт, шумкар, ак куу ж.б.) сүрөттерүнө суроо-талап өсүп отурат.

Жаныбарлар элдик уламыштарда жана ырым-жырымдарда

Жаныбарлардын көптөгөн элдик уламыштардын калып-тануусунда жана ырым-жырымдардын жарагалуусунда да мааниси бар. Алсак, эл арасында кумайык жөнүндө уламыш айтылып, ал жөнекөй аңчылык тайганы эле эмес, ары сырдуу, ары табышмактуу айбан катары белгилүү. Кумайык чыныгы мифологиялык түшүнүк катары карапып, анын таз жорудан пайда болгондугу айтылат. Ал эми жаныбарларга байланышкан төмөндөгүдөй ырым-жырымдарды айтып өтүүгө болот: *ат жалына бут чыгарба; атың аксан калса, балаңдын саарасы менен бутун жуу; малды теппе; көсөө менен мал кайтарба; күрчтүү итке салбай, тоокко бер; иттин аягын тээп жылдырба; чөмчүү менен итке аш куйба; алдыңдан ит өтсө, жолуң болот; алдыңдан кара мышык өтсө, баш кийимиңди бир тегеретип кий ж.б.у.с.*

Жаныбарлардын аттары менен аталган жылдар жана айлар

Кыргыздардын жана башка элдердин календарынын ар бир жылына жаныбардын аты коюлган. Жыл башы болуп чычкан эсептелет, андан кийин уй, илбирс, коён, ажыдаар, жылан, жылкы, кой, маймыл (мечин), тоок, ит келип, донуз (кара кийик) менен бүтөт. Аты аталган жаныбарлардын ар биригинин жылы келгенде, ошол айбандын төлү көп болуп, жоготуусу аз, жеми мол болот деген кеп бар. Ошондой эле жылдын кандай болушун ошол жылдын айбанынын мүнөздөмөсүнө жараша

болот деп да коюшат. Мисалы, тоок жылы адамдар чукулдап, жут болушу мүмкүн дешет.

Ал эми бир жылдагы 12 айдын бешөө жаныбарлардын аты менен аталған: жалган куран (март), чын куран (апрель), бугу (май), кулжа (июнь), теке (июль). Чыгыш әлдеринин көпчүлүгүндө жылдын башы болуп жалган куран (март) айы эсептөлет. Куран деп кыргыз элинде эликтин эркегин аташат. Анын мүйүзү кышында түшүп, ала шабырт жазда кайра өсүп чыга баштайт. Ошондуктан алыстан куран же телки экени жакшы байкалбайт. Ал эми апрель айында мүйүзү кадимкідей өсүп, куран таанылып көрүнүп калат. Бул айды ушундан улам чын куран деп атап коюшат. Калган айбандар да айрым өзгөчөлүктөрү менен аталаип калган.

Жаныбарлар кино жана мультиликациялық чыгармаларда

Билим берүүчү жана тарбиялық мааниси бар өзгөчө кара жат катары жаныбарлар искусство чыгармаларында (көркөм, документалдуу жана мультиликациялық фильмдер ж.б.) мисал (каарман) катары кецири пайдаланып келет. Башкача айтканда, адамдардын (айрыкча балдардын жана жаштардын) билим алышына, аң-сезиминин өсүшүнө, бири-бирине же жаратылышка болгон позитивдүү көз караштарын калыптандырууга көмөк көрсөтүп, эр жүрөктүүлүккө, боорукердикке, сарамжалдуулукка ж.б. касиеттерге үндөп турушат. Көрүүчүлүк образдар балдардын өнүгүшүнө жана тарбия алышына чоң таасир этет.

Жаныбарлар кино чыгармаларында да активдүү «катышып», көрүүчүлөргө оң таасирлерди калтырып келет. Мындај чыгармаларда алар негизинен достук, жакындык, ишенимдүүлүк, берилгендик, аёо, боорукердик, тайманбастык ж.б. сезимдерибизди ойготуп турушат.

Мисал катары айрым көркөм фильмдерди алып карайбыз.

Мында адамга карата достук, жан дили менен берилгендиң мамилени таасын чагылдырган «Хатико: эң ишенимдүү дос» аттуу америкалык кино (2008-жылы тартылган) өзгөчө орунду эзлейт. Фильм өткөн кылымдын 20-жылдарында Японияда болгон чыныгы окуянын негизинде тартылган. Ит өзүнүн ээсин күндө вокзалда узатып жана тосуп алып турган. Иттин ээси күтүүсүздөн каза болуп калганда ит аны 9 жыл бою бир мезгилде вокзалга келип, акыркы поезд келгиче күтүп жүргөн. Азыркы мезгилде ит ээсин күтүп отурган жерде анын эстелиги турат.

2012-жылы тартылган «Пинин жашоосу» (АКШ, Тайвань) аттуу фильм да адам менен жаныбардын (болгондо да жырткычтын) ортосунда болгон өзгөчө бир карым-катнашын көрсөтөт. Кинонун сюжети боюнча индус өспүрүм ата-энеси менен Канадага көчүп баратып, кеме сууга чөгүп кеткенде куткаруучу кайыкта бенгал жолборсуз менен жалгыз калып, экөөнүн ортосундагы мамиленин өзгөрүшүн чагылдырат.

Бул жаатта алыш караганда кыргыз кинолорунун ичинен да мисал боло алчу фильмдер бар.

Алсак, 1984-жылы белгилүү режиссер Т.Океев тарабынан тартылган «Ак илбирстин тукуму» фильминде тоолук элдердин жаратылыш менен болгон мамилеси чагылдырылат. Эгер жаратылыш байлыктарын аёсуз ысырап кылсак, кайберендерди ырайымсыз кор кылсак, жаратылыш өзу катаал жооп кылары анык экендигине ынанабыз.

Ал эми атактуу жазуучубуз Ч.Айтматовдун «Кыймат» романынын негизинде 1989-жылы тартылган «Акбараңын көз жашы» (режиссер Д.Садырбаев) көркөм фильм жапайы жаныбарлардын баары, алардын ичинде ырайымсыз жырткыч аткаал жооп кылары конгон карышкыларга да аяр мамиле керектигин даңазалайт.

Текшерүү үчүн суроолор:

1. Жаныбарлардын адам жашоосундагы жалпы маанисин түшүндүрүп бер.
2. Жаныбарлардын адамзат үчүн материалдык керектөөсүнүн булагы катары экендигин түшүндүрүп бер.
3. Жаныбарлардын адамзат үчүн руханий керектөөсүнүн булагы катары экендигин түшүндүрүп бер.

КЫЗЫКТЫРУУЧУ СУРООЛОР ЖАНА АЛАРДЫН ЖООПТОРУ

СУРООЛОР:

1. Кайсы сүт эмүүчү эң терең чумкуйт?
2. Бардык сүт эмүүчүлөрдө моюн омурткаларынын саны бирдейби?
3. Жумуртка тууган сүт эмүүчүлөр барбы?
4. Алп кенгуруунун жаңы туулган баласынын салмагы канча болот?
5. Кайсы жаныбарлар жыландаңын уусуна чыдамдуу келишет?
6. Кайсы үй жаныбарлары Австралияга киргизилген соң жапа-
йы болуп кетиши?
7. Кайсы айбан башын төмөн каратып уктайт?
8. Кайсы жаныбарлар «курулуш» материалын куйругу менен та-
шышат?
9. Кайсы жаныбарлардын үйүрүндө башчы болот?
10. Кайсы жаныбарлар аңчылыкта адамдарга жардам берет?
11. Кайсы жаныбарлар жырткычтар кол салганда тегеренип кор-
гонуу ыкмасын колдонушат?
12. Кайсы жаныбардын төрт тизеси бар?
13. Кайсы жырткычтар мөмө-жемиштер менен да азыктанат?
14. Кайсы түяктуу жаныбар чычкандарды да жейт?
15. Кыргызстанда эң кичине канаттууга кайсы түр кирет?
16. Кайсы канаттуунун уясы суда сүзүп жүрөт?
17. Чабалекейлердин учуусунан кантитп жаан жакынданғанын би-
луугө болот?
18. Кайсы канаттуу уясын балыктын сөөктөрү менен төшөйт?
19. Кыргызстанда кайсы канаттуу эң ири жана салмактуу болуп
саналат?

20. Кайсы канаттуу балапандарын кышында чыгарат?
21. Кайсы жаныбарлар туздуу сууну ичишет?
22. Кайсы канаттуулар учушпайт?
23. Кайсы канаттуу суу алдында баса алат?
24. Кайсы канаттуулар өз жумурткасын баспайт?
25. Кайсы канаттуулар жумурткасын бутунда кармап жүрүп чыгарат?
26. Кайсы канаттуу түмшугу менен температураны ченей алат?
27. Кайсы канаттуулар жакшы сүзөт?
28. Кайсы канаттуулар башка канаттуулардын жана айбандардын үндөрүн жакшы туурай алышат?
29. Кайсы жаныбарлар эң керегөч қелет?
30. Кайсы балык малярия менен күрөшүү учун көбөйтүлөт жана колдонулат?
31. Кайсы балыктар узак жашайт?
32. Кайсы балыктар эң узун жана эң кыска куйруктарга ээ?
33. Кайсы балыктар түмчугуп өлүп калышы мүмкүн?
34. Кайсы балыкты күрөк менен казып алышат?
35. Күйругу менен алдыга сүзгөн балык барбы?
36. Курсагы менен үстүн карай сүзгөн балык барбы?
37. Балыктар уктап жатканда көздөрүн жумабы?
38. Кайсы балыктар эң көп жана эң аз сандагы икра чачат?
39. Кайсы балыктар икрасын өзү менен көтөрүп жүрөт?
40. Кайсы балыктар эң алысны саякаттарды жасайт?
41. Эмне учун океандын түбүндөгү чоң басымдан балыктар жалпайып калбайт?
42. Кыргызстандын аймагында кандай уулуу жыландар кездештөт?
43. Кайсы жыландар өз жумурткаларын кайтарат?
44. Кыргызстандагы эң чоң кескелдирикти ата.
45. Кайсы кескелдирик сырткы көрүнүшү боюнча жыланга окошош?
46. Кайсы жаныбарлар жоголгон бөлүктөрүн кайра калыбына келтирип алышат?
47. Кайсы кескелдириктер балырлар менен азыктанышат?
48. Жерде-сууда жашоочулардын кайсы түрлөрү өз икраларын көтөрүп жүрөт?

49. Кайсы жаныбарлар эң чоң көзгө ээ?
50. Курт-күмүрскалардын канча буту бар?
51. Жәргөмүштөрдүн канча буту бар?
52. Кайсы курт-күмүрска буту менен угат?
53. Кайсы курт-күмүрска күйругу менен дем алат?
54. Бир көздүү жана уч көздүү жаныбарларга кайсылар кирет?
55. Кайсы жандыктар кычкылтек жок чейрөдө жашай алышат?

ЖООПТОР:

1. Кашалоттор 1 км терендицкке чейин чумкуй алышат.
2. Бардык сүт эмүүчүлөрдө (чычканда да, жирафта да) 7 моюн омурткасы бар.
3. Өрдөк түмшук жана ехидна жумуртка туушат.
4. Жаңы туулган кенгурунун баласы бир канча грамм болот, башкача айтканда, энесинен 40 эсे кичине келет.
5. Чочко, анын калың май катмары уудан сактап турат.
6. Бакма коёндор менен төөлөр.
7. Жарганаттар кандайдыр бир негизге (бутакка, ташка ж.б.) асылып укташат.
8. Өрдөк түмшук жана австралиялык кенгуру келемиши.
9. Айбандарда (аны айрыкча жырткычтардан байкоого болот).
10. Иттер жана алгыр күштар. Кытайда жана Японияда үйретүлгөн бакландар балык кармоого жардам беришет.
11. Мындей коргонуу ыкмаларын койбукалар, бизондор жана топоздор колдонушат.
12. Пилдин.
13. Аюу, карышкыр, түлкү ж. б.
14. Түндүк бугусу.
15. Королу.
16. Чомга.
17. Жаандын алдында курт-күмүрскалар жерге жакын учуп калгандыктан чабалекейлер да төмөндөп учат.
18. Зимородок.
19. Тоодак.
20. Кайчы түмшук.
21. Альбатростор жана бороон кабарчылары.
22. Төө күштар, казуарлар, кивилер, пингвиндер.

23. Суучул күш (оляпка) дарыя суусунун түбүндө суу курт-кумурскаларын издең жүрө алат.
24. Күкүктөр, австралиялык таштанды тооктору.
25. Император пингвиндері.
26. Австралиялык таштанды тооктору түмшугу менен күмдүн ысықтыгын ченей алышат.
27. Эң жакшы сүзүүчүлөргө пингвиндер кирет. Ошондой эле гагаралар, өрдектөр жана чардактар да айырмаланышат.
28. Мындаи «өнергө» американалык кара шакылдак, ала чыйырчык жана кара чыйырчык ээ.
29. Негизинен жырткыч канаттуулар кирет. Бирок алардын ичинен таз жору менен шумкар айырмаланып турат.
30. Гамбузия.
31. Щука – 100 жылдан ашық, жаян балык – 60 жылга чейин.
32. Эң узун куйрукка түлкү акула, ал эми эң кысқа куйрукка айбалык ээ.
33. Гурами, лялиус сыйктуу лабиринт балыктары маалы менен атмосфералык абаны жутуп турбаса түмчугуп өлүп калышат.
34. Тропикалык өлкөлөрдүн элдери кургап калган көлмөлөрдөн анабас сыйктуу балыктарды казып алышат.
35. Африкалык бычак балык ушундай жөндөмдүүлүккө ээ.
36. Африкалык синадонтис жаян балыгы ушундай абалда сүзүп, суу үстүндөгү балырлардын алдыңкы катмарларынан азық таап жейт.
37. Жүмбайт.
38. Эң көп икра таштагандарга ай балык кирет (300 млн даанага чейин), ал эми эң аз икралык акулалар таштайт (мисалы, араа куйрук акула эки гана икра таштайт).
39. Өз икрасын оозунда, жонунда жана атайын курсак торболорунда алыш жүргөн балыктар бар.
40. Угорлор 6 миң, лосостор 3 миң км ге чейин «саякаттап» сүзө алышат.
41. Деңиз терендиктеринде жашоочу балыктар суу өткөрүүчү түзүмдүү денеге ээ болгондуктан ички жана сырткы басым бирдей болот. Ал эми аларды суу түбүнөн суу үстүнө тез алыш чыкса, ички басым сырткыдан чоң болуп, балыктын оозунан ички органдары чыгып кетет.

42. Талаа кара чаар жыланы, калкан түмшук, гюргаз.
43. Питондор жумурткаларын ороп алыш жатат. Ал эми каныша чекир жыланы алыш кетпей кайтарат.
44. Эчкемер.
45. Сары жылан деген кескелдирик буттары жок болгондуктан жыланга окшош келет. Ошондуктан мындай коркунучсуз кескелдириктерди көбүнчө жыланга окшошуруп өлтүруп салышат.
46. Мындай калыбына келтируүчү жөндөмдүүлүкке саламандралар, крабдар, рактар, деңиз жылдыздары ж. б. ээ.
47. Галапагос аралдарында жашоочу игуаналар.
48. Тропикалык аймактарда башында жана жонунда жайгашкан атайын баштыктарда икраларын алыш жүргөн бакалар кездешет.
49. Аякбаштуу моллюскаларда (мисалы, алп сегиз аяктын көзү 30 см диаметрге барабар).
50. 6 буту бар.
51. 8 буту бар.
52. Чегирткенин угуу органы алдыңкы буттарынын тизесинде жайгашкан.
53. Суу чаяны.
54. Калак буттуу рак циклоптун бир көзү бар, ал эми гаттериинин уч көзү бар (бири башынын артында жайгашып, жарыкты гана сезе алат).
55. Бактериялар.

КИТЕПКЕ КИРГЕН ТУРЛӨРДҮН ҚЫРГЫЗЧА-ОРУСЧА АТАЛЫШЫ

Кыргызча аталышы	Орусча аталышы
А	
Аары колибри	Колибри-пчела
Австралия сөөлжаны	Австралийский дождевой червь
Ай балык	Рыба-луна
Ак жылкычы кучкач	Белая трясогузка
Ак кажыр	Белоголовый сип
Ак кунас	Белый аист
Ак тиштүү кичи жер чукуур	Землеройка карликовая белозубка
Ала карга	Серая ворона
Ала чыйырчык	Майна
Алп кенгуру	Исполинский кенгуру
Алп саламандра	Гигантская (исполинская) саламандра
Анаконда	Анаконда
Артикалых цианея	Арктическая цианея
Арстан	Лев
Аспид	Аспид
Африкалых токуучу күш	Африканский ткач
Африкалых пил	Африканский слон
Африкалых төө күш	Африканский страус
Б	
Байулу (бабырган)	Домовой сырь
Балка баш балык	Рыба-молот
Балта балык	Рыба-топор

Балта жутар (көк жору)	Бородач, ягнятник
Балчы күш	Медовед
Балчыл кашкулак	Медоед
Бассогигас	Бассогигас
Бегемот	Бегемот
Боз келемиши	Серая крыса
Бәдәнә	Перепел
Брамин сокур жыланы	Браминский слепун
Булбул	Южный соловей
Бүркүгүч балык	Рыба-брэзгун
Ычак балык	Рыба-нож

Г

Гаттерия	Гаттерия
Голиаф	Голиаф
Голиаф таранчычы	Птицеед-голиаф
Горилла	Горилла

Д

Деңиз кундузу	Калан
Деңиз шайтаны	Морской чёрт
Дронт	Дронт
Донуз	Кабан

Ж

Жалбырак балык	Рыба-лист
Жалдуу крокодил	Гребнистый крокодил
Жип балык	Рыба-нитка
Жираф	Жираф

И

Ийне балык	Рыба-игла
------------	-----------

Иленди	Ленивец
Импала антилопасы	Антилопа импала
К	
Кабылан	Гепард
Кадимки араа балык	Рыба-пила, обыкновенный пилорыл
Кайырмакчы балык	Рыба-удильщик
Канатсыз гагарка	Безкрылая гагарка
Каракатица	Каракатица
Кара моюндуу чекир жылан	Черношейная кобра
Кара шакылдак (кара таркылдак)	Черный дрозд
Кара чыйырчык	Обыкновенный скворец
Карышкыр	Волк
Кашкулак	Барсук
Кемер балык	Рыба-ремень
Керик конуз	Жук-носорог
Кибир	Тихоходка
Кит сымал акула	Китовая акула
Кичи бактек (мисче)	Малая горлица
Кипши бүргөсү	Человеческая блюха
Колорадо картошка конузу	Колорадский картофельный жук
Комодо ажыдаары	Комодский дракон
Коралл полиби	Коралловый полип
Көбүрмө чырылдак	Цикада-пенница
Көк кит	Синий кит
Курбака	Жаба
Куркулдай	Обыкновенный ремез
Курулдак куу	Лебедь-кликун

Күйкө	Обыкновенная пустельга
Күкук	Обыкновенная кукушка
Кылыч балык	Рыба-меч, меченос
Кыргый	Ястреб-перепелятник
Кыштак чабалекейи	Деревенская ласточка
Л	
Лоцман балык	Рыба-лоцман
М	
Маарак	Ржанка
Манжа канат балык	Кистеперая рыба
О	
Отунчу коңуз	Дровосек-титан
Орангутан	Орангутан
С	
Сагызган	Сорока
Сары барпы	Иволга
Сары үкү (чоң үкү)	Филин
Сары чычкан	Желтый суслик
Сасык күзөн	Степной хорек
Скунс	Скунс
Сойлок балык (анабас)	Рыба-ползун (анабас)
Сокур чычкан (көр чычкан)	Слепыш
Стеллер деңиз ую	Морская корова Стеллера
Т	
Тарпан	Тарпан
Темгилдүү гиена	Пятнистая гиена
Терилигү таш бака	Кожистая черепаха
Тонқулдак мукур чымчығы	Дятловый выорок

Торпедо көөкөрчөгү	Скат-торпедо
Торчолуу питон	Сетчатый питон
Түлкү	Обыкновенная лисица
У	
Узун куйрук борбаш	Длиннохвостый сорокопут
Үюл чабакчысы	Полярная крачка
Ү	
Үй таранчысы	Домовый воробей
Үй чычканы	Домовая мышь
Үкү баш торгой	Хохлатый жаворонок
Үпүп	Удод
Х	
Хамелеон	Хамелеон
Ы	
Ылаачын	Сокол-сапсан
Ылай секирчеги	Илистый прыгун
Ч	
Чар карга	Грач
Чатыр канат балык	Парусник
Чатыр канат көпөлек	Бабочка-парусник
Чөө	Шакал
Ш	
Шимпанзе	Шимпанзе
Э	
Электрдүү угорь	Электрический угорь

ПАЙДАЛАНЫЛГАН АДАБИЯТТАР ЖАНА БУЛАКТАР

- Алдашев А.А.* Зоология: Терминдердин түшүндүрмө сөздүгү.
– Бишкек: КСЭ башкы ред., 1992. – 288 б.
- Благодарова Г.В., Ляшенко Н.Н.* Животный мир Киргизии.
– Фрунзе: Мектеп, 1966. – 136 с.
- Богданов О.П.* Животные Узбекистана (позвоночные). –
Ташкент: Укитувчи, 1978. – 288 с.
- Брем А.Э.* Жизнь животных. –Москва: Эксмо, 2010. – 960 с.
- Герань И.* Удивительные животные. – Москва: Мир, 1985.
– 207 с.
- Кузьменко Б.* Сайроочу күштар. -Фрунзе: Мектеп, 1978. –
168 б.
- Кулназаров Б., Байдөвлөтөв Н., Токторалиев Б.* Кыргыз-
стандын жаныбарлар дүйнөсү, аларды коргоо жана сарамжал
пайдалануу проблемалары. – Ош, 1994. – 168 б.
- Молис С.А.* Книга для чтения по зоологии: Пособие для
учащихся. – Москва: Просвещение, 1981. – 224 с.
- Низамиев А.Г.* Жаратылысты пайдаланууну окутуу боюнча
айрым көрсөтмөлөр. – Ош, 2008. – 28 б.
- Сабунаев В.* Занимательная зоология. – Ленинград: Детская
лит-ра, 1976. – 303 с.
- Сагымбаев С.* Жаныбарларды сүйгүлө жана коргогула. –
Фрунзе: Мектеп, 1987. – 88 б.

Сосновский И.П. О редких животных мира. – Москва: Проповедование, 1982. – 192 с.

Шукurov Э.Д. Птицы Киргизии. Часть 1. – Фрунзе: Мектеп, 1981. – 144 с.

Шукurov Э.Д. Птицы Киргизии. Часть 2. – Фрунзе: Мектеп, 1986. – 160 с.

Янушевич А.И. Редкие звери и птицы Киргизии. – Фрунзе: Илим, 1981. – 62 с.

Янушевич А.И., Тарбинский Ю.С. Животный мир Киргизии. – Фрунзе: Кыргызстан, 1968. – 146 с.

www.ru.wikipedia.org

www.zooeco.com

МАЗМУНУ

КИРИШУУ	3
ЖАНЫБАРЛАРДЫН МОРФОЛОГИЯЛЫК	
КЫЗЫКТУУ ЖАКТАРЫ	7
Алп жаныбарлар	7
Кидик жаныбарлар	19
Бийик жаныбар	21
Узун жаныбарлар	22
Кыска жаныбар	23
«Буюм» жаныбарлар	24
«Өсүмдүк» жаныбар	27
«Курама» жаныбарлар	27
ЖАНЫБАРЛАРДЫН ФИЗИОЛОГИЯЛЫК	
КЫЗЫКТУУ ЖАКТАРЫ	29
Ыкчам жаныбарлар	29
Кашаң жаныбар	32
Күчтүү жаныбарлар	32
Секириүү боюнча алдыңкылар	33
Электр токтуу жана «чырактуу» жаныбарлар	34
Сууда-жерде жашоочу балыктар	37
Учуучу балыктар	38
Эң бийиктике учуучу канаттуулар	39
Эң узак аралыкка жана эң көп убакытка учуучу канаттуулар	40
Дениз терендигинде жашаган жаныбарлар	42
«Мерген» жаныбарлар	42
Сөөктөрдү аш кылган канаттуу	46
«Химиялык куралы» бар жаныбарлар	47
Эң соргок жаныбар	49
Эң күчтүү жаактуу жаныбар	50
Эң чыдамкай жаныбарлар	51
Эң байыркы жаныбарлар	53
ЖАНЫБАРЛАРДЫН ЭТОЛОГИЯЛЫК	
КЫЗЫКТУУ ЖАКТАРЫ	57
Коомдук жаныбарлар	57
«Айыл чарбасы» менен алектенген жаныбарлар	62
«Эмгек куралдарын» пайдаланган жаныбарлар	65
«Куруучу» жаныбарлар	66
Көмөктөш «достор»	68
Элдешпес душмандар	70

«Койчу» жаныбарлар	71
«Кайырмак» салуучу жаныбарлар	72
«Ата-энелик мээрими» жок канаттуу	73
Уйкучу жаныбарлар	74
АДАМ ЖАНА ЖАНЫБАРЛАР	76
Адамга окшош жаныбарлар	76
Адам тарабынан чыгарылган жаныбарлар (үй жаныбарлары)	80
Адам жакын жаныбарлар	82
Адам ырайымсыз жаныбарлар	97
Адам тарабынан жок кылынган жаныбарлар	100
Жаныбарларды коргоо	101
Жаныбарларга эстелик тургузуу	103
ЖАНЫБАРЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ	106
Жаныбарлар тамак-аш азыктарынын булагы катары	106
Жаныбарлар кийим-кече материалдарынын булагы катары	108
Жаныбарлар унаа каражаты катары	108
Жаныбарлар дары-дармек каражаттарынын булагы катары	109
Жаныбарлар кайтаруу-кузөт кызматында	110
Жаныбарлар аңчылык кызматында	110
Жаныбарларды спортык максатта пайдалануу	111
Жаныбарларды эстетикалык жана декоративдик максатта пайдалануу	112
Жаныбарларды эксперименттик каражат катары пайдалануу ..	113
Жаныбарлар мамлекеттик күч түзүмдөрүндө	113
Жаныбарлар мамлекеттик ыйык белгилерде	114
Жаныбарлар – өлкө бренди	117
Жаныбарлар географиялык атальштарда	119
Жаныбарлар адам аттарында	121
Жаныбарлар макал-лакаптарда	122
Жаныбарлар кеп маданиятында	125
Жаныбарлар адабий чыгармаларда	127
Жаныбарлар сүрөт искуствосунда	128
Жаныбарлар элдик уламыштарда жана ырым-жырымдарда	131
Жаныбарлардын аттары менен аталган жылдар жана айлар	131
Жаныбарлар кино жана мультипликациялык чыгармаларда	132
КЫЗЫКТЫРУУЧУ ԪРООЛОР ЖАНА АЛАРДЫН ЖООПТОРУ	134
КИТЕПКЕ КИРГЕН ТҮРЛӨРДҮН КЫРГЫЗЧА-ОРУСЧА АТАЛЫШЫ	139
ПАЙДАЛАНЫЛГАН АДАБИЯТТАР ЖАНА БУЛАКТАР	144



998974